

МЫРЗАБАЕВА НАЗИКАН

*Дарыгер
олур сакчысы
Дарыгер
элдиң бактысы*

Ош — 2012

УДК 543
ББК 24.6
М 10

ISBN 978-9976-03-455-1

М 18050407000-12

УДК 542
ББК 24.5

ISBN 978-9976-03-455-1

© МЫРЗАБАЕВА Н.
2012

Кириш сөз

Менин бул китебимдөгү ырлар элдин саламаттыгы үчүн кам көрүп, күнү-түнү тыным албай, ажал менен арбашып иштеп жатышкан алтын колдуу ак халатчан өмүр сакчыларына, адам жанынын инженерин делген дарыгерлерге арналды. Албетте мөн булл улуу инсандардын эл үчүн жасаган эмгектерин беш-алты куплет ыр аркылуу айтып бере албаймын, булардын эмгеги өтө ат көтөргүс оор десем жаңылышпаймын. Ошондой болсо да эки ооз жакшы сөзүм менен бир аз гана айтып өттүм. Дарыгерлер арыбагыла ылайым эл үчүн дайыма сакчылыкта туруп өчөйүн деген өмүр шамын күйгүзүп, үзүлөйүн деген өмүр жибин улап элдин кызматын кылып, элдин алкышын алып жүрө бериңиздер. Алтын колуңуздар эч качан дарт көрбөсүн! Үй-бүлөңөр менен ар дайым аман болуп, өмүрүңүздөр узун, ден-соолугуңуздар чың, ишиңиздерде албан-албан ийгиликтер жаралып кызыр жылооңуздардан түшпөй ойноп күлүп иштеп жүрө бериңиздер. Кетпес дөөлөт кең пейилдикти аллахдан тилеп кетем.

Жазгандарым купулуңуздарга толбой калар мүмкүн ошондуктан жакшы, начар жактары болсо сиздерден кечирим сурайм. Аз болсо көптөй көрүп, саман болсо чөптөй көрүп дегендей кабыл алып коесуздар.

Жакшы деген бир ат бар кууса жөтпөс,
жаман деген бир ат бар жууса кетпес.

Ылайым ар дайым жакшы деген аттан түшпөй жүрө бериңиздер деп.

Автор.

Дарыгер өмүр сакчысы.

Дарыгер өмүр сакчысы,
Дарыгер элдин жакшысы.
Өмүргө өмүр улаган,
Дарыгер элдин бактысы

Дарыгер суунун тунугу,
Дарыгер элдин улугу.
Дарыгер деле бизге окшош,
Пенденин сүйгөн кулуну.

Ноокат райондук оорукананын 80 жылдык тоюна

Адамдардын сактоо үчүн өмүрүн,
Адамдардын алуу үчүн көңүлүн.
Райондук борборунда бир чакан,
Ачышыптыр оорукана белүмүн.

Ошол күндөн кызмат кылып эл үчүн,
Алтын колдуу дарыгерлер бар күчүн.
Күнү-түнү аянбастан жумшашып,
Иш гана деп чыгарышып зор бүтүм.

Жан аябай эмгектенип баарысы,
Мейли жашы, мейли болсун карысы.
Өмүрүнө өмүр улап бейтаптын,
Шыпаа болуп берген берген укол даарысы.

Оорукана кызмат кылып келүүдө,
Эли үчүн натыйжасын берүүдө.
Белүмдөрү жылдан-жылга чоңоюп,
Алга карай улам канат көрүүдө.

Белмөдөгү койкалары коюлган,
Эсеп жеткис ооруларды жаткырды.
Онтоп келип, шыпаа таап бул жерден,
Сүйүнүшүп канчалары каткырды.

Эсеп жеткис сакайышкан ададмар,
Кадамдалды улам жаңы кадамдар.
Жалкоо менен келишпестик жаралып,
Сүрүлүшүп кете берди сараңдар.

Андан бери 80 жолу жаз келип,
Сөксөн жолу төктү өрүк гүлдөрүн.
Эсеп жеткис наристелер төрөлүп,
Угузушуп ыңаалаган үндөрүн.

Канчалаган мелдештерге катышып,
Канчалаган ийгиликке жетишкен.
Ак халатчан алтын колдуу инсандар,
Ушул жерде талбай эмгек этишкен.

Ак халатчан өмүр сакчыларына

Ак халатчан алтын колдуу сакчылары өмүрдүн,
Турасыңар ар убакта жолун тосуп өлүмдүн.
Күнү-түнү тыным албай ажал менен арбашып,
Үзүлөргө жибин улап, эң бир кымбат өмүрдүн.

Кийип жүргөн ак халаттай дилиңер да таптаза,
Жалганы жок, чындык баары ишиңерди тактаса.
Түйшүктүү да, ардактуу да ээси силер кесиптин,
Жарашат өзүңөрдү кимдер канча мактаса.

Тынымы жок чуркайсыңар дарыгерлер күнү-түн,
Онтоп келген оорулуунун актоо үчүн үмүтүн.
Окуганда ант бергенсиң бир добуштан баарыңар,
Адамдардын жашоосунда жарык болуп берүү үчүн.

Жарык болуп жангылачы өмүр шамын күйгүзүп,
Ар убакта дилиңердин тазалыгын билгизип.
Колуңардан сакайышкан пенделердин баарысы,
Алкыш айтат койгон сымал жаңы кийим кийгизип.

Алкыш менен сый-урматка толо берсин артыңар,
Күндөн-күнгө жогорулап өсө берсин баркыңар.
бүлбүл жанган өмүр шамын ар убакта күйгүзүп,
Өзүңөрдөн себеп таап сүйүнүчтө жашай берсин
калкыңар.



**Ноокат райондук аймактык оорукананын директору
Асамидин Марипов Мариповичке**

Тектүү жерден тарбия алып чоңойгон,
Кызыр даарып өткөн жерден торолгон.
Жаш кезинен ак эмгектен тер төгүп,
Бакыт таап бак дөөлөткө оронгон.

Кимдер билбейт Асамидин дегенди,
Эли үчүн дайым кайгы жегенди.
Чын дилинен күйүп-жанып сыркоого
Жүрөгүндө эстеп турат эгемди.

Солкулдаган жапжаш жигит кезинде,
Жакшы элести тартуу кылып сезимге.
Байыр алып ушул оорукананы,
Эмгектенген мезгилдери эсинде.

Алгачкы эле врач болуп келгенден,
Алкыш алып иштедиңиз элдерден.
Алкыштардын айтар болсок себебин,
Кең пейилдүү врач экен делгенден.

Жакшы мүнөз дагат элдин баарына,
Сакайбаган кээ бир сыркоо дарыга.
Жакшы сөздөн, жылуу-жумшак мээримден,
Сакаяры чындык экен дагы да.

Мээрим төккөн, жумшк мүнөз чынында,
Аты өчпөй кете берет кылымга.
Мына ошондой эл сыйлаган сиздейдин,
Убактысы болбойт бир да тынымга.

Күнү-түнү тыным албай кыйналып,
Адамдарга мээримдүүлүк ыйгарып.
Келатасыз ажал менен арбашып,
Элиңизден алкыш менен сыйды алып.

Ар убакта сыркоолууну ойлойсуз,
Алар үчүн кайдыгер жан болбойсуз.
Кээ бирөөдөй кайдыгерлик көрсөтүп,
Кош көңүлдө, колду силкип койбойсуз.

Көлгөндөрдүн зор үмүтүн актайсыз,
Жарым саат бекер карап жатпайсыз.
Жолун тосуп келе жаткан ажалдын,
Гиппократтын антын бекем сактайсыз.

Айланасын гүлдөр менен чулгантып,
Тазалатып койбой бир да булгантып.
Карап туруп рахатка батасың,
Өзүңчө эле бейиш төрдө тургансып.

Үч жүз ашык жарыгерге баш болуп,
Өз ишинин устаты деп маш болуп.
Эмгектенип келатасыз үзүрлүү,
Башыңызга Ала-Тоодой бак конуп.

Уул-кыздардын мээербандуу апасы,
Ак жүзүнөн көрүнбөгөн капасы.
Түбөлүктүү өмүр шерик жарыңыз,
Сурма айымдын жашоодо жок катасы.

Кыйла жылдар сельсоветте иштеген,
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген.
Бала багып, үй түйшүгүн аткарды,
Алпурушуп жүрсө дагы иш менен.

Уюштургуч, көрөгөчтүк жагынан,
Эл ичинде алкыштарга татыган.
Алгылыктуу көп иштерди аткарып,
Төтик жана зирек болгон жашынан.

Уул-кыздарды тарбиялап татыктуу,
Турмушка аяр жана оор басыктуу.
Инсандардан болуусуна кам көрүп,
Эне жүрөк мына ошого ашыкчу.

Өзүңөрдүн жолуңарды жолдогон,
Балдарыңар болду силер ойлогон.
Айткан сөзүн аткарбастан койбогон,
Эл суктанган зирек балдар болушту.
Акыл-эстүү, келечекти көрө билип ойлогон.

Отуз беш жыл стаж экен иштеген,
Күндөр өттү алпурушуп иш мөнөн.
Эмгегиңиз текке кетпөй бааланып,
Сыйлыктарды алыптырсыз көптөгөн.

Өрнөктүү өмүр өтөп калкыңызга.
Өчпөгөн из калтырып артыңызга,
Чарчабай чаалыкпастан иштөй бериң,
Мээримдин отун жагып жалпыбызга.

**Ноокат райондук аймактык оорукананын
башкы мээрбан айымы
Мамаюсупова Айсуну Токуровнага**

Ийилген тал чыбыктай жаштык кезиң,
Жалындап жүрөгүңдө жаштык сезим.
Ар дайым алга сүрөп ой максатың,
Жетиптир келечекке өткүр көзүң.

Сен дагы көп катары онду бүтүп,
Жөнөдүң шаар көздөй максат күтүп.
Окудуң өзүң сүйгөн окуу жайдан,
Оорулар тургансыды сени күтүп.

Аяктап дарыгерлик окуу жайың,
Алдыңа жакшы тилек коюп дайым.
Иштедиң ар убакта алга сүрөп,
Атагың кыйла жерге болду дайын.

Башталып хирургиядан эмгек жолуң,
Шыпылдап тез кыймылдап эки колуң.

Арбашып ажал менен күнү-түнү,
Дөм берип канчалаган ооруларга.
Ишке ашты алдыдагы максат оюң.

Арзыдың алкоосуна канчалардын,
Аткарган жумуштарың өтө арбын.
Эл үчүн кызмат кылуу ойлогонуң,
Берилип жүрөгүңдөн күйүп жандың.

Мээримдүү мамилеңден дайым сылык,
Мээнеттүү эмгегинден алга жылып.
Чын дилден шайлап жатты кесиптештер,
Көптөгөн бөлүмдөргө башчы кылып.

Чаалыкпас эмгегинден элге жагып,
Мойнуңа канчалаган милдет тагып.
Байгеден озуп чыккан күлүк аттай,
Келесиң иштериңден алкыш алып.

Атыңа затың дагы жарашыптыр,
Жигиттер жетүү үчүн самашыптыр.
Суктанып сугун артып келбетиңе,
Тымызын көз салышып карашыптыр.

Тагдырга буйруганы колуң кармап,
Калганы арман менен тарашыптыр.

Бааланып отуз жылдык ак эмгегин,
Кыйындык татаалдыкты сен жеңгениң.
Берилди райондук, областык грамоталар,
Үзүрү кайтарылып маңдай тердин.

Саламаттык сактоонун мыктысына жетишкениң,
Жакшы деген алкоону эшиткениң.
Алкоого арзып келген сендей жандар,
Жанындай сүйгөн болот кесиптерин.

Иштөпсиз кесибиңди дилден сүйүп,
Алыпсың алкыштарды тоодой үйүп.

Чарчоону, чаалыгууну артка таштап,
Чуркадың ар убакта бышып күйүп.

Ким билбейт СПИД деген жаман оору,
Зор милдет жаш адамды андан коруу.
Келечек жаштардыкы деп айтылат,
Ойлонтот бул оорудан оолак болуу.

Оорудан сактай турган бөлүмүндө,
Лаборатория эң кыйын бөлүгүндө.
Башчылык милдет такты дагы сага,
Жакшылап кызмат кылуу көңүлүндө.

Чарчабай кызматыңды кыла бергин,
Дагы да улам алга жыла бергин.
Оорукана боюнча башчылыкка,
Жетүүгө алкшытарды эсепсиз ала бергин.

Кызыр сени дайыма жылоолосун,
Жараткан жакшылыгын ыроолосун.
Көрө албаган көздөрдөн сактап турсун,
Элиң сени ар дайым мактап турсун.

Ийгилигиң ар убак коштоп келсин,
Жаратканым өзүңө оомат берсин.
Эл ичинде эсен-соо жүрө бергин,
Жамандыкты амандык дайым жеңсин.

**Алиева Махабат
кенже мээрбан эже**

Эске алынып тазалыгы бөлүмдүн,
Иштөө үчүн сен ал жерге бөлүндүң.
Наалат албай, алкыш алуу ар дайым.
Борборунда тура берчү көңүлдүн.

Ким берилип иштер болсо жүрөктөн,
Жалкоолонуп эптеп-септеп күн өткөн.

Катарына кошулбастан алардын,
Ийгиликти көңүлүнө түнөткөн.

Жан экенсиң зирек келин Махабат,
Ийгиликтин сыры эмнеге такалат.
Эмгегинен баар тапкан сөндейлер,
Эл ичинде жакшы делип аталат.

Жакшы адамды жакшы деген жакшы да,
Алкыш алуу адам үчүн бакты да.
Эли үчүн көрсөтпөсө кызматын,
Жарашпайт го олтурса да тактыда.

Ишиң үчүн дайым даяр турасың,
Тазалыкка өтө көңүл бурасың.
Кандай болсо алкыштарга арзыды,
Махабат сен жүрөгүңдөн туясың.

Мактоо сөздү манчыркабай көтөрүп,
Максат менен ак эмгегиң өтөлүп.
Абийир ташың салмак басып ишиңде,
Жүрөгүңдү кеп сөз кылып өтөлүк.

Иштериңде ийгиликтер жаралып,
Сенин үлгүң башкаларга таралып.
Алкыш алып жүрө бергин чарчабай,
Эл алдында жүзүң дайым агарып.

Иштөй бергин өз ишиңе берилип,
Жалкоолорчо жата көрбө эринип.
Дайым ушул мүнөзүңдөн өзгөрбөй,
Болсоң болгун Махабаттай дедирип.

**Дубанаева Зуура Сурановна
көнже мээрбан эже**

Өз ишинди жандай сүйүп дайыма,
Тер агызып эмгек кылып дагы да.
Ишеничтин бийик кармап байрагын,
Жумушуңа жөнөйсүң сен сагына.

Күтөт күндө жасап жаткан жумушуң,
Укпоо үчүн чоңдоруңдун урушун.
Так аткарып иштериңди жасаган,
Жакшы тура тикеден тик турушуң.

Ким ишине аяр кылса мамиле,
Чын дилинен эмгек кылат элине.
Ак эмгектин кайтарылып үзүрү,
Ар убакта дем кошулат демине.

Бардыгына көңүлүңдү коесуң,
Кемчилигң болуп калса жоесуң.
Карап туруп аткарылган ишиндин,
Өзүңчө эле сүйүнүчтө болосуң.

Сен дагы көптүн бири катары,
Эмгектенип алыс кеткен атагы.
Чын дилиңден кызматыңды аткарып,
Оорулардан алдың далай батаны.

Жамгыр менен жер көгөргөн сыяктуу,
Бата менен эл көгөргөн сыяктуу.
Алкыш менен ак кызматын аткарган,
Сендейлерди деп айтышат уяттуу.

Эгер кимдер ишин жакшы кылбаса,
Өйдөлөбөй бир орундан жылбаса.
Ага кайдан алкыш сөздөр айтылмак,
Ак-караны ажытарып турбаса.

Жакшылардын катарында жүрө бөр,
Жаз гүлүндөй жайнап өмүр сүрө бөр.
Жайы-кышы шымаланып чарчабай,
Элиң үчүн билегиңди түрө бөр.

Алишерава Гүлбара кенже мээрбан эже

Мээрбандык кылып дайым Гүлбара,
Алкшытарды тизип алдың аркаңа.
Жакшы иштейт деп башкалардан өзгөчө,
Айтса дагы туура болот жар сала.

Күндө сурап сыркоолордун кандайын,
Тургандыгың бардыгына ал дайын.
Тазалыкты таза сактап такылдап,
Өз ишиңе берилгенсиң ар дайым.

Эгерде ким өз ишине так болсо,
Иши үчүн ниети дайым ак болсо.
Жаман сөздөн жакшы деген жогору,
Тургандыгын ар бир адам ойлонсо.

Пешене тер алга сүрөйт адамды,
Алга карай таштаттырат кадамды.
Кесибиңди сүйсөң көлөт ийгилик,
Сүйгөн өңдүү, үй-бүлөңдү балаңды.

Көп мээнеттен ийгиликтер жаралат,
Ийгиликке кылган жакшы далалат.
Чын дилинен, күйүп-жанып иштеген,
Алды жакка канат күүлөп бара алат.

Канатыңды күүлөй бергин талыкпай,
Жүрөгүңдөн эмгектендиң чалыкпай.
Тепкичтерден тепкичтерди аттагын,
Өз ишиңе берилгениң аныктай.

Иштөптурсиң маңдай териң тамчылап,
Мезгил атын чаап келет камчылап.

Күн артынан күндөр өтөт ынтылып,
Адамзатка катуу кегі барчылап.

Сен келесиң ак кызматың аткарып,
Жүрөктөрдө жадыбалдай жатталып.
Алгылыктуу ишиң менен аткарган,
Коллективде жүргөн кезиң макталып.

Мактоо сөздөн эч бир артта калбагын,
Бар күчүңдү элиң үчүн арнагын.
Жагалданып жарык маанай жүз менен,
Ар убакта жакшылыкты жандагын.

Хирургия бөлүмүндөгүлөргө

Карап турсаң силер кылган иштерди,
Бүт аңтарып чыгарсыңар ичтерди.
Ичек карын, бөйрөк, боор ашказан,
Көр ичеги, өтүндөбү, жаман тамак ичкенби?

Мына ушундай оорулардын баарысын,
Мейли жашы, мейли болсун карысы.
Күнү-түнү тыным албай ажал менен арбашып,
Даярдашып кайчы, бычак жана дагы дарысын.

Мээнетти көп бул бөлүмдүн башкадан,
Ооруп келсе көр ичеги, ашказан.
Операция жасаш керек токтолбой,
Хирургдар даяр туруп ар качан.

Операция татаал иш карасаң,
Бардыгына так болбосо таразаң.
Өмүр, өлүм кыл учунда кылтылдап,
Тургандыгын жүрөгүңдөн самасаң.

Өмүр шамы жалп деп өчүп калабы?
Же болбосо жарк деп кайра жанабы?
Мына ушулар хирургдун колунда,
Кандай бакыт аткарылса талабы?

Аңдып турган ажал менен арбашат,
Ажал жөксур хирургка жармашат.
Чеңгелинен сууруп чыгып ажалдын,
Адам үчүн ал жеткөнчө кармашат.

Эч бирөөнүн өмүр шамы өчпөсүн,
Эч бир жандын көңүлдөрү чөкпөсүн.
Жашоодогу толтура албайт эч нерсе,
Сыздаттырган жүрөктөгү бөксөсүн.

Ташиев Марипка

Жогорку категориядагы врач-хирург, бөлүм башчы

Абасын кенен жутуп Көк-Белиңдин,
Жарасам көрегине деп элиңдин.
Аяктап онунчуну көп катары,
Билимди улантууга сөн берилдиң.

Жогорку окуу жайдан окусам деп,
Жалындап жалбырттады жаштык илеп.
Өзүң сүйгөн кесиптин ээси болдуң,
Ишке ашып сөн ойлогон максат-тилек.

Кыйналып, ооруп келсе адам жаны,
Берилип чын дилиңден карап аны.
Сакайып кетерине жөлөк болуп,
Кемибей турса экен деп элдин саны.

Күн-түнү шум ажалдын жолун тосуп,
Келесиң эсеп жеткис салым кошуп.
Кээ күнү уктап жатып ойгонорсуң,
Капыстан сага кирген түштөн чочуп.

Кармашып ажал менен түштө дагы,
Кыйындык башка келип түшсө дагы.
Суу куюп адамдардын тамырына,
Көкөлөп өссүнчү деп өмүр багы.

Жакшылык тилеп дайым адамдарга,
Бардың сөн жакшы жакшы кадамдарга.
Ак дилден кызматыңды өтөөдөсүң,
Окшобой кээ бир алсыз сараңдарга.

Бир эле ата-энеңдин уулу болбой,
Жүрөсүң ар убакта элди ойлой.
Эл үчүн, кызмат кылган эл уулусуң,
Жайда ысып, кышындасы үшүп койбой.

Сыркоолор алкыштарын жаадырышып,
Кетишет кескен жерин таңдырышып.
Сүйүнүп, сакайышкан канчалары,
Келишкен оорусунан кайгырышып.

Мынаке эсеп жеткис кылган эмгек,
Чын дилден эмгектендиң маңдай төрдөп.
Элине көзгө илинер иш кылбаса,
Атак, даңк көп сыйлыктар кайдан келмек.

Шайлашты бир добуштан бөлүм башчы,
Сен үчүн бул аброй өтө жакшы.
Сендейлер эл ичинде арбын болсо,
Бул дагы элибиздин тоодой бакты.

Мүнөзүң бир калыпта оор басык,
Кетпейсиң бирөөлөрчө учуп, шашып.
Арнадың билимиңди элиң үчүн,
Жашоонун жаркыраган жолун басып.

Чарчабай чаалыкпастан иштөй бергиң,
Үзүрү кайтарылат маңдай тердин.
Түшпөстөн кызыр дайым жылооңдон,
Сыймыктуу уулу сенсиң биздин элдин.

Жолдошова Айтбүгө

Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже

Ар дайым ак эмгекке шыктандырган,
Салмактуу кулк мүнөзүң суктандырган.
Айтбү бир ажайып жан экенсиң,
Иш үчүн чын жүрөктөн көңүл бурган.

Окууну жаңы бүтүп келген кезден,
Жооптуу милдеттигин дароо сөзгөн.

Тикилдөп күйүп-жанып иштөгөңүң,
Менимче чыкпастыр го такыр эстен.

Күн айга, айлар жылга алмашылып,
Мезгилдер бир-бирине жалгашылып.
Убакыт учкан куштай зымырады,
Ийгилик коштоп сени алга жылып.

Мартабаң артып улам жогорулап,
Жараткан жакшылыгын сага сунат.
Чын дилден милдетиңди аткарасың,
Ооруган адамдарга болуп кубат.

Сыркоолор муктаж сенин жардамыңа,
Оорусу батып кеткен жандарына.
Алкышка арзып келет ар бир адам,
Ишинин көрсөтүлгөн салмагына.

Сенин да кылган ишиң салмак басып,
Алдыга баратасың улам шашып.
Арадан өттү мына канча мезгил,
Өрүктөр бажырайып гүлүн ачып.

Агызган маңдай териң жерде калбай,
Жакшылык келе жатат сени жандай.
Ийгилик имерилип өзүң жакка,
Коштоду жашоодогу сүйгөн жардай.

Ийгилик болуп турса иш оңолот,
Жалкоолук жакындабай ал жоголот.
Иш билги экөңиңди ар убакта,
Айтбү эмгегинден билсе болот.

Иштеген ишиң үчүн алкыш алып,
Иштей бөр чын көңүлдөн күйүп-жанып.
Эмгекчил жанда болбойт чарчоо деген,
Кыргыздын макалы бар бул да анык.

Эч качан чарчабагын, чаалыкпагын,
Мээнеткөч экениңди аныктагын.
Ар дайым урмат-сыйдын ээси болуп,
Алдыга кадамыңды арыштагын.

Маманурова Кайрыга

Жогорку категориядагы дежурный мээрбан эже

Күнүгө күзөтчүдөй жол караган
Сыркоонун сезимдерин жаралаган.
Оорусун сакайтууга жардам берип,
Жүрөсүң болуп дайым өзүң балбан.

Сыркоого аралашып таңдан көчкө,
Кыйнаган оорусунан азап чексе.
Кайдыгер адамдардай карап турбай,
Бересиң жардамыңды ал жеткенче.

Белсенип өмүр өлүм күрөшүндө,
Ант берип ак дил менен күрөшүүгө.
Чарчабай, чаалыкпастан эмгектенип,
Байкалбай мына ушинтип күн өтүүдө.

Сыркоону чын жүрөктөн караганың,
Ал үчүн жакшы тилек санаганың.
Берилип өз ишиңен алкыш алсаң,
Элиңдин керегине жараганың.

Бейтаптын үмүт шамын күйгүзгөнүң,
Ишиңди дайым жакшы жүргүзгөнүң.
Сакайып үйлөрүнө кайткандарды,
Өзүңө бир туугандай сүйгүзгөнүң.

Жашоодо кимге жакпайт шайыр жүргөн,
Ден соолук мүлкү болот ойноп-күлгөн.
Көтөрсө көңүлдөрүн шайырдыгың,
Артык го белек кылган тутам гүлдөн.

Жакшы айткан сырколууга кубат берет,
Сендейлер эл ичинде жакшы делет.

Артыңдан ээрчип жүргөн алкоо сөздөр,
Адашпай бир өзүңдү табат демек.

Жакшыны ийгиликтер коштойт дайым,
Эмгектен бакыт таап болот дайын.
Бааланып кылган ишиң сүйүндүрсө,
Алдыга шыктандырат ал ан сайын.

Жогорку категорияга жеткөндигиң,
Жооптуу кызматыңды сөзгөндигиң.
Берилип жүрөгүңдөн эмгектенип,
Ыймандуу тарбияда өскөндүгүң.

Ким болсо жүрөгү ак дили таза,
Албайт ал жашоосунда эч бир жаза.
Ишиңди көрүп турган ар бир адам,
Алкышын айтпай койбойт дайым сага.

Жүрө бөр ар убакта мактоо алып,
Жакшы ишке алкыш алат бул да анык.
Жакшылык жандап жүрсүн ар убакта,
Сараңдык жете албасын артта калып.

Боркошов Мирланга
Уролог, жогорку категориядагы врач.

Аяктап онунчуну көп катары,
Алдыңа максат коюп сен атайы.
Эл үчүн кызмат кылар адам болсом,
Алыска чыгып жаткан даңк атагы.

Дедиң да жөнөп кеттиң бата алып,
Студент болуу үчүн күйүп-жанып.
Кесиптин ээси болдуң өзүң сүйгөн,
Ойлогон ой максатың орундалып.

Бүткөн соң окуу жайды мында көлдиң,
Бөлсөнип жигер менен эмгектендиң.

Ишимден наалат алып калбайын-деп,
Жалкоого жакындабай сергектендиң.

Жакшы иштөө, сезимиңде аралаган,
Жараткан ийгилигин аябаган.
Андыктан адал эмгек ак кызматка,
Артыңдан алкыш сөздөр сабалаган.

Карайсың сыркоолууну чын жүрөктөн,
Кайдыгер жан эмессиң күнү өткөн.
Аткарган алгылыктуу ишиң үчүн,
Ак бата аласың сен дайым көптөн.

Байкалып коллективде тетиктигиң,
Бааланып иштериңде жетиктигиң.
Берилип эмгектенип келатасың,
Билип сен эң татаал кесиптигин.

Оор басык мүнөзүң элге жакты,
Жүрөктөрдөн ар убак түнөк тапты.
Эл үчүн чын дилинен кызмат кылуу,
Билгенге Ала-тоодой бул да бакты.

Чаалыкпай кызмат кылып жүрө бергин,
Кыйындык болуп калса аны жеңгин.
Ишиңден эч убакта кеп сөз укпай,
Ар дайым Мирлан мырза жакшы делгин.

**Көкүш кызы Айбарчынга
Жогорку категориядагы опердежурный
мээрбан эже**

Ай чыкса караңгыны жарык кылат,
Акырын шоола чачып алга жылат.
Ай сымал адамдарга жарык берип,
Жүрөсүң ар убакта болуп кубат.

Дөн-соолук эң биринчи байлык делет,
Адамдар арга издеп мында келет.
Жашоого үмүт отун тутандырып,
Дарыгер чын дилинен эмгектенет.

Ак эмгек ар убакта алга сүрөп,
Күн-түнү күрөш менен согот жүрөк.
Элинин алкыштарын алуу үчүн,
Белсенип балбан болуп билек түрөт.

Ар дайым күлүп-жайнап шайыр жүргөн,
Айбарчын жан экенсиң ишин билген.
Айтышат жарык маанай жакыш кыз деп,
Эгерде сурап болсоң сени кимден.

Ишиңе шайырлыгың шайкөш келип,
Убакыт учкан куштай улам желип.
Жүрөсүң урмат сыйдын ээси болуп,
Айбарчын иш билгилүү келин делип.

Мактоолор кимге гана жарашпасын,
Мактоону эч ким сенден талашпасын.
Ар дайым ийгиликтер коштоо менен,
Эч бирөө жаман ойду санашпасын.

Дартына даба болуп сыркоолуунун,
Жакшыртып күндө карап дөн-соолугун.
Сезимтал сергектенип иштөөдөсүң,
Сезилбейт сенин эч бир жалкоолугуң.

Мактоого, мардайып сен көөп кетпе,
Орой сөз угуп калсаң чөгүп кетпе.
Ийгилик жаралганда иштеринде,
Алкыштар айтыларын дайым эсте.

**Жолдошова Айнукага
Жогорку категориядагы опердежурный
мээрбан эже**

Кечикпей иш ордуңда болуу үчүн,
Күн сайын жумшалууда болгон күчүң.
Ишимден наалат укпай, алкыш алсам,
Ар дайым чыгарасың шундай бүтүм.

Алкышка арзуу үчүн кыйла жолду,
Абайлап басып өтүп, эң оболу.
Андан соң ийгиликке жетишесиң,
Бийикке сермээр болсоң эки колду.

Ак эмгек алып келет ийгиликти,
Ар дайым багындырат бийиктикти.
Аркаңдан алкыш сөздөр чубуруп турса,
Алдыга өткөрбөйсүң кийинкини.

Алкышка дайым арзып тургандыгың,
Ишиңе жакшы көңүл бургандыгың.
Сакайып үйлөрүнө барса экен деп,
Сыркоого дилден тилек сунгандыгың.

Сыр сактап секин гана салмак менен,
Сүйкүмдүү жан экенсиң кебелбеген.
Берилип өз ишиңди так аткарып,
Жалкоого, жеңилдерге теңелбеген.

Оор басык мүнөзүң элге жагат,
Элге жаккан эмгектен бакыт табат.
Чаалыкпай чын көңүлдөн эмгектенген,
Ар дайым сыркоолуудан алкыш алат.

Сыркоонун сырын билип сүйлөп сыпаа,
Баарына жараткандан тилеп шыпаа.
Жүрөсүң жаман сөздөн оолак болуп,
Иштейсиң өз ишиңе коюп ынтаа.

Жамгыр жааса чөп чыгып жер көгөрөт,
Бата менен ар дайым эл көгөрөт.
Алкыш алып алдыда жүрө бергин,
Адамдарды дарылап нурга бөлөп.

Атакозиев Шүкүргө
Хирург, врач

Көлгөнгө жаны ооруп көз чачырап,
Бөрүүгө жардамыңды сен батыраак.
Күн-түнү күрөшөсүң ажал менен,
Колуңдан келишинче тер тамчылап.

Күнүгө күрөш менен күндөр өтөт,
Көптөрү кубанычтуу күнгө жетет.
Шум ажал астанадан карап туруп,
Акыры жеңилгенде алыс кетет.

Кесибиң ардактуу да, түйшүктүү да,
Белгилүү кандайлыгы бардыгына.
Белсенип эмгектенип келатыпсың,
Элиңдин арзып дайым алкышына.

Ийгилик коштоп жүрөт иштериңди,
Иш десе жерге коюп ичкениңди.
Эл үчүн кызмат кылып чын көңүлдөн,
Андан соң таттуу токоч тиштедиңби?

Шүгүрчүлүк келтирип жаратканга,
Азан айтып наристе кулагына.
Шүкүр деген ат коюп ата-энеңер,
Жентек ашын бергендир убагында.

Эрезеге жеткен соң көп катары,
Чоң окуу жай сени да күтүп алды.
Учкан куштай зымырап мезгил өтүп,
Иштегин деп бүтүрүп жолго салды.

Айкалышып иш менен алган билим,
Ишиң үчүн берилип бүткүл дилиң.
Үзүрлүү чаалыкпастан иштеп калдың,
Үйрөнүп дарыгердин татаал тилин.

Бир жерден капасынан катаа кетсең,
Сыркоолуу ошол замат танат эстен.
Каталык кетирбөөгө тырышасың,
Жооптуу иш экенин дароо сөзсөң.

Тажрыйбаң артылып күндөн-күнгө,
Кулак төшө артыңдан чыккан үнгө.
Ал үндөр сага айтылган алкыш сөздөр,
Түшүнбөй кандай үн деп чочуп жүрбө.

Алкыштар ээрчип жүрсө кандай жакшы,
Ал деген көлчү сага тоодой бактың.
Чын дилден эмгектенген эринбестен,
Канчадан алкыш алып баар таптың.

Сен дагы ийгиликке жете бергин,
Алдыга канат күүлөп кете бергин.
Элиңдин алкыштарын көп-көп алып,
Эл сүйгөн уулу болуп өсө бергин.

Жактырат элдер оор мүнөзүңдү,
Чамдай бер оору менен көрүшүңдү.
Жакшы деп баа беришет билишкөндөр,
Көрбөптүр чатакташкан күрөөзүңдү.

Ылайым жакшы бойдон кала бергин,
Жакшы иштеп кыйндыкты дагы жеңгин.
Кошулуп алдыңкылар катарына,
Сыймыктуу уулу болгун дайым элдин.

Жунусова Патмага Дежурный санитарка

Бөлүмдүн тазалыгын жакшы кармап,
Жүрөсүң күч кубаттын баарын арнап.
Ишиңден ар убакта мактоо алып,
Ийгилик имерилди сени жандап.

Ордунда аткарылса жумуштарың,
Укпайсың эч бирөөнүн урушканын.
Аткраган алгылыктуу иштериңе,
Көрөсүң алкыш айтып турушканын.

Милдетин сезе билген алкыш алат,
Иши үчүн чын көңүлдөн күйүп жанат.
Ар дайым мактоо алып жүргөн пенде,
Ишинен куру калбай бакыт табат.

Татырлык экенсиң сен мактоо сөзгө,
Эч качан илинбегин жаман көзгө.
Ишиңден наалат укпай, алкыш алсаң,
Суктанат, өздөрү эмес жана өзгө.

Таягың хоккейчини элестетет,
Тазалоо иши менен күнүң өтөт.
Кыргыздын эң бир сонун макалы бар,
«Изденген ийгиликке сөзсүз жетет».

Ийгилик иштериңде болсун дайым,
Алкышты ала бергин ар күн сайын.
Жанашып жакшыларга ар убакта,
Көгөрүп көкөлөсүн өмүр багың.

Мүнөзүң оор басык, токтоо демек,
Андайлар элде дайым жакшы делет.
Баарына салмак менен сабыр кылса,
Жараткан ырыскысын көнөн берет.

Жашоодо жамандыктан алыс болгун,
Ар кандай иштер болсо калыс болгун.
Мактоонун аркасынан мактоо болуп,
Патмакан жакшы деген атка конгун.

**Мадмарова Замирага
Дежурный санитарка**

Кызматың бөлмөлөрдү таза сактоо,
Берилген эмгек акын жакшы актоо.
Чын дилден иштериңди кылганыңа,
Айтылат ар убакта сөздөр мактоо.

Мактоолорго манчыркап көөп кетпе,
Мактабастан коюшса чөгүп кетпе.
Жакшы менен жаман сөз бир жүрөрүн,
Жүрөгүңдөн чыгарбай дайым эсте.

Жүрсөң дайым ишиңди так аткарып,
Жолуң ачык, жүрөсүң сөн макталып.
Тобунан жарып чыккан чабандестей,
Байкалата калгандыгың сөн тапталып.

Ишиңдин жакшы экенин көрүп туруп,
Атайын карашыптыр көңүл буруп.
Берилген өз ишине жан экенсиң,
Коюшуптур көп алкышты сага сунуп.

Алкышка бардыгы эле арзый бербейт,
Мактоо сөз оңой менен сага келбейт.
Тынбаган эмгегиңдин натыйжасы,
Болгондо андан кийин чеке тердейт.

Жасапсың терди төгүп далай эмгек,
Эмгексиз ийгиликтер кантип келмек.
Берилип чын көңүлдөн иштебесең,
Жараткан ийгиликти кайдан бермек.

Билгизип оор басык экөніңди,
Дайыма так чыгарып эсебиңди.
Чарчабай чаалыкпастан келатасың,
Көтөрүп ишиңдеги бедөлиңди.

Ар дайым алкыш алып жүрө бергин,
Жаркылдап жан сергитип күлө бергин.
Теңдүүлөр арасында балбан болуп,
Бөлсөнип билегиңди түрө бергин.

Нурушова Санамга Тез жардамдын дежурный санитаркасы

Тез жардамда иштөйсиң билек түрүп,
Алкыш алып дайыма болуп күлүк.
Тездик менен шыпылдап кыймылдайсың,
Жумушуңду аткарып бүт үлгүрүп.

Көпөлөктөй жарыкты чарк айланган,
Тагдырың өз ишиңе бүт байланган.
Иштериңди бүткөн соң эс аласың,
Күрөшүп келген сымал чоң майдандан.

Жумушуң кантсе дагы сага жагат,
Жигердүү эмгектенген алкыш алат.
Сен дагы алкыштарга арзыптырсың,
Ийгиликтин болорун күтүп самап.

Бир нерсеге тез жиниң келет экөн,
Мындай адам ак көңүл делет экөн.
Ката сөзгө, ката ишке ачууланып,
Натыйжада жемишин берет экөн.

Ишке дилгир тайга чак сендей адам,
Алга карай кадамдайт жакшы кадам.
Артка кетпей алдыга барса дайым,
Ийгиликке жетишет ошол адам.

Ийгиликтин ачкычы ал колуңда,
Жигерденип иштесең өз жолуңда.
Жаман сөздөр жаныңдан кыйгач кетип,
Жаратканым жакындайт жар болууга.

Алла-Таала караса оң көз менен.
Эч ким сага сөз айтпайт жаман деген.
Жаралып иштериңде ийгиликтер,
Ынтылат алга озуп барам деген.



Реанимация бөлүмүндөгүлөргө

*Бул жашоодон үмүтү үзүлгөндөр,
Көзүн ачпай кош айтып сүзүлгөндөр.
Алып келет мына ушул чоң бөлүмгө.
Жакындары арга издеп жүгүргөндөр.*

*Жашоодон алдан тайып бараткандар,
Шум ажал аламын деп талашкандар.
Келишет бул бөлүмгө жардам сурап,
Дарыгерди эң жакын санашкандар.*

*Мындагылар күрөшөт өмүр үчүн,
Күнү-түнү жумшашып бардык күчүн.
Шум ажалга алдырбай эч бирөөнү,
Акташып адамдардын зор үмүтүн.*

*Өмүр, өлүм тирешип турган кезде,
Дарыгерлер дайыма турат эсте.
Өмүр үчүн күрөшүү болгондуктан,
Жооптуу иш экенин баары сезсе.*



Осмоналиев Алмаз
Бөлүмдүн башчысы, жогорку
категориядагы врач.

Үлгүлүү үй-бүлөдө төрөлгөнсүң,
Бапестеп ак бешикке бөлөнгөнсүң.
Апаңдын ак сүтүнөн азыктанып,
Айылда өнүп, өсүп көргөнгөнсүң.

Адам бол эл ишине жараган деп,
Ата-энең сага айтышып аппак тилек.
Окууга жөнөтүштү максат коюп,
Өзүңдөн сезилген соң жакшы илеп.

Ойлогон ой-максатың орундалып,
Окудуң окуу жайга сен да барып.
Сезимиң бийиктерге сабалады,
Жүрөктөн көп нерсени кыялданып.

Жакшыны сээди бөлөм жаш жүрөгүң,
Жайлуу жер экендигин ал түнөгүң.
Канчанын ажалына себеп болуп,
Берилип өз ишиңе жан үрөдүң.

Бөлүнүп ушул жерге келген кезден,
Өз ишин жүрөгүнөн жакшы сезген.
Сезимтал сергек жигит экениңди,
Угабыз өзгөлөрдөн жана өздөн.

Эл оозуна алындың ишиң менен.
Алкышы көп элиңдин сага деген,
Ким болсо да чын дилден жардам кылган.
Жан экенсиң Алмазбек пейли кенен.

Жакшы мүнөз, жакшы сөз жарым ырыс,
Деген макал айтабыз биздин кыргыз.
Жаралгандай элиңдин ырысына,
Сенде болбойт эч качан карап туруш.

Көз чачырап келишкен сыркоолууга,
Болгон күчтү жумшайсың сакайтууга.
Күнү-түнү арбашып ажал менен,
Үлгүрбөй да каласың сөз айтууга.

Оорулуунун артынан аңдып келген,
Ажал калса жеңилип эгер сенден.
Илкий басып акырын жолго түшөт,
Көрбөсүн деп бекитип өзүн элден.

Талыкпастан жасаган көп эмгегин,
Көрүнүүдө ийгиликти алып келгенин.
Ийгилик кызматынан көтөрүлүп,
Бөлүм башчы болуп сен иштегениң.

Алдыда күтөт, сени канча максат,
Ташыркап кала көрбө жолдо аксап.
Алдыга кадам таштап, бара бергин,
Байгеден озгон аттай уруп таскак.

Саипжамал энебиз, Шарип аба,
Бапестеп багышыптыр онта бала.
Баардыгын тең билимдүү адам кылып,
Айтышты элиң үчүн ишке жара.

Алардын бири сенсиң элиң сүйгөн,
Тарбия алып чыккан жакшы үйдөн.
Ар дайым алкыш менен көгөрө бөр,
Жигердүү жигит болуп элге күйгөн.

Жакшы иштеп сыйлыктарды ала бергин,
Элиңе жарык болуп жана бергин.
Аталып эл сыйлаган жакшы врач,
Алдыга кадам таштап бара бергин.

Жумаев Мурза-Билал
Жогорку категориядагы
врач реонолог.

Отуз жыл оорулууга аралашып,
Онтогон катуусуна каралашып.
Жүрүүчү жаштык көздин жакшы күнүн,
Мезгилдер кетишиптир ала качып.

Жигөрдүү жигит кезде шымаланган,
Жүрөктөн иши үчүн күйүп жанган.
Сөн дагы көптүн бири катарында,
Жапжаш элөң ал кезде эл суктанган.

Жаштыктын деми менен иш аткарган,
Байгеге кошчу аттай көп тапталган.
Аткарган алгылыктуу иштериңден,
Көрүнүп коллективде көп макталган.

Бааланып көп эмгектер талыкпаган,
Макталып алга карай арыштаган.
Област, райондук ардак такта дагы,
Сүрөттөрү кимдигин аныктаган.

Чын дилден аткарган иш жөрдө калбайт,
Ийгилик коштоп аны дайым жандайт.
Издөнгөн ийгиликке жетет деген,
Иштөмчил билим күчүн элине арнайт.

Үзүрү кайтарылып маңдай тердин,
Алкышын адамдардын алып келдиң.
Иштеген отуз жылдын арасында,
Кыйналган күндөр болсо баарын жеңдиң.

Жигөрдүү кызык күндөр артта калды.
Мезгилге баш ийбеске арга барбы.
Үйрөтүп билгениңди жаштарга эми,
Эс алууга чыга турган күндөр калды.

Ким берилип иштесе өз ишинде,
Мактоолорго маалкыйт эл ичинде.
Алкыш менен иштеген сендей адам,
Эмгегинде ээ болот көп түшүмгө.

Түшүмүңдүн үзүрүн көрө бергин,
Ишиң менен алдыда боло бергин.
Канчалаган ооруга шыпаа болуп,
Ар убакта купулга толо бергин.

Ооруганды кыйналып калбасын деп,
Билиндирбей коюнун кайгысын жеп.
Наркоз менен уктатып ошондон соң,
Операцияга киресиң бүт бөлөндөп.

Оор деген оорулар келет экен,
Ошондуктан реанимация делет экен.
Силер болсо себепчи оорусуна,
Жаратканым шыпаасын берет экен.

Областтык акимчилик карап көрүп,
Райондук акимчилик көңүл бөлүп.
Чын жүрөктөн тапшырды сыйлыктарын,
Жүрө бергин ар дайым жакшы делип.

**Айдаралы кызы Маликеге
Жогорку категориядагы улуу
мээрбан эже**

Көзүн билип ишиндин иштөп жаткан,
Жолуң шыдыр болуптур сен бараткан.
Сырскоолуунун тынч алып калышына,
Карап туруп, канча бир таңдар аткан.

Оору келсе көтөрүп системаны,
Көлөсүң да коесүң карап аны.
Кирпик какпай жанында тике туруп.
Өчпөсө деп сырскоолуунун өмүр шамы.

Чоңойтууга ал шамды бүлбүл жанган,
Канчаларды дарылап эстөн танган.
Чарчабастан чын дилден эмгектенип,
Келатасың ишиңде болуп балбан.

Эң кыйыны силердин бөлүм экен,
Үмүттөрү үзүлгөн нечен-нечен.
Сакайышып өзүңдүн алтын колдон,
Үйлөрүнө кетишет аман-эсен.

Шайкеш келип ишиңе токтоолугуң,
Көрүнбөйт дейт өзүңдөн жалкоолугуң.
Жакшы ишиңдин бул деген натыйжасы,
Иштен алган ар дайым алкоолоруң.

Коллективде бар экен кадыр-баркың,
Баркың болсо, урматтайт сени калкың.
Ак ниеттүү аткраган ишиң үчүн,
Дагы да чыга берсин атак-даңкың.

Эч качан дарт көрбөсүн алтын колуң,
Ишке ашсын дагы далай максат оюң.
Алкыш менен көгөрүп өнүп-өсүп,
Шыдыр болсун бараткан эмгек жолуң.

Иш стажың жетиптир он беш жылга,
Эсен болсоң чыгасың далай кырга.
Мындан да көп жетишип ийгиликке,
Сыйлыктарды ала бер жылдан-жылга.

Иштериңден ийгиликтер көрүнүп,
Көргөндөрдүн көңүлдөрү бөлүнүп.
Сүйүнүчтүн кучагына бөлөндүң,
Жакшы ишиңе грамоталар берилип.

Бул дегениң ак эмгектин үзүрү,
Жумшап ишке болгон кайрат күчүңү.

Жүрө бергин кызмат кылып элиңе,
Көп-көп болуп мээнетиндин түшүмү.

Албан-албан ийгиликтер коштосун,
Жаратканым жалкоолорго кошпосун.
Сенден кийин өсүп жаткан жаштар да,
Жолуң жолдоп, сага гана окшосун.

**Маматбаева Бегайга
Жогорку категориядагы
мээрбан эже**

Отуз жылдан ашык эмгек жаратып,
Кийинкиге иш тажрыйба таратып.
Чарчабастан чаалыкпастан иштөпсиз,
Көргөндөрдү таң калтырып каратып.

Отуз деген айтканга оңой кыйын иш,
Күнү-түнү тынымы жок иши жыш.
Таңдан көчкө, кечтен таңга иштелет,
Жазбы, жайбы, күзбү мейли болсун кыш.

Ишке тыкан, сөзгө жумшак экениң,
Онтоп жаткан оорулардын неченин.
Жаркылдаган мүнөз менен жайдары,
Айыктырып дарылайсың кеселин.

Оор басык мүнөз менен жакшына,
Ар убакта кошуласың жакшыга.
Тамак берип, укол сайып чын дилден,
Жаралгандай сыркоолуунун бактына.

Постелдерин алмаштырып турасың,
Оорулууга катуу көңүл бурасың.
Жумшак сүйлөп, көңүлдөрүн көтөрүп,
Алкыштарын дайым алып турасың.

Алкыш алсаң, ийгиликтин болгону,
Ийгиликтер сыйлыктардын болжолу.
Сага карай ыйгарылган сыйлыктар,
Элестетип ишиндеги олжону.

Ал сыйлыктар оңой менен келбеген,
Кылган ишиң чекке жетип мөлжөгөн.
Талыкпаган ак эмгектин күчүнөн,
Канча жолу нак пешенең тердеген.

Эстен чыкпас иштөгөн кез оболку,
Акырындап иштер баары оңолду.
Кайтарылып ак эмгектин үзүрү,
Алкыш менен наам алдың жогорку.

Талыкпастан дагы далай иштей бөр,
Эмгегиңден таттуу наның тиштей бөр.
Дагы сансыз ооруларды сакайтып,
Алкыштарын моюнуңа жүктөй бөр.

Эл-журтуна эмгек жасап талбаган,
Бүт өмүрүн эли үчүн арнаган.
Кичи пейил, жумшак көңүл сендейди,
Ар убакта жакшылыктар жандаган.

Жакшылыктын нуру жаасын жолунда,
Бакыт кушу коно берсин колуңа.
Узун өмүр, соолук берип жараткан,
Жете бергин дагы далай оюңа.

Эл ичинде жарык болгон жылдызы,
Сен элиңдин алкышы көп бир кызы.
Сени дайым көкөлөтүп көтөрдү,
Сенде болгон өз ишиңдин ышкысы.

Рахманова Санабарга
Жогорку категориядагы мээрбан эже

Секелек кыз артта калып сеңселген,
Сага дагы бойго жеткен кез келген.
Мына ошондо чыгарыңды ким болуп,
Баш катырып, күндөр болду эстелген.

Тандап алып дарыгерлик кесипти,
Онду бүтүп, жапкандан соң эшикти.
Максатыңды айтканыңда ойдогу,
Ата-энең макул дешип эшитти.

Жөнөп калдың көп катары элирип,
Жүрөгүңдөн окусам деп берилип.
Орундалып максат тилек ойлоруң,
Студент кыз болуп калдың керилип.

Учкан куштай мезгил өтүп зымырап,
Артта калып студенттик жаш курак.
Окуу жайды келгенден соң бүтүрүп,
Иштеп калдың кесибиңди аркалап.

Жүрдүң иштеп жаштык жигер күч менен,
Алпурушуп таңдан көчкө иш менен.
Байкалбастан жылдар жылга алмашты,
Мезгил деген сөздү укпай «күт»-деген.

Канча жолу өрүк гүлдөп жаз келип,
Канча жолу ак тон кийип кыш келип.
Чаалыкпастан иштөп жүрдүң берилип,
Өз ишине тыкан гана кыз делип.

Сырскоолуунун оорутпастан көңүлүн,
Узарттырып үзүлөрдө өмүрүн.
Сүйүндүрүп үйлөрүнө жөнөтүп,
Ишендирип жалган чындын төгүнүн.

Мына эми буурул тартып чачтарың,
Байкалууда кыйла жолду басканың.

Жаш көзөктөй тыкылдабай калдыңбы?
Акырындап дайым чыкчу таскагың.

Иштериңдин ийгилиги көрүндү,
Сага дагы көп алкыштар бөлүндү.
Элиң үчүн сенин кылган эмгегиң,
Ар убакта кубандырат көңүлдү.

Эмгектенсөң эрезеге жетесиң,
Андан ары жолду улап кетесиң.
Деген сөзү кыргызымдын чын тура,
Алдың мына сыйлыктардын неченин.

Өткөн өмүр корободу бекерге,
Шыпаа болуп канчалаган кеселге.
Кызмат кылып келатасың чын дилден,
Аз калса да эс алууга жетерге.

Эмгектендиң жетишинче күчүңүн,
Көрө бергин мээнетиңдин үзүрүн.
Текке кетпей элге кылган кызматың,
Жарык болуп жүргөнү ошол жүзүңүн.

Каразакова Асилканга Жогорку категориядагы мээрбан эже

Наркоз жасап катуу ооруп келгенге,
Тик турасың жардамыңды бергенге.
Чын дилиңден иштеп келе жатасың,
Эсин билбей мында келген элдерге.

Эки-үч күндө эстериңе келишет,
Көзүн ачып өзүн жакшы сезишет.
Өчкөн оту тутангандай кайрадан,
Ак дилиңен ак батасын беришет.

Алкыш алсаң ийгиликтин көлгени,
Жаратканым жакшылыгын бергени.

Күзде барып мол түшүмүн аласын,
Эгер жазда эккен болсоң эмнени.

Ийгилигиң ишиндеги түшүмүң,
Иштөп келдиң жетишинче күчүңүн.
Күч кеткенче элим үчүн иштейм деп,
Мына ушундай сен чыгарган бүтүмүң.

Он жети жыл эмгектендиң эринбей,
Бой көтөрүп кээ бирөөчө керилбей.
Жаман өздү жакындатпай өзүңө,
Жакшы иштедиң Асилканча дедирбей.

Өлүм, өмүр ортосунда күрөшүп,
Алкыш сөздөр алга карай сүрөшүп.
Байкалбастан он жети жыл болуптур,
Жылдар жылып билинбестен күн өтүп.

Ооруларга жасап аяр мамиле,
Кеңүлдөрүн оорутпастан деги эле.
Жылуу жумшак сөзүң менен ар дайым,
Жагып келдиң кимге болсо дагы эле.

Ар убакта жагып иштөп жүрө бер,
Ишиң үчүн билегиңди түрө бер.
Алкыш менен сыйлыктарың толтура,
Болсун дагы куунак өмүр сүрө бер.

Алган сыйлык шыктандырсын алдыга,
Жардам колуң суна бергин жалпыга.
Чарчабастан чаалыкпастан ар дайым,
Чын дилиңден кызмат көрсөт калкыңа.

Жерде калбайт элге кылган кызматың,
Элде калат «жакшы» деген жакшы атың.
Жаман болбой, коштоп жүрдү ийгилик,
Орундалып ойлогон ой-максатың.

**Мадрахимов Алижанга
Жогорку категориядагы фельдшер**

Ар дайым алын сурап ооругандын,
Шум ажал төгөренип тооругандын.
Чарчабай эмгектенип келатасыз,
Жандырып бүлбүлдөгөн өмүр шамын.

Онтогон ооруларга укол жасап,
Жүрүүгө тирүүлүктө көпкө жашап.
Сакайган оорусунан канча адамдар,
Жүрүшөт бул жашоонун ашын ашап.

Он күндүк караңгыдан бир күн жарык,
Жашоодо жакшы экени бул да анык.
Жарыкта жашап жүргөн мезгилинде,
Иштеген абзел го дейм мактоо алып.

Стажың бир азыраак аз болсо да,
Жан үрөп жардам бердиң канчасына.
Мына ошол сенин кылган ак эмгегиң,
Арзытты сени далай алкыштарга.

Ойлосоң ал алкыштар бекер келбейт,
Тер төгүп иштебесең эч ким бербейт.
Кыргыздын эң бир жакшы макалы бар,
«Эр жигиттин эмгегин жер да жебейт».

Эл үчүн кылган эмгек жерде калбайт,
Жакшылык ал адамды дайым жандайт.
Кең пөйил дили таза адамзаттар,
Эмгегин ар убакта элине арнайт.

Элине кызмат кылган кандай жакшы,
Алкшытар алып турса ал да бакты.
Жашоодо көзгө илинер иш кылбаса,
Жарашпайт олтурса да алтын такты.

Иштөй бөр алдыңкынын жолун жолдоп,
Ооруну шум ажалдан дайым коргоп.
Ишинде ийгиликтер көп-көп болсун,
Өзүңдү ар убакта Алла колдоп.

Алдыга канат күүлөп бара бергин,
Эл үчүн жарык болуп жана бергин.
Аткарган алгылыктуу иштериңе,
Ар кандай сыйлыктарды ала бергин.

Беделова Шахзадага Кенже мээрбан эже

Шахзада өз ишинди жакшы аткарып,
Калбапсың эч убакта сен апкаарып.
Көрүнүп көз алдыга кылган ишиң,
Коллектив арасында көп макталып.

Берилип жүрөгүңдөн эмгектенип,
Баарына көңүл бөлүп сергектенип.
Бааланып жүргөн кезиң жумуш жасап,
Шахзада жалкоо эмес жакшы делип.

Ишинен мактоо алган кандай сонун,
Бул дагы өзүнчө эле жакшы форум.
Сыркоолор берип кеткен алкыштары,
Ар дайым шыдыр кылат басчу жолун.

Сен дагы он жыл иштөп коюптурсуң,
Кыйла эле кадыр-барктуу болуптурсуң.
Аткарган көзгө илинген ишиң менен,
Калкыңдын купулуна толуптурсуң.

Билинип иштериңден тетиктигиң,
Байкалып сөздөрүңдөн жетиктигиң.
Ар дайым сынга толуп, алкыш алып,
Шахзада мактоо гана эшиткиниң.

Тазалыкка так болуп көңүл буруп,
Эч бир нерсе калбастан унутулуп.
Көпөлөктөй айланып пырпыраган,
Күнү-түнү иштөйсиң тике туруп.

Ким жигерден иштесе алкыш алат,
Ийгилик да өзү эле издеп табат.
Жашоодо бардыгы тең жакшы болот,
Эгер кылса, баарына сабыр канаат.

Жакшы иштеп алкыш алып жүрө бергин,
Жашоодо жакшы өмүр сүрө бергин.
Жамандык жаа бою жолобостон,
Жаркылдап шоола чачып күлө бергин.

**Полотова Чебереге
Директордун секретары, саламаттыкты
сактоонун мыктысы**

Мугалимден башталып эмгек жолуң,
Билим берүү балдарга болуп оюң.
Талыкпастан жаш кезде иштеп жүрүп,
Кыйлага эле жетиптир сунган колуң.

Бардыгын көрүп-билип аңдаштырып,
Жылдарды жылдар менен жалгаштырып.
Болуптурсуң директорго секретар,
Мугалимди медике алмаштырып.

Далай жолу жаз келип өрүк бүрдөп,
Далай жолу жай болуп гүлдөр гүлдөп.
Чаалыкпастан иш кылып келатасың,
Өзүңө киргендерге сылык сүйлөп.

Директорго жакындан жардам берип,
Бир калыптан өзгөрбөйт Чебере дөлип.
Чын дилиңден ак иштөп жүрүптүрсүң,
Жакшылыкка талпынып канат керип.

Жыйырма жыл иштеген бир орунда,
Жакшы деген саамалык эң сонун да.
Дарак дагы бир жерден көгөргөндөй,
Көгөрүпсүң болбостур чөк коюга.

Кылган ишиң башчыңа жаккан тура,
Жыйырма жыл стажың далил буга.
Ишеничтүү иштериң сен аткарган,
Жеткирди саламаттык сактоонун мыктысына.

Аткарган иштериңден сынга толуп,
Жүрөсүң сыйлыктардын ээси болуп.
Көп жылдык эмгегиңден баар таап,
Макталган баракчаны алып коюп.

Сыйлыктар бөкөргө эле келбегендир,
Өкмөт да жөн жеринен бербегендир.
Жооптуу, түйшүк тарткан ишиң менен,
Пешенең далай жолу тердегендир.

«Чарчоо жок» деп айтылат эмгекчилде,
Макалдары калетсиз кыргыз элде.
Эмгектенип чарчабай келатканың,
Жалганы жок чындык сөз баары Чебере.

Чаалыкпастан тер төгүп иштей бергин,
Буйруп койгон наныңды тиштей бергин.
Сыйлыктарың дагы да дем-күч болуп,
Чарчабаган ак жүрөк келин дөлгин.



Неврология бөлүмүндөгүлөргө

*Мында келет канчасы нервден ооруп,
Ажал деген артынан аңдып, тооруп.
Аны менен арбашып күнү-түнү,
Турасыңар жеңүүгө өбөк болуп.*

*Башы ооруп, көрүнүп жаны көзгө,
Кээ бирлери келе албастан бир да сөзгө.
Кудайым жаным аман калабы деп,
Издешип дарттарына не бир арга.*

*Сыркоонун алын дароо көрөсүңөр,
Ал үчүн жакшы көңүл бөлөсүңөр.
Сакайтып үйлөрүнө жөнөтүүгө,
Ак дилден пешене тер төгөсүңөр.*

*Жаткырып дары берип укол сайып,
Кээлери калган болот алдан тайып.
Жан үрөп уктабастан карайсыңар,
Кокустан калбайын деп наалат алып.*

*Жооптуу, татаал кесип билген жанга,
Келгендер көз чачырап издеп арга.
Күтүшүп өзүңөрдөн чоң жардамды,
Жараткан андай күндү башка салба.*



Жолдошова Сардалга
Бөлүмдүн башчысы, улуу мээрбан эже,
саламаттыкты сактоонун мыктысы.

Тал чыбыктай кезиңде оорукана,
Ачып берди эшигин Сардал сага.
Берилип өз ишиңе чын дилиңден,
Иштедиң чуркап дайым күйүп-жана.

Карачы мезгил деген кандай күлүк,
Айларды улам-улам алга сүрүп.
Арадан билинбестөн жылдар өттү,
Мезгилдин дөңгөлөгү чимирилип.

Дартына канчалардын даба болуп,
Жеңил колдуу көлин деп атка конуп.
Жандай сүйүп ишиңди иштөөдөсүң,
Эл ичинде дайыма сынга толуп.

Жароокөрлик мүнөзүң элге жагып,
Жүрөсүң ар убакта урматталып.
Отуз бир жыл бир жерде иштептирсиң,
Ар дайым ишиң үчүн сыйлык алып.

«Сабыр түбү сары алтын» деген сөз бар,
Сабырдууну көрүүчү эки кез бар.
Сабыр кылсаң жетесиң максатыңа,
Минип алып жөнөйсүң жакшы атыңа.

Ийгиликтер ар дайым коштоп жүрүп,
Ишиң үчүн бөлсөнип, билек түрүп.
Алкыштарга арзыдың эл ичинде,
Иштериңди жасоого бүт үлгүрүп.

Кылган эмгек эч качан жерде калбайт,
Жакшы адамдар билгенин элине арнайт.
Эли үчүн иштеген сендей кызды,
Имерилип ийгиликдайым жандайт.

Ийгилик сыйлыктарды алып келет,
Сыйлыктар иштөө үчүн дем-күч берет.
Отуз бир жыл бөкөргө коробоптур,
Изденген кыйындыктын баарын жеңет.

Берилип өз ишиндин ышкысына,
Карабай күндүн суук кышкысына.
Чын дилден чымырканып эмгектенип,
Жетипсиң саламаттык сактоонун мыктысына.

Ишиңде ийгиликтер көп болгону,
Ишиндин ар убакта төп болгону.
Оролуп алкшытардын кучагында,
Жалкоолук деген нерсе жок болгону.

Жараткан жолотпосун жамандыгын,
Жашоодо жыргал ошол амандыгың.
Элиңе чын дилиңден эмгек кылдың,
Көздөргө көрүнбөдү сараңдыгың.

Ар дайым алкыш алып жүрө бергин,
Ардактуу кызы болуп биздин элдин.
Жолуңдан жолугуучу тоскоолдуктар,
Капыстан болуп калса аны жеңгин.

Абдыракманова Гүлнурга Жогорку категориядагы мээрбан эже

Ооруларга мээрим төгүп келесиң,
Колдон келген жардамыңды бересиң.
Күйүп-жанып эмгектенип дилиңден,
Ишин билген келин ушул делесиң.

Жаман болбойт өз милдетин түшүнгөн,
Убагында иштин баарын бүтүргөн.
Ойдогудай болот бардык нерселер,
Аянбаган чаалыкпаган күчүңдөн.

Адамдарга берген сенин жардамың,
Көбөйттүрөт аздап калган дарманын.
Урмат менен сыйга бөлөйт өзүңдү,
Канчалардын алкыштарын алганың.

Алкыш алуу жакшы адамдын белгиси,
Келет баары алкыштарын бергиси.
Чын дилинен өз ишине берилген,
Кыйындыкты келет дайым жеңгиси.

Талбас эмгек ийгиликтин ачкычы,
Түшүнгөндүк бул иштөөнүн башкысы.
Арзыйм деген өз ишинен алкышка,
Үйдө кантип келсин анын жаткысы.

Уктасаң да ишиң кирип түшүңө,
Мына ошондо күч кошулат күчүңө.
Шашып-бушуп жумушуңа жөнөйсүң,
Тездик менен иштериңди бүтүрө.

Жакшы болсо сөн аткарган иштериң,
Ирим болбой жакшы сиңет ичкениң.
Алкыштарды алуу менен элиңден,
Төр агызып таттуу токоч тиштедиң.

Алкыш менен алга жылып кете бер,
Дагы далай ийгиликке жете бер.
Бутактары туш тарапка жайылган,
Дарак сымал шактап, көктөп өсө бер.

**Мамырова Салиймага
Жогорку категориядагы мээрбан эже**

Жакшылап сыркоолорду карайын деп,
Шыпылдап ар убакта болуп элпек.
Дартына даба болуп жаткандардын,
Жөнөйсүң жумушуңа сөн эртөлөп.

Биринчи оорулардын алын сурап,
Алардын арызына төшөп кулак.
Андан соң милдетиңди аткарууга,
Чын дилден киришесиң болуп убак.

Ооруга жардамыңар абдан керек,
Өмүр бул пенде үчүн келген белек.
Андыктан алтын колдуу дарыгерлер,
Ардактуу чоң кесиптин ээси делет.

Өзүңө жакшы кесип тандаптырсың,
Өмүрүңдү эл үчүн арнаптырсың.
Жаратканым жөнөткөн ырыскыдан,
Сен дагы четке чыгып калбаптырсың.

Ишиңде ийгиликти жаратыпсың,
Алдыга канат күүлөп баратыпсың.
Аткарган алгылыктуу ишиң менен,
Кыйланы таңдандырып каратыпсың.

Уламдан жогорулап баргандыгың,
Элиңден көп батаны алгандыгың.
Берилип өз ишиңе чын дилиңден,
Өзүңдү жакшы жолго салгандыгың.

Бараткан жолуң дайым шыдыр болсун,
Жолдогу жолукканың кызыр болсун.
Эл үчүн жасап жаткан эмгектериң,
Ар дайым эл ичинде сынга толсун.

Өзүңө суудай узун өмүр берсин,
Эч качан чөкпөй турган көңүл берсин.
Ырыскы куйган кесең толуп турсун,
Башыңа бак дөөлөтүң конуп турсун.

**Кенже мээрбан эже
Алиева Махабатка**

Кир жугузбай тазалыгын сактап,
Өз ишинди аткарасың таптап.
Аткарган иштериңди көрүп туруп,
Жүрүшөт дайыма өзүңдү мактап.

Атың бар мыкты хоккейчи деген,
Жакшы иштөө үчүн кайгы жеген.
Бөлүмдө бардыгы урматтап сыйлайт,
Жарокер жан экенсиң пейли кенен.

Бир жерден чаң табалбайт текшергенде,
Тазалык кошо жүрөт дайым сенде.
Ийгилик имерилип өзү келет,
Ишине чын дилинен берилгенде.

Эч качан бекерликке берилбейсиң,
Бирөөгө бой көтөрүп керилбейсиң.
Такылдап жумушуңду так аткарып,
Жасоодон иштериңди эринбейсиң.

Болсо эгер ар убакта ишиң жакшы,
Эч качан албайсың сен жаман атты.
Элинен алкыш алып иштегендин,
Ар дайым Ала-тоодой бийик бакты.



Төрөт бөлүмүндөгүлөргө

Ооруканадагы эң чоң бөлүм 55
койкалуу иштери
да өтө татаал
Эне менен баланын жашоосу
үчүн тикесинен
тик турушат.

Ыңаалаган наристенин үнүнө,
Төрөткүчтөр кулак төшөйт күнүгө,
Жакшы болсо эне бала соолугу
Кудуңдашат бардыгы тең сүйүнө.

Бир жеринен кетип калса каталык,
Анда болот бардыгына капалык.
Ошондуктан тикесинен тик туруп,
Алтын колдуу сакчылар деп аталып.

Эл ичинде ардакталып жүрүшөт,
Эне күлсө алар кошо күлүшөт.
Ыңаалаган наристенин үнүнөн,
Кубат алып кызык өмүр сүрүшөт.

Кирпик какпайт аңдар атат кээ күнү,
Род келсе унутасың күлкүнү.
Эң бир татаал машакатуу көрүнүш,
Роддомду карап турсаң бир күнү.



**Төрөт үйүнүн бөлүм башчысы, саламаттыкты
сактоонун мыктысы, жогорку категориядагы врач
Примбердиев Жарматка**

Татаал экен сөн тандаган кесибиң
Төрөт үйү ачт сага эшигин.
Талыкпастан эмгектенип келесиң,
Терип алып буйруп койгон насибин.

Бүтүп келип төрөтүүчү бөлүмүн,
Райондун борборуна бөлүндүң.
Иштеп калдың жаштык жигер күч менен,
Дароо эле эл көзүнө көрүндүң.

Толгоо тартып, көз чачырап келгенге,
Шашыласың жардамыңды бергенге.
Төрөп алып, көзү ачылып заматта,
Алкыш айтат, жаны ордуна келгенде.

Кыл учунда эне-бала өмүрү,
Ар тарапка алып учат көңүлү.
Жалганы жок чындык мына ушулар,
Айтар болсом, болгон сөздүн төгүнү.

Отуз бир жыл эмгектенип эринбей,
Бирөөлөргө бой көтөрүп керилбей.
Кичи пейил мүнөз менен иштепсиң,
Жармат иште начар эле дедирбей.

Күнү-түнү род менен кармашып,
Өмүр шамын өчүрбөшкө арбашып.
Алкыш алып келатасың элиңден,
Ар убакта жакшылыкка жандашып.

Кайтарылып маңдай төрдин үзүрү,
Сыйлыктар бул ак эмгектин түшүмү.
Жалкоолонуп башка ишке өтпөстөн,
Жумшап көлдиң жаштык көздөн күчүңү.

Жаш кезектөн жогорулап сөн улам,
Жогорку категориядагы врач болду деп угам.
Талыкпаган эмгегиндин түшүмү,
Экендиги белгилүү го ал буган.

Жакшы ишиндин натыйжасы көрүнүп,
Губернатордун көңүлү да бөлүнүп.
Ыйгарыптыр ардак грамотасын,
Сага карай мээрим оту төгүлүп.

Аким дагы калышпаптыр алардан,
Кулак түрүп, угуп жакшы кабардан.
Деп түшүнүп, арыбаган мээнеттен,
Мына ушундай ийгиликтер жаралган.

Аким өзү грамота ыйгарып,
Эмгектенип жатышат деп кыйналып.
Демиңе дем, күчүңө күч кошкону,
Иштей бергин дагы далай сыйды алып.

Алган сыйлык сүрөйт сени алдыга,
Эч убакта туш болбогун кайгыга.
Канчалаган наристени, энени,
Сүйүндүрүп жөнөтө бер айлына.

Иште дайым ийгиликтер коштосун,
Кылган ишиң баатырдыкка окшосун.
Кызыр дайым жылооңдон түшпөстөн,
Ичи тарып, эч ким жолуң тоспосун.

Күндөн күнгө канат күүлөп бара бер,
Эл-журтуңдун көп алкышын ала бер.
Эне менен баласы үчүн кам көрүп,
Элиң үчүн жарык болуп жана бер.

**Балдар врач, саламаттыкты
сактоонун мыктысы,
Надирова Кандалатка**

Ишке келдиң тал чыбыктай маалыңда,
Ар күн сайын наристенин жаныңда.
Күзөтчүдөй көз албастан карайсың,
Түмөндөгөн түйшүгү күч анын да.

Күн артынан күндөр өтүп билинбей,
Бир күнчөлүк эч бир көзгө илинбей.
Жылдар өтүп, айлар өтүп арадан,
Сен да иштедиң көп адамдын бириндей.

Жылдан-жылга тажрыйбаң көбөйүп,
Наристелер улам көп-көп төрөлүп.
Кылган ишиң көз алдыга көрүнүп,
Жүрдүң дайым кубанычка бөлөнүп.

Сак болушса эне-бала дендери,
Врач үчүн ал алланын бергени.
Сүйүнүчтүн нуру жаап жүзүнө,
Андан башка ойлойт эле эмнени.

Көп жылдарды камтып эмгек стажың,
Наристени кароо жактан устасың.
Иш жагынан жакшы болсо керектир,
Сени окуткан, сени үйрөткөн устатың.

Баалап өкмөт, төккөн маңдай төриңди,
Чын дилинен карады деп элиңди.
Көп катары көз жаздымда калтырбай,
Саламаттык сактоонун мыктысы да берилди.

Уктабай, таңдар агарып,
Өткөрдүң далай жылдарды.
Мээнеттин кайтып үзүрү,
Көрсөттү өкмөт сыйларды.

Ошону менен бирге эле,
Көптөгөн грамоталарды ыйгарды.

Алыс калып жаштык жалын курагың,
Кундуз чачтар буурул тарткан убагың.
Талыкпастан эмгектене бергин деп,
Бул ырларды сага арнап турамын.

Эч убакта чарчабастан талбастан,
Татаал жолдо ташыркап да калбастан.
Өз ишиңди ак аткарып жүрө бөр,
Бой көтөрмө сараңдыкка барбастан.

Сестра хозяйка Ташмаматова Калыска

Төрөт үйдүн бардык буюм-теримин,
Өздөштүрүп жок болсо да шеригиң.
Милдетиңди так аткарып тепилдеп,
Жүргөнүңдөн байкалды го тетигиң.

Билген жанга бул да татаал өзүнчө,
Катуу сүйлөө энелердин көзүнчө.
Оройлуктун оор жүгүн артынып,
Бараткандай жамандардын сөзүнчө.

Кыбыр эткен баары сенин колуңда,
Жакшы иш жасоо турат дайым оюңда.
Элиң үчүн аппак кызмат көрсөтүү,
Чоң максатың жашоо өмүр жолуңда.

Иштериңди орду менен кылганың,
Эмгегиңден улам алга жылганың.
Ичке карай имерилет ийгилик,
Таба билгин ийгиликтин сырларын.

Элиң үчүн эмгектенсең эринбей,
Жатып ичер жалкоолукка берилбей.

Сый-урматтын боло бергин эгеси,
Жумушуңда Калыс жалкоо дедирбей.

Иштөй бергин маңдай териң тамчылап,
Жыла бергин улам алга камчылап.
Сыйлыктарга жеткөн алдыдагылар,
Мына ошондо көз алдыңа тартылат.

**Старший медсестра
Тешебаева Айнурага**

Төрөткөндүн, карагандын баарынын,
Так эсебин ала турган даарынын.
Сен экенсиң ушулардын башчысы,
Жакшы иштеп чачып турган жарыгын.

Ак иштесең жүзүң жарык ар дайым,
Жарык жүздүү билесиң да кандайын.
Сергек жана сезимталдык жак менен,
Турасың сен сураштырып ал жайын.

Эмгек жолуң сестрадан башталып,
Ийгиликтер улам-улам коштолуп.
Мына ушул даражага жеткирди,
Ак эмгектин акыбети топтолуп.

Чын дилинен ким берилсе ишине,
Чоңго айланат болсо дагы кичине.
Жүрөгүнөн орун алат ар дайым,
Жакшылыкты жасоо сыркоо кишиге.

Санар болсок жылдарыңды иштеген,
Жыйырма төрт жыл өтүптүр го иш менен.
Канчалардын өмүр шамын күйгүзүп,
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген.

Жан экенсиң урмат-сыйга бөлөнгөн,
Оорулардын жөлөгүсүң жөлөнгөн.

Эмгектенип чарчабастан талбастан,
Келатасың гүл өңдөнүп өсүп көргөн.

Текке кетпөй элге кылган эмгегиң,
Айтар болсок сыйлыктарды бергенин.
Мээнетиндин мына ошол үзүрү,
Иштериңде кыйындыкты жеңгениң.

Элиң үчүн иштей бергин талыкпай,
Күч кетти деп бошоң тартып камыкпай.
Дагы далай сыйлыктардын ээси бол,
Аркандагы өскөндөрдөн калышпай.

Мээрбан эже
Абдыракманова Кандалатка

Басканың жеңил шамалдай,
Тетиксиң өзүң маралдай.
Ыракмат айтат баарысы,
Ишиңден кемчил таба албай.

Ирети менен иш кылып,
Алдыга карай тез жылып.
Билдирип тетик экениң,
Бир жерде иштеп сен тынып.

Жүрөсүң мактоо артынып,
Көздөргө жакын тартылып.
Жакшы иштейт ушул келин деп,
Алкыш сөз артка калтырып.

Элиңден алкыш алганың,
Эл үчүн күйүп-жанганың.
Эмгегиң элде бааланып,
Кең жолго чыйыр салганың.

Мээнетиң калбайт көмүскө,
Бааланат көзгө көрүнсө.

Бактылуу дайым болосуң,
Нур болуп элге төгүлсө.

Тер төгүп далай иштегин,
Ак иштөп тооч тиштегин.
Адалды сүйөт Алла да,
Арам аш такыр ичпегин.

Ийгилик дайым коштосун,
Имерип сага топтосун.
Бир жанын сактап жашаган,
Жалкоого сени кошпосун.

Жакшы иштөө болуп көңүлдө,
Өмүрдү улап өмүргө.
Бактылуу болуп жүрө бер,
Балдарың менен төрүңдө.

Мээрбан эже Садирова Батмага

Эти ооруп келген аялга,
Чын дилден көрүп камылга.
Жакшы сөз айтып кубантып,
Турасың дайым жанында.

Жардамың берип турасың,
Жакшылап көңүл бурасың.
Көз ачып, кайра жумганча,
Төрөйсүң деген сөзүңдү,
Көңүлүн алып сунасың.

Төрөтү оңой болсун деп,
Жардамчы укол бересиң.
Карайсың тыным албастан,
Баласын коюп энесин.

Экөөнүн сактап өмүрүн,
Жарынын алып көңүлүн.

Бар күчтү жумшап иштейсиң,
Сөзүмдүн айтсам төгүнүн.

Эл үчүн кылган эмгегиң,
Элиңе дем-күч бергениң.
Кызматың баалап сенин да,
Алкышын айтат элдериң.

Күндөрдү күндөр кубалап,
Күндөрүң өтөт сугалак.
Өмүргө өмүр уласаң,
Эл-журтуң көрүп кубанат.

Ак иштөп тынбай күн-түнү,
Көрсөтсөң элге үлгүнү.
Мээнетиң төккө кетпестен,
Озуру болот бир күнү.

Тер төгүп эмгек кыла бер,
Термелип алга жыла бер.
Таалайлуу болуп жашоодо,
Урматка, сыйга туна бер.

Балдар врачы неталог Абдуллаева Манзурага

Наристенин коргоп кымбат өмүрүн,
Энелердин алып дайым көңүлүн.
Келатасың эмгектенип чаалыкпай,
Төрөт үйдүн жерден алып жеңилин.

Энесиндөй мээрим төгүп дилиңден,
Кандайлыгың иштегенден билиңген.
Жетишерлик инсандардан экенсиң,
Жакшы иш менен эл көзүнө илиңген.

Элиң үчүн кызмат кылсаң эринбей,
Бирөөлөрчө бекерликке берилбей.

Ар убакта алкыш жаайт артыңдан,
Ушул келин жалкоо эле дедирбей.

Наристенин үнү ыкса ыңаалап,
Кубанасың анда сен да ураалап.
Жарыктыкта келип көзү ачылган,
Баласына эне байкуш кубанат.

Эне-бала бирге согуп жүрөгү,
Нурга толот энесинин гүл өңү.
Ден соолугу жакшы болсо экөөнүн,
Эч жериңден таба алышпайт күнөөнү.

Ата-эненин балдар болот бактысы,
Ден-соолугу бардыгынан башкысы.
Чын дилинен иштейт дайым берилип,
Иштеп жаткан врачтардын жакшысы.

Жакшылардын катарында сен дагы,
Иш жагынан ашып түшкөн салмагы.
Эл-журтунан алкыш алып иштесе,
Ал адамдын жашоодо жок арманы.

Иш стажың кыйла жылды камтыган,
Өсүп келет далай жаштар артыңан.
Ошолорго үлгү болуп дайыма,
Алкыш алып жүрө бергин калкыңан.

Операцияга кирүүчү мээрбан фельдшер Кулуев Токтосунга

Кыйын болсо төрөтү эгер эненин,
Саздаштырып бычак, кайчы керегин.
Кантебиз деп карап турбай ойлонуп,
Ишке түшөт түрүп алып билегин.

Кантсе дагы сакташ керек өмүрдү,
Жакындатпай келе турган өлүмдү.

Ичин жарып, алып туруп баланы,
Сүйүнөсүң ажал бизден жеңилди.

Эне-бала, үй-бүлөсү кубанычка батышат,
Жетине албай алкыштарын айтышат.
Көп катары сүйүнүчтүн нуру жаап,
Кучак жайып үйлөрүнө кайтышат.

Адам жанын сактап калуу оңойбу,
Капилеттен таш боор ажал торойбу.
Билек түрүп врач турса жол тосуп,
Ажал деген жакын келип жолойбу.

Ар убакта ажал менен арбашып,
Жашооңдо жакшы менен жандашып.
Эл ичинде аман-эсен жүрө бер,
Келе жаткан өлүм менен кармашып.

Иштериңде ийгиликтер жаралып,
Жакшы деген атың элге таралып.
Алкыш алып канчалаган адамдан,
Жүрө бергин иним өзүң агарып.

Бата менен эл көгөрөт деген бар,
Жамгыр менен жер көгөрөт деген бар.
Эмгегиңди элиң үчүн жасаган,
Баалай турган элиң жана эгем бар.

Орунда ла берсин максат ойлоруң,
Эч убакта дарт көрбөсүн колдоруң.
Сактоо үчүн эне-бала өмүрүн,
Ачык болсун баса турган жолдоруң.

Мээрбан эже Полотова Сажидага

Ден-соолугун карап эне-баланын,
Кандайлыгын утур сурап абалын.
Өз ишиңе берилгенсиң чын дилден,
Мына ошондон байкалганын карагын.

Жаңы гана окуп бүтүп келгенде,
Колго алдың го ушул ишти бергенде.
Андан бери канча жылдар алмашып,
Көп өзгөрүү болуп кетти жергемде.

Иштеп жүрдүң маңдай териң тамчылап,
Алга карай өзүңдү өзүң камчылап.
Иштеринде ийгиликтер болбосо,
Андай кезде жүрөк чиркин жанчылат.

Күндөр күнгө, айлар айга алмашып,
Иштериңде ийгиликтер чубашып.
Элиң үчүн эмгектендиң чарчабай,
Байкалбастан өттү далай убакыт.

Тал чыбыктай бир кездеги сары кыз,
Орто саар эне болдуң салмактуу.
Ак эмгегин жерде калбай бааланып,
Элиң сүйгөн эже болдуң ардактуу.

Жылдан-жылга өз ишиңде такшалып,
Ийгиликтер босогондон баш багып.
Эл алдында сый-урматка татыдың,
Сага карай кандайсың деп каш кагып.

Мээнет кылсаң кайтарылат үзүрү,
Жакшы болсо эгер берген түшүмү.
Мээрим төгүп карап эне-баланы,
Жумшап көлдиң аябастан күчүңү.

Иштей бергин эч убакта чарчабай,
Өмүр берсин, Алла сага арчадай.

Аман болуп үй-бүлөңдүн бардыгы,
Жашай бергин убакытты калчабай.

Төрөтүүчү
Абдуллаева Кайрыга

Толгоо тартып келгендерди өзүңө,
Ынانتасың жакшы айтып сөзүңө.
Бир заматта төрөтөсүң сүйүнтүп,
Келген жаны көз алдына көрүңө.

Жаны тынып сүйүнүчкө батышат,
Чын дилинен алкыштарын айтышат.
Үч-төрт күндө наристесин көтөрүп,
Кубанышып үйлөрүңө кайтышат.

Төрөтүүчү сенин ыйык кесибиң,
Төрөткана ачты сага эшигин.
Чымырканып чаалыкпастан иш кылат,
Чын дилинен кимдер сүйсө кесибин.

Өз ишиңди жактырасың сүйөсүң,
Мыйыгыңдан секин гана күлөсүң.
Ичкен ашың жерге коюп иш десе,
Жакшылардын катарында жүрөсүң.

Балдарга эне, мээрим төккөн бүлөсүң,
Бардыгына жагат сенин мүнөзүң.
Жалкоолукка жакындашпай таптакыр,
Ишиң үчүн дайым билек түрөсүң.

Энелерди жүрөгүңдөн карайсың,
Алар үчүн дайым жакшы санайсың.
Дөн-соолугун жакшы кылып үйүңө,
Сүйүндүрүп жөнөтсөм деп самайсың.

Дилиң таза жүрөгүң ак ар дайым,
Так билесиң ишиңдин сен кандайын.

Чын көңүлдөн эмгектенип эл үчүн,
Дөп ойлойсуң ийгиликти жандайын.

Сага карай имерилсин ийгилик,
Сенин дагы кимдигиңди билдирип.
Тийген күндөй жүрө бергин жаркырап,
Тирүүлүктө энелерди сүйдүрүп.

Мээрбан эже
Абдыракманова Анарга

Толготуп мында келгенге,
Тез ара жардам бергенге.
Чын дилден көңүл бөлөсүң,
Оорунун күчүн жеңгенге.

Көтөрүп эне көңүлүн,
Алладан тилеп өмүрүн.
Ак ниет менен иштейсиң,
Аздектөп төрөт бөлүмүн.

Ишиңе дайым берилип.
Кетпестен эч бир элирип.
Ак ниет иштеп жүрөсүң,
Анара жакшы дедирип.

Не жетсин алкыш алганга,
Иштейсиң калбай арманда.
Кош бойлуу болгон энелер,
Дайыма муктаж жардамга.

Жардамды берип турасың,
Жакшылап көңүл бурасың.
Эненин муктаж шартына,
Көңүлүң коюп угасың.

Жакшыруу жагын ойлойсуң,
Кайдыгер жандан болбойсуң.

Энелер эсен төрөшүп,
Жөнтөгин берсе тойлойсуң.

Жөнтөкти же да күлө бер,
Белсенип билек түрө бер.
Эл үчүн клган эмгектин,
Озурун көрүп жүрө бер.

Наристени карачу мээрбан эже Пазылова Акмаралга

Ымыркай кантип калды деп,
Ымыркай үчүн кайгы жеп.
Талыкпай иштөп келесиң,
Эмгектен тапкан нанды жеп.

Мээнеттен тамак тапканың,
Даамдуу болот татканың.
Ымыркай дени сак болсо,
Сүйүнүч күнгө батканың.

Наристе көзүн ачканы,
Жарыкка карай басканы.
Күн өткөн сайын торолуп,
Көбөйөт улам таскагы.

Сак болсо эне-баласы,
Тынч болот доктур санаасы.
Берилип иштейт ишине,
Айрыкча дилдин тазасы.

Атыңа затың жарашып,
Келатсаң баары карашып.
Суктанып сулуу жүзүңө,
Канчалар болду сага ашык.

Жылдарды жылдар жетелеп,
Жигердүү өмүр өтөмөк.

Кыйынга турчу неме экөн,
Кубаттуу адам көтөрөт.

Ишиңдин болуп топтому,
Ийгилик сени коштоду.
Чаалыкпай иштеп отуз жыл,
Баатырдык кылган окшоду.

Эмгегиң сиңсе элиңе,
Баатырдык эмей эмине.
Байсалдуу өмүр өтөй бөр,
Бактылуу болуп деги эле.



Жүрөк оорулар бөлүмү

*Келишет жүрөгү ооруп жабыркаган,
Жашоодо жашап жаткан ар кыл адам.
Бөлүмдүн кире бериш маңдайында,
«Жүрөктү жүрөк менен дарылаган».*

*Жазуу бар, бадырайта жазып койгон,
Демек, бул ооруганды деген «ойлон».
Доктурлар чын жүрөктөн дарыласа,
Сыркоолуу эч убакта болбойт ойрон.*

*Мотору адамдагы муштай жүрөк,
Жүрөгү согуп турса өмүр сүрөт.
Капыстан жүрөк сокпой токтоп калса,
Ал адам ошол замат күнү бүтөт.*

*Жүрөгү эч бир жандын токтобосун,
Балдары, ата-энеси боздобосун.
Сүйүнүп жашоосунда өмүр сүрсүн,
Боз инген тайлагына окшобосун.*



Бөлүм башчы
Осмонов Арипжан Исмаиловичке

Эл үчүн кызмат кылып бөлүмдү ачып,
Чаалыкпай чарчабастан жолду басып.
Элиңе эмгек жасап келатасың,
Татаал дабандардын белди ашып.

Дарылап жүрөктөрүн жүрөк менен,
Сендейлер ар убакта элим деген.
Канчанын оорусуна шыпаа берип,
Арипжан жан экенсиң пейли кенен.

Ишиңе шайырлыгың шайкеш келип,
Жүрөсүң шайыр мүнөз жигит делип.
Канчалар өз колундан шыпаа тапты,
Иштеген мезгилиңден жардам берип.

Элим деп чын дилинен соккон жүрөк,
Бергенге окшоп кетет суусун мүрөк.
Ажалдын жолун тосуп ар убакта,
Тайманбай баатыр болуп билек түрөт.

Жүрөгү катуу ооруп келген адам,
Ойлонот кай тарапка таштайм кадам,
Ошондо чын дилиңден жардам берип,
Канткенде тез арада айыктырам.

Деген ой тынчсыздантып бийлеп алат,
Үмүттүн балбылдаган отун жагат.
Ошентип жакшы сөзүң жакшы укол,
Сыркоону оорусунан тез сакайтат.

Жасаган ак эмгегің төккө кетпөй,
Жетекчи, чоңдоруң да сени эстей.
Саламаттык сактоонун мыктысы,
Наамын сага бериптир чектөй.

Ишинде күлүк аттай тапталыпсың,
Жүрөккө жадыбалдай жатталыпсың.
Биринчи категориядагы врач болуп,
Оозго алынып эл ичинде макталыпсың.

Демиңе дем кошушат сыйлыктарың,
Ак эмгек алып келди мунун баарын.
Эсепсиз ооруларды сакайта бер,
Дартына даба болуп берген дарың.

Мээрбан эже Маманова Асилканга

Эне менен баланын камын көрүп,
Чын дилден алар үчүн көңүл бөлүп.
Чарчабай чаалыкпастан келатасың,
Ак ниет, чын жүрөктөн эмгектенип.

Энеси дөн соолугу жакшы болсо,
Баласы бүлкүлдөтүп мамак сорсо.
Сен үчүн кандай гана кубанычтуу,
Үйүнө эсен-аман жөнөп койсо.

Таң эрте жөнөйсүң сен жумушуңа,
Себептир ишиң, эрте турушуңа.
Иш менен алпурушуп күн көч кирет,
Шүгүрлүк келтиресиң шунусуна.

Жакшылык кылайын деп энелерге,
Олтуруп жашоодогу кемелерге.
Жөнөйсүң өз ишинди сүйүп дилден,
Кабылбай иштөө үчүн жемелерге.

Мезгилдин дөңгөлөгү чимирилип,
Жаралып иштериңди көп ийгилик.
Жогорку баскычтагы чоң дарыгер,
Болупсуң кандайлыгың билдирилип.

Берилип өз ишиңе көзүң канып,
Уятка калбоо үчүн күйүп жанып.
Иштеген иштериңдин натыйжасы,
Саламаттык сактоонун мыктысы деп,
Наамын алганың бул да анык.

Стажың отуз жылдан ашык экен,
Чарчабай эмгектенип эчен-эчен.
Кундуздай кара чачың буурул тартты,
Иштей бер эл ичинде аман-эсэн.

Мээрбан эже Кудайбердиева Наргизага

Колуңдан көп иш келип такылдаган,
Тилиң да автоматтай шакылдаган.
Наргиза бир тетик кыз көрүнөсүң,
Ар дайым иштериңди так аткарган.

Бөлүмдө бийик экен кадыр-баркың,
Урмат сый кыла берсин сага калкың.
Жаш келсе ишке деген макалы бар,
Жараткан тартууласын маанай жаркын.

Жасаган иштериңден чыгып пайнап,
Эмгектин казанында жүрдүң кайнап.
Кошундар бирикменин төрө айымы,
Коюшту бир добуштан сени шайлап.

Билинип жагың менен иш билгилик,
Жаралсын иштериңде көп ийгилик.
Ар кандай сыйлыктардын ээси болуп,
Тарсылдак кыз экөниң да билдирип.

Издөнсөң ийгиликтер келе берет,
Жараткан жакшылыгың бере берет.
Жашыңдан ишиң менен көзгө илинсөң,
Башыңа бакыт кушу өзү келет.

Тарсылдап ташыркабай иште кызым,
Таалайлуу кылар бир күн сөндөй кызын.
Тамчылап таалай нуру ак жүзүңдөн,
Жан эгем бере көрсүн өмүр узун.

Жаштарга башчы болуп алга карай,
Талпынып күүлөй бергин канатыңды.
Көрсөткөн ишенимин актагын да,
Кубандыр сага ишенген жамаатыңды.

Алдыга кадам таштап бара бергин,
Көптөгөн сыйлыктарды ала бергин.
Ишиңде ийгиликтер жаралсын да,
Сыймыктанар кызы бол биздин элдин.

Ийне саюу бөлүмүнүн фельдшери Айтмаматов Шайдулла Маматовичке

Ийне сайып иштейсиң бул бөлүмдө,
Жакшы пикир айтышат сен жөнүңдө.
Колу жеңил дарыгер өзүң болуп,
Турасың ар убакта сен көңүлдө.

Оор жумуш билгенге ийне сайган,
Үмүтү зор өзүңдөн, ооруп барган.
Оорутпастан акырын укол жасап,
Жүрөсүң ар убакта болуп балбан.

Ажалы жетпегенге себеп болуп,
Эл-журтка ар убакта керек болуп.
Жүрөсүң алкыш алып элдериңден,
Шайдулла жакшы деген атка конуп.

Элинен алкыш алса кандай жакшы.
Жакшылар көп-көп болсо элдин бакты.
Элине көзгө илинер иш кылбаса,
Жарашпайт олтурса да алтын такты.

Эр жигит эл четинде, жоо бетинде,
Жакшы адам керкисинде көмигинде.
Болот деп кыргызымдын эзелтеден,
Калет жок айтып жүргөн көптөринде.

Кыргызга эч убакта жоо көлбесин,
Аталар оронушсун ак селдесин.
Элимде тынчтык болсун, шаттык болсун,
Ооздон түшүрүшпөй зор көлмесин.

Эл үчүн жумшай бергин билимиңди,
Эл журтуң баары билсин кимдигиңди.
Элинен алкыш алып иштөгөндин,
Мына ошол иштеринин ийгилиги.

Ийгилик имерилсин сени коштоп,
Иштей бер чарчабастан баатырга окшоп.
Адамдарга келе жаткан жалын чачып,
Антыңар ажалдын жолун тосмок.

Бөлүмдүн улуу мээрбан эжеси Сабирова Гүлчехра Камбаровнага

Канчаны суктандырган жаш кезиңден,
Иштепсиң тал чыбыктай мезгилиңден.
Ак дилден өз ишиңди сүйүп иштеп,
Ажайып жан экенсиң көзгө илинген.

Иш десе ичкөн ашын жерге коюп.
Ишиңе ушунчалык дилгир болуп.
Ар дайым алкыш алып эмгектендиң,
Ак жүрөк Гүлчехра атка конуп.

Ооруга аяр карап, мээрим төгүп,
Абалы кандайына көңүл бөлүп.
Чын дилден алар үчүн жардамдашып,
Тез ара сакайтуунун камын көрүп.

Жүрөсүң ар убакта күйүп-жанып,
Уятка калбайын деп артта калып.
Өз ишине берилген сендейлердин,
Ишинде ар убакта жүзү жарык.

Иштепсиң отуз беш жыл бир орунда,
Бекинип кирип кетпей сен коңулга.
Үйдөгү жумуштарды кошо аткардың,
Чарчабай чаалыкпастан иш соңунда.

Отуз беш, айтканга оңой, бирок көптүр,
Өзүңсүн болоттой курч жана өткүр.
Талыкпай чын көңүлдөн эмгектенген,
Сендейлер аз эледир, же бир жоктур.

Эч качан ак эмгегин жерде калбайт,
Ийгилик имерилип өзү жандайт.
Иш билги инсандарды карап туруп,
Эл журттту чын көңүлдөн алкыш арнайт.

Жөнөкөйдөн өтүпсүң старшыйга,
Бул деген татыганың урмат-сыйга.
Элиндин алкышына арзый бергин,
Зоболоң арта берсин жылдан-жылга,
Сыр аяктын сыры кетет, сыны кетпейт,
Иштөмчилди кийин да мезгил эстейт.

**Бөлүмдүн чарбалык эжеси
Бакирова Аксона Темировнага**

Чарбалык буюмдардын бардыгына,
Сен өзүң башчы болуп шайланыпсың.
Кыбыр эткөн нерсенин эсеп чотун,
Моюнуңа артынып жайгарыпсың.

Буюмдар өз ордунда жайланышкан,
Тагдыры сени менен байланышкан.

Бар кылсаң жок кылсаң да сенин ишиң,
Аткарган иштериңе таңданышкан.

Баарынын так эсебин чыгарасың,
Көлгөндөн кеткичекти убарасың.
Ишиңден кемтик чыкпай туура чыкса,
Анда сен алкыш алып кубанасың.

Ийгилик сага дагы жакын келсин,
Жараткан эл катары оомат бөрсин.
Жан дилден күйүп-бышып эмгектенген.
Өз ишине берилген кыргыздын кызы сенсиң.

Жараткан жакшылыгын ыроолосун,
Өзүңдү кызыр дайым жылоолосун.
Кандайча иш аткарып келатасың,
Байкалып кээ учурда сыноодосуң.

Текшерсе беш аласың, уят болбой,
Ар дайым жакшы иштейсиң жалкоолонбой.
Аткарган ак ниеттүү ишиң үчүн,
Койбойт го алкыш сөздөр ыроолонбой.

Мээрбан эже Жолдошова Айгүлгө,
Ишиңде такшалыпсың, тапталыпсың.
Аткарган ишиң үчүн макталыпсың,
Жыл сайын тажырыйбаң артып улам.
Алдыңкы катарларга катталыпсың.

Колуңдан бардык жумуш көлөт экен,
Жараткан ийгилигиң берет экен.
Аткарган алгылыктуу ишиң мөнөн,
Ар дайым Айгүл жакшы делет экен.

Сыркоого ийне сайган алтын колуң,
Ар качан, кайсы иш болсо ачык жолуң.
Сүйүнтүп үйлөрүнө жөнөтсөк деп,
Күн-түнү мына ошол максат оюң.

Ак иштөп, эл журт үчүн салым кошуп,
Ооруну сакайтууга колду созуп.
Арбашып, тыным албай күндөп-түндөп,
Ажалдын турасыңар жолун тосуп.

Ар дайым ак халаттай дилиң таза,
Жарашат бир өзүңдү ким мактаса.
Элинин жүрөгүнөн түнөк табат,
Журтунун ишеничин ким актаса.

Элиңден алкыш алып жүрө бергин,
Бактылуу бал өмүрдү сүрө бергин.
Берилип өз ишиңе жүрөгүңдөн,
Бөлсөнип билегиңди түрө бергин.

(Уландысы бар)

Датка эненин монологу

Эл-журтуна тийип турган кереги,
Кимдер билбейт Курманжандай энени.
Ак жеринен даргага асып баласын,
Ак падыша титиреткен денени.

Акыл-эстүү аялзаттын жаркыны,
Душмандардан сактап ыйык калкыны.
Кайрат күчкө толгон муштай жүрөгү,
Датка эненин дүңгүрөттү даңкыны.

Акыл менен бийлеп алган көңүлдү,
Душмандарга тебелетпейм төрүмдү.
Деген ойдо тил табышып сүйлөшүп,
Датка энебиз эл көзүнө көрүндү.

Топтоштурган акыл ойдун тунугун,
Кымбат көрүп элин жана туругун.
Чыдап турду, чымырканып тик карап,
Даргага асып жаткан кезде кулунун.

Жолболдуева Айгүлгө
Жогорку категориядагы мээрбан эже

Баткендин коругунда өсүп турган,
Уккандар кандайча деп көңүл бурган.
Мен дагы угуп жүрөм Айгүл гүлүн,
Күндүзү көрүнбөстөн, түнү ачылган.

Ай чыкса караңгыны жарык кылган,
Гүл болсо көргөн жанды кызыктырган.
Бул экөө бириккенде Айгүл болуп,
Уккандын кулагына жагып турган.

Атыңа затың дагы жарашкандыр,
Суктанып канчалары карашкандыр.
Өзүнө түгөй кылып алсак дөшип,
Ичинен имерилип самашкандыр.

Ай болуп караңгыны жарытса деп,
Гүл болуп жыты аңкып маарытса деп.
Эл үчүн кызмат кылар кызыбыз деп,
Ата-энең айтышкандыр жакшы тилек.

Чоңоюп эл ишине жараганың,
Элиңдин ден-соолугун караганың.
Күн-түнү чарчабастан эмгектенип,
Элиңе жакшылыкты самаганың.

Жумушуңа күнүгө каттаганың,
Ата-энеңдин үмүтүн актаганың.
Адам болсо кызыбыз деген сөзүн,
Жадыбалдай жүрөккө жаттаганың.

Ийгиликтин ийилип келгендиги,
Жараткандын жакшылык бергендиги.
Жашоонун өлүм-өмүр күрөшүндө,
Амандык, жамандыкты жеңгендиги.

Ар дайым жакшылыкты жандап өткүн,
Жашоодо бири болуп сен да көптүн.
Жаркылдап жагалданган сөзүң менен,
Дайыма ооруларга мээрим төккүн.

Даитова Нуртажиге
Жогорку категориядагы мээрбан эже

Нур болуп эли-журтка тараса экен,
Элинин көрегине жараса экен.
Деген бир жакшы максат тилек менен,
Атыңды Нуртажи деп койгон экен.

Уколдоп адамдарга нур болупсуң,
Алардын купулуна сен толупсуң.
Аянбай жумшап болгон билимиңди,
Аткарып көп иштерди сен коюпсуң.

Аткарган ишиң менен элге жагып,
Нуртажи дурус келин деп аталып.
Чын дилден дилгирленип жумуш жасап,
Жүрөсүң ар убакта сен макталып.

Иштериң көңүлдөргө толуп турса,
Ийгилик ар убакта болуп турса.
Алкыш менен сыймыктын ээси сенсиң,
Кемчилдикти болтурбай жоюп турса.

Сая көтпөй иштеген ар бир күнүң,
Бөйпил болуп уктаган ар бир түнүң.
Жакшылыкка жакшылык жалгашылып,
Бардыгы төң арналды калкың үчүн.

Эл үчүн ак эмгегин жасаганды,
Элим деп кйүп-бышып жашаганды.
Андайды чын жүрөктөн эли сыйлап,
Канчасы эмгегинен атак алды.

Элинөн алкыш алган көмчил болбойт,
Өздү эмес ар убакта өзгөнү ойлойт.
Сен дагы элге жасап кызматыңды,
жүрөсүң элиң сени куру койбойт.

Чын дилден чымырканып иштегениң,
Көтөрдү жогоруга даражаңды.
Чаалыкпай иштей бергин элиң үчүн,
Айда да максат толгон арабаңды.



Кабыл алуу бөлүмүндөгүлөргө

*Келгенди эң биринчи кабыл алып,
Оорусун сураштырып дароо жазып.
Андан соң жөнөтөсүң орунуна,
Жатарын түшүндүрүп кайда барып.*



Мокушова Мирага
Жогорку категориядагы мээрбан эже

Ооруп келген ар бир адам өзүңө,
Кулак салып угуп айткан сөзүңө.
Эмнени айтсаң мына ошону аткарып,
Карап турат сенин сырдуу көзүңө.

Солкулдаган жаш чырпыктай кезиңде,
Жакшы элести тартуу кылып сезимге.
Күнү-түнү иштегениң талыкпай,
Бардыгы тең турган чыгар эсиңде.

Жаштык мезгил жалкоолукту билбеген,
Айткан сөздү кулактарга илбеген.
Азоо тайдай туйлап турган кез болот,
Турмуш кандай түшкө дагы кирбеген.

Жылдар жылып айлар менен алмашып,
Жердин бетин канча жолу кар басып.
Чарчаганды чаалыкканды сездирбей,
Келатасың сыркоолорго жандашып.

Сакайышып үйлөрүнө баргандар,
Сүйүнүчтүн сырдуу күүсүн чалгандар.
Чын дилинен алкыштарын айтышат,
Алар үчүн силерсиңер балбандар.

Отуз жети жыл өтүптүр арадан,
Ооруларды кароо чыкпайт санаандан.
Мээнети күч эмгегиң ак өзүңдүн,
Чын дилинен күндөп-түндөп караган.

Сыркоолорго көп камкордук көрүлгөн,
Бул жылдарда далай төрлөр төгүлгөн.
Иштериңде ийгиликтер жаралып,
Жогорку категория наамы сага берилген.

Жөнөкөйдөн старшийга жеткөңиң,
Жан күйгүзүп жакшы эмгек эткөңиң.
Кайтарылып эмгегиңдин үзүрү,
Улам алга кадам шилтеп кеткөңиң.

Жөн жеринен ийгиликтер көлбеген,
Жөн жеринен сыйлыктарды бербеген.
Кимдин кандай аткарганын жумушун,
Таразалап көрүп турат эл деген.

Дагы деле алдан күчтөн тайбагың,
Мээнетиңди элиң үчүн арнадың.
Эс алууга чыгып алып ардактуу,
Жакшы өткөргүн өмүрүңдүн калганын.

Жашооңдо узун болсун өмүрүң,
Кайгы муңга чөмүлбөсүн көңүлүң.
Балдарыңдын сыйын көрүп ар дайым,
Жүрө бергин көркү болуп төрүңдүн.




Тери оорулуулар бөлүмүндөгүлөргө

*Терисинен жабыр тартып келгенге,
Жан дил менен жардамдарды бергенге.
Дарыгерлер тикенерден тик туруп,
Карайсыңар кыйналышкан элдерге.*

*Жаның анда кайсыл жериң ооруса,
Жабыркайсың кандай мээнет тооруса.
Кайра баштан келүү кыйын ордуна,
Кайсы адамдын өмүр гүлү соолуса.*

*Эч бир жандын өмүр шамы өчпөсүн,
Өмүр гүлү соолубасын көктөсүн.
Эч ким жана бул жашоодо эч нерсе,
Толтура албайт кеткендердин бөксөсүн.*

*Эч бирөөнүн оорубасын эч жери,
Көркү болот адамдагы бул тер.
Алты сандын амандыгы жашоодо,
Көрктүү кылып жүрөт дайым ал сени.*



Максытова Санабарга

Отуз жыл эмгектөніп эринбестөн,
Санабар мындай эле дедирбестөн.
Берилип өз ишинди, так аткарып,
Жүрөсүң сараңдарга керилбестөн.

Дарыгер, өзүнчө бул татаал кесип,
Жашың да оорукана ачып эшик.
Өзүңдү кучак жайып тосуп алган,
Бул жердин тузу наны болуп насип.

Жаштыктын жалындаган деми менен,
Кыргыздын бир кызысың пейли көнөн.
Жан үрөп өзүң сүйгөн кесибиңе,
Берилип иштеп калдың дилиң менен.

Билинбей жылдар жылып өтө берди,
Кадамың алга карай кете берди.
Өткөргөн иш күндөрүң бөкөр кетпей,
Көптөгөн ийгиликке жете берди.

Ийгилик сыйлыктарга шыктандырды,
Өзүңдү көргөндөргө суктандырды.
Мезгилдин дөңгөлөгү чимирилип,
Турмушта теңиң менен жуптандырды.

Турмуш менен жумушуң айкалышып,
Иштериңдин кандайы байкалышып.
Берилип грамота, сыйлыктарың,
Жарашып калбадыбы жайкалышып.

Ар дайым жүрөсүң сөн күлүп-жайнап,
Жайдары мүнөзүңдөн чыгат пайнап.
Өзүңдө болгон күтчү, эмгегиңди,
Отуз жыл элиң үчүн келдиң арнап.

Бул деген ойлоп көрсөң ыраак жол,
Ишинден алкыштарың болду го мол.

Эл үчүн эсеп жеткис иш жасадың,
Үйүңдө олтурбастан куушуруп кол.

Ар дайым аман-эсен боло бергин,
Элиңдин купулуна толо бергин.
Эл үчүн жан аябай кызмат кылдың.
Жашоодо сый-урматта боло бергин.

Маткалыков Медерге
УЗИде иштейт, жогорку категориядагы врач

Адам деген кандай татаал аппарат,
Тетиктерин кандай адам ача алат.
Кокусунан бир жеринен жаңылса,
Бир-бирине келтиришет акаарат.

Ички органдын ооруларын текшерип,
Кайсыл жери ооруганын эскертип.
Кызматы чоң бул аппарат УЗИнин,
Ооругандын жүрөктөрүн сестентип.

Билбей жатса ооруганын кай жери,
Аппаратсыз билмек эле эмнени.
Бир заматта көрүп берет аныктап,
Кандай оору бар экенин сендеги.

Медер өзүң аппаратты башкарып,
Келатасың жакшы иштәрди аткарып.
Алгылыктуу кызматыңы аткарган,
Эл ичинде жүргөн кезиң макталып.

Татаал жумуш аппаратты башкарган,
Ага деле адам иштейт такшалган.
Өз ишинин терең сырын билгенге,
Көз алдына жадыбалдай жатталган.

Көзөк күтүп турган канча адамдын,
Тагдырына себеп болуп жаралдың.

Оорусунун тактап берип кандайын,
Сен алардын алкыштарын ала алдың.

Алкыш алуу бул да кыйын билгенге,
Сылык сүйлөп, түшүндүрүп киргенге.
Көргөзбөсөң оройлугуң ооруга,
Кандайыңды сездиресиң ирмемде.

Ар убакта эл сынына толо бер,
Медер жакшы деген атка коно бер.
Эч убакта чарчабай да чаалыкпай,
Элиң сүйгөн элдин уулу боло бер.

Дагы көп боло берсин ийгилик,
Ийгиликтер кимдигиңди билдирип.
Турат дайым эл көзүнө көрүнүп,
Алган сымал пленкага түшүрүп.

Кудайбердиева Назгүл

Аяш кызыма

Бир нече сыйлыктардын ээси мээрбан эже

Мектепти көп катары бүтүп анан,
Таштадың келечекке кенен кадам.
Күрөшсө көздөп жүргөн иши үчүн,
Максатын ишке ашырат ар бир адам.

Максатың көздөп жүргөн сенин дагы,
Баарынан кымбат болуп адам жаны,
Элиме эмгек кылсам деген тилек,
Ишке ашып максат оюң орундалды.

Окудуң даарыгерлик окуу жайын,
Жакшы иштөө көңүлүңдө турду дайым.
Аяктап окуу жайды көп катары,
Ишиңде иштөө менен болдуң дайым.

Ошондон намысты бек кармап колго,
Түшүпсүң жакшы деген даңгыр жолго.
Чамынып таскак уруп келетасың,
Чаалыкпас, ташыркабас минип жорго.

Жеткирди минген жоргоң ийгиликке,
Көтөрдү улам жаңы бийиктикке.
Жаралып иштериңде саамалыктар,
Жетелеп бара жатат жаңы чеке.

Жаралган ийгиликтер алга сүрөп,
Элиң деп иштөө менен согот жүрөк.
Өзүңдөй сергек көңүл, сезимтал кыз,
Ак дилден иштөө үчүн билек түрөт.

Билинбей аралыктан жылдар өттү,
Башыңдан өткөрүпсүң сен да көптү.
Ишиңде ийгиликтер коштоо менен,
Жараткан сага дагы мээрим төктү.

Ийгилик сыйлыктарды алып келди,
Жараткан саамалыгын кошо берди.
Чын дилден элиң үчүн эмгек кылып,
Дагы да агыза бер маңдай терди.

Чаалыкпай таскак уруп бара бергин,
Элиңден ак батасын ала бергин.
Жолуңда кандай тоскоол бурса дагы,
Кебелбей мына ошонун баарын жеңгин.

Өзүңдү кызыр дайым жылоолосун,
Алланын жакшылыгы ыроолосун.
Дагы да көп сыйлыктын ээси болуп,
Талыкпай иштей бергин аяш кызым.

Зулунова Ибадатка Улуу мээрбан эже

Пайда болуп сиздерге бир чоң түшүнүк,
Дарыгердин ким экенин түшүнүп.
Чын жүрөктөн эмгектенип калдыңыз,
Дарыгерлик окуу жайын бүтүрүп.

Күн көч кирип күндө жаңы таң атып,
Өз ишиңиз турчу дайым саматып.
Эмгектенип жаштык жигер күч менен,
Канчаларды кубандырып каратып.

Жаштык жылдар артта калды бекинип,
Жылдан-жылга аттап өтүп секирип.
Жараттыңыз далай эмгек эл үчүн,
Түйшүктөнүп көп мээнетти кетирип.

Сиз иштеген бейтапкана үйүнө,
Канчалаган оору келет күнүгө.
Укол сайып, дары берип аларга,
Сакайганы кетет үйгө сүйүнө.

Ак дилинен ак батасын беришет,
Бош орунга дагы башка келишет.
Бул жер элге каптаркана сыяктуу,
Бири учса бири келип конушат.

Талыкпаган көп эмгектин күчүнөн,
Грамота берилгенин түшүнөм.
Талыкпастан иштедиңиз тер төгүп,
Кайыл болуп сууктарга үшүгөн.

Кырк жыл деген жарым кылым убакыт,
Кылган ишти саноо кыйын чубатып.
Ойлоп көрсөң бир жигиттин өмүрү,
Сөздү эгер айтар болсок узатып.

Ооруларга көп камкордук көрүлүп,
Канчалаган маңдай төрлөр төгүлүп.
Күнү-түнү иштедиңиз аянбай,
Ишиңизге чын жүрөктөн берилип.

Эл-журтуна жумшады деп күчүңү,
Маңдай тердин кайтарылып үзүрү.
Сизге берген грамота сыйлыктар,
Бул да болсо көп эмгектин түшүмү.

Эс алуунун келди мына мезгили,
Жүрөк чиркин дал ошону сездими?
Эс алыңыз чайын ичип балдардын,
Колго тийсе эс алуунун тизгини.

Жолдошова Марзияга Улуу мээрбан эже

Жыйырма жыл эмгек кылып элиңе,
Кулак салып алар айткан кебине.
Сен жасаган эмгегиңдин күчүнөн,
Дем кошулуп оорулардын демине.

Жакшы сөзгө жумшап оору көңүлү,
Бир кыйлага узаргансыйт өмүрү.
Силер себеп, шыпаагери жараткан,
Болгонуна шүгүр кылат кээ бири.

Жыйырма жыл толукшуган мезгили,
Элестетет күлгүн курак кезиңди.
Чаалыгууну, чарчаганды сездирбей,
Ар тарапка алып учкан сезимди.

Элиң үчүн кызмат кылсаң жүрөктөн,
Жалкоолордон болбой эптеп күн өткөн.
Алкыштарын берип кетет баарысы,
Сен да аларга жакшылыкты жүрөгүнө түнөткөн.

Мезгил деген учкан куштай закымдап,
Билинбестен келе берди такымдап.
Иш деп жүрүп күн өткөнүн сезбестен,
Бир карасаң кырк келатат жакындап.

Ар жылдардын өзүнчө бир шаңы бар,
Ар күн сайын келе берет жаңылар.
Ооруларга жакшы кылсаң мамиле,
Ак батасын аянбаган жагы бар.

Чын дилиңден эл кызматын кылганың,
Иштериңден алга карай жылганың.
Өз ишиңде такшалып да тапталып,
Жакшы жаман ажырата ылгадың.

Ар бир күндүн түйшүгү күч өзүнө,
Билинбеген көчөдө элдин көзүнө.
Чарчабастан аткара бер ишиңди,
Көп алкыштар келип турсун өзүңө.



**Чоңдор үчүн жугуштуу
оорулар бөлүмүндөгүлөргө**

*Эл ичинде түрдүү түркүн оору бар,
Шыпаа издеп келет бардык оорулар.
Ошолордун арасынан чоңдордун.
Жугуштуу оорулары деген бар.*

*Бул оорунун тез-тез алдын албаса,
Ооругандар доктурга тез барбаса,
Сакайышы кыйын болуп оорудан,
Жүгүрүшүп уруп калат далбаса.*

*Дарыгерлер келесиңер жардамга,
Жан соогалап өзүңөргө барганга.
Өлүм, өмүр өүрөшүндө экөөнүн,
Өмүр жакка ажыратып алганга.*

*Чын жүрөктөн жасайсыңар аракет,
Аракетке Алла берип берекет.
Оорусунан сакайышкан канчалар,
Алкыштарын айтып анан кетишет.*



Жаңыбаева Гүлүгө
Саламаттык сактоонун мыктысы,
жогорку категориядагы улуу мээрбан эже

Ишке келип солкулдаган кезиңден,
Ал кедерде оңой болуп сезилген.
Талыкпастан күн-түн дебей иштеген,
Мезгилдериң чыкпас чыгар эсиңден.

Кээси оор кээси жеңил келгендер,
Силер менен ооруларын жеңгендер.
Күнү-түнү ишиңерди жасаган,
Аябастан алкшытарын бергендер.

Башкалардан обочороок жатышкан,
Ар кандайча сар санаага батышкан.
Тез айыгып үйлөрүнө кетүүгө,
Эки көзүн эшик жакка сатышкан.

Жугуп калып жүрбөсүн деп башкага,
Карайсыңар бул ооруну башкача.
Түйшүгү күч, мээнети көп ишиңдин,
Баардыгы чын кимдер канча мактаса.

Бири сенсиң, мээнети көп сергектин,
Акыбети кайтып кылган эмгектин.
Жетиүү үчүн сыйлыктарга берилген,
Далай жылдап пешенөңди тердеттиң.

Грамота, дипломдордон башталып,
Мыкты наамы турду сага баш болуп.
Талыкпастан иштөп жаттың аянбай,
Чымырканып, кайратыңдан таш жарып.

Жылдар жылып, бир бирине жалгашып,
Ийгиликке жеттиң сен да жандашып.
Мыктысы деп Саламаттык сактоонун,
Ыйгарышты эмгегинди баалашып.

Отуз эки жылды ишиң камтыган,
Алкыштарды ала бердиң калкыңан.
Чын дилиңден эмгектенип келесиң,
Начар деген сөз айтылбай артыңан.

Чын жүрөктөн ким берилип иштеген,
Ар убакта алектенген иш менен.
Эл ичинде эсен жүрсүн сөңдөйлөр,
Ак эмгектен таттуу нанын тиштеген.

Иштей бергин, алың жөтпөй калганча,
Эл катары эс алууга барганча.
Эч убакта да тайыбагын жолуңдан,
Чач агарып буурул тартып калса да.

Бүжүева Гүлмирага Мээрбан эже

Кан тамырдан ийне сайып ооруга,
Оорусунун шыпаагери болууга.
Чарчабастан чын дил менен иштейсиң,
Жакшылардай жакшы атка конууга.

Ийне сайып иштөө кыйын билгенге,
Тапшырылат ишенимге киргенге.
Кокусунан жаңылыштык кетирсе,
Кылган иши ойрондолот ирмемде.

Тандап алган ушул ыйык кесипти,
Иштөө керек коюп койбой чекитти.
Ооруларга маин сүйлөп жакшы иштөп,
Гүлмира да алкыш сөздөр эшитти.

Көп алкыштан көп ийгилик жаралып,
Жакшы сөзгө дили турса тазарып.
Мына ошондо кылган иши көрүнүп,
Алды жакта жүрөт дайым агарып.

Канчалаган грамота сыйлыктар,
Тынымы жок ак эмгекке берилген.
Өз ишинди жандай сүйүп иштеген,
Айтсак болот сенин маңдай териңден.

Алтын колдуу дарыгерлер болбосо,
Кантмек экен ажал келип жойлосо.
Табалбастан эмне кылар айласын,
Кыйын болмок мына ошону ойлосо.

Жаратканга шүгүр кылып миң ирет,
Жүргөн жакшы акыл калчап дил үрөп.
Эч нерсени ойлобостон эсирген,
Эргулдарды эстерине келтирет.

Чарчабастан чаалыкпастан иштей бер,
Ак эмгектен ак наныңды тиштей бер.
Аркаңдагы алкыштардын күчүнөн,
Жакшы деген аттан такыр түшпөй кел.

Сыдыкова Бүайшага Мээрбан эже

Оорулардын алын сурап дарылап,
Келе атасың жакшы делип ар убак.
Кандайлыгың иштериңден байкалып,
Андан кийин жакшы наам тагылат.

Иштээр болсоң өз ишиңе берилип,
Бүайша да жакшы иштеди дедирип.
Эптөп-сөптөп иш күндөрүн өткөргөн,
Жандан болбой, жалкоолонуп эринип.

Жалкоолукту жакындатпа ишиңе,
Ишене бер өзүңдөгү күчүңө.
Такшаласың тапталасың күлүктөй,
Өз ишиндин кандайына түшүнө.

Иштөмчилди жандайт дайым ийгилик,
Ийгиликтер кандайыңды билдирип.
Көзгө даана көргөзгөнсүп турушат,
Сыйлыктарга шыктандырып ийдирип.

Таскактатсаң мингөн күлүк атыңды,
Алдыга озуп бийиктетет баркыңды.
Бара-бара жакшы иштериң сөңдеги,
Өйдө карай көтөрүшөт даңкыңды,

Жетүү үчүн далай мээнет кыласың,
Андан кийин алга карай жыласың.
Канчалаган маңдай териң төгүлүп,
Жан аябай тикеңен тик турасың.

Көп эмгектен ийгиликтер жаралат,
Ийгиликсиз жасалган иш аманат.
Ошондуктан максат коюп алдыңа,
Талбай иштеп кыла бергин далалат.

Күндө жаңы таң атат да көч кирет,
Жаңы деле кези келсе эскирет.
Жылбай турган түбөлүктүү нерсе жок,
Эмгек гана эрезеге сени дайым жеткирет.

Аракет кыл алдыңкыдай болууга,
Алкыш алып дайым сынга толуга.
Бардык нерсе сенин гана колуңда.

Элиң үчүн эмгектенип жүрө бер,
Иш дегенде билегиңди түрө бер.
Иштериңде ийгиликтер жаралып,
Жакшы жашап, жакшы өмүр сүрө бер.

Мамажанова Диларамга

Диларам сен ишке жаңы келипсиң,
Чын дилиңди өз ишиңе берипсиң.
Жаш болсоң да ишиң көзгө көрүнүп,
Ишке дилгир, жеңил гана делипсиң.

Келгенде эле мактоолого татыган,
Демек мындай баарын билет жашынан.
Ийгиликтер коштоп чыгып тез эле,
Алкыш сөздөр чубуруп келет артыңан.

Кандай жакшы мактоо алып иштеген,
Терин төгүп таттуу нанын тиштеген.
Дээринен өз милдетин түшүнгөн,
Чын дилинен алпурушат иш менен.



Балдар бөлүмүндөгүлөргө

*Акылмандар бизге жазып калтырган,
«Балдар биздин бактыбыз»-деп айтылган.
Улуу сөздү угар болсок дит коюп,
Өмүрүңдү улантуучу артыңдан.*

*Балдар үчүн камкор болуп ата-эне,
Жаман сөзгө ыраа көрбөй дегү эле.
Колдо барын жесин дешип балдарым,
Балдарына үйрүлүшөт тим эле.*

*Көлөчөктин ээси болгон балдардын,
Капканына түшпөсүн деп армандын.
Ооруп келсе көңүл бөлүп чын дилден,
Бересиңер тезирээгин жардамдын.*

*Балдарыбыз дендери сак болушсун,
Элибиздин купулуна толушсун.
Ата-эненин данакери болушуп,
Жашообузда ооруганын коюшсун.*



Кудайбердиева Ырыска
Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже

Элиң үчүн эмгек жасап берүүгө,
Жөнөп калдың шаардан окуп келүүгө.
Орундалып максат ойлоруң,
Мезгил деген улам алга желүүдө.

Жаш кезектин жалындаган күндөрүн,
Күндө угуп жаш балдардын үндөрүн.
Өткөрдүң го иштериңди сүйүнүп,
Көргөн кезде наристелер күлгөнүн.

Ыйлап жатса көңүлдөрдү гаш кылат,
Күлүп турса жүрөгүңдү шат кылат.
Сакайышып силер берген жардамга,
Эч нерседен капары жок каткырат.

Күнү-түнү талбай иштеп келесиң,
Айдап алып ден соолуктун кемесин.
Аркасынан аңдып келген ажалды,
Ак эмгектин күчү менен жеңесиң.

Оорусунан сакайышкан балдары,
Дарыгердин жакшы тийип жардамы.
Алкыш айтат ата-энелер сүйүнүп,
Тируүлүктө аман-эсен калганы.

Энесиндей мээрим төгүп карайсың,
Тез сакайып кетсе экен деп самайсың.
Ийгиликтер коштоо менен дайыма,
Мына ушундай эл ишине жарайсың.

Ак эмгегиң сыйлыктарга жеткирди,
Жылдар өтүп эмгек күнүң эскирди.
Бирок жаңы ийгиликтер жаралып,
Даражаңды бийиктетип өстүрдү.

Эки көм отуз жыл болуптур стажың,
Өз ишиңе өтө тыкан устасың.
Дагы далай сыйлыктарды ала бөр,
Бөкем кармап ийгиликтин туткасын.

Улам алга жыла бергин камчылап
Ак эмгектен маңдай териң тамчылап.
Алкыштардан алыстабай жүрө бөр,
Мындан ары иштесең да канча убак.

Келатасың бата менен көгөрүп,
Коллективде урмат-сыйга бөлөнүп.
Эмгегиңе элиң дайым ыраазы,
Сендей кыздын калганына төрөлүп.

Жакыпова Динарага Бөлүмдүн башчысы

Келатыпсың бөлүмдү сөн башкарып,
Ийгиликтер эшигиңден каш кагып.
Бөлүм башчы даражага жетипсиң,
Эмгек жолуң ушул жерден башталып.

Эмгегиңден баар таап келипсиң,
Кыйындыкты кебелбестен жеңипсиң.
Көрүп туруп иштериңден жасаган,
Кайраттуу кыз Динаракан делипсиң.

Ким иштесе өз ишине дилинен,
Сүйлөйт анда чаң чыгарып тилинен.
Жакшы ишине жакшы деген баа алып,
Бири айтпай, калса дагы биринен.

Демди алып, андан чыгып ишиңе,
Күчтүү болуп, күч кошулуп күчүңө.
Чымырканып чын көңүлдөн иштейсиң,
Уктасаң да ишиң кирип түшүңө.

Төр төгүлсө ийгиликтин болгону,
Табалбайсың алкыштардай олжону.
Алкыш алып дайым жакшы иштөө бул,
Мүмкүнчүлүк, аракетинң колдогу.

Эмгектенгин жаштык жалын барында,
Керемети күчтүү болот анын да.
Ийгиликке себеп болуп турушат,
Жакшы адамдар болсо дайым жаныңда.

Элиң үчүн талыкпастан иштөй бөр,
Алга карай ак дил менен кулач көр.
Чын көңүлдөн жасап жаткан ишиңен,
Тып, тып этип пешенеңден аксын төр.

Сергектентип сезимиңдин жай кышын,
Өз ишине койсо кимдер ышкысын.
Жүрөгүнөн иш аткарат берилип,
Жалкоолуктун чыгарып бүт быт-чытын.

Таштемирова Бүсайрага Жогокру категориядагы мээрбан эже

Талыкпастан кырк жыл эмгек жасаган,
Бир адамдын бир өмүрү жашаган.
Күнү-түнү оору менен алышып,
Күчкө толуп алкыш менен батадан.

Келатыпсың алга карай арыштай,
Кийин келген жаштардан эч калышпай.
Эмгегиңдин жакшы жаман экенин,
Иш стажың көргөзүүдө аныктай.

Баракелде Бүсайрадай болгула,
Иштегениң купулдарга толгула.
Бүсайрадай кырк жыл иштөй албаган,
Ишиңерди коюп элө койгула.

Наамарт ошол ким алкышын айтпаса,
Сөз түгөнбөйт кимдер канча мактаса.
Эли үчүн чын дилинен иштеген,
Дили дагы халатындай таптаза.

Бул инсандын ийгилиги көп экен,
Кылган иши ар нерсеге төп экен.
Больницага баскан изин санасаң,
Эсеп жеткис өтө узун жол экен.

Эсеп жеткис эмгек жасап көп жылда,
Урмат-сыйдын ээси болдуң бир кыйла.
Жакшы ишиңе ыйгарылып сыйлыктар,
Мээнетиндин кайтты үзүрү жык жыйма.

«Эр эмгегин жер жебеген» сыяктуу,
Өз ишиңде сен да болдуң уяттуу.
Уят болбой жакшы иштейм дегендер,
Сага окшоп өз милдетин туят бу.

Иштегениң милдетинди түшүнүп,
Койгонуң ал көп жумушту бүтүрүп.
Дартка дабаа, шыпаа болуп берсе деп,
Канчалаган оору турат күтүнүп.

Талбай иштеп даба болуп дартына,
Көп эмгекти жасап бердиң калкыңа.
Чын дилинен алкыштарын айтышып,
Жетет баары сенин кадыр-баркыңа.

Урмат-сыйдын ээси болуп жүрө бер,
Чарчабастан дагы билек түрө бер.
Эл ичинде эсен болуп дайыма,
Жакшы жашап жакшы өмүр сүрө бер.

**Камбарова Бүсанамга
Жогорку категориядагы мээрбан эже**

Энесиндей мээрим төгүп балдарга,
Күнү-түнү келесиң сен жардамга.
Алтын колдуу, ак халатчан дарыгер,
Татаал эмгек мындайынан алганда.

Иштейсиңер кыйынына карабай,
Кыйналганды кыйналдым деп санабай.
Жан күйгүзүп иштеп жаткан иштериң,
Сөзилгенсийт эне менен баладай.

Бала бакыт ар бир үйдүн медеги,
Ата-энеге кубат болуп берери.
Ар убакта жөлөк арка бел болуп,
Сүйүнүчтү, күйүнүчтү кошо алып келери.

Күйүнүчтүн билеличи кандайын,
Сүйүнүчтү алып келсин ар дайым.
Жакшы жагын көрүп турсаң баланын,
Сүйүнүчтөн жарк дей түшөт маңдайың.

Балдар биздин бактыбыз деп сүйүнүп,
Багуу үчүн жан үрөйбүз жүгүрүп.
Кемчил кылбай эч нерседен өксүтпөй,
Жашоо үчүн ата-энелер кетет кээде күйүгүп.

Ошол балдар силер карап жаткандар,
Ата-энеси кубанычка баткандар.
Сакайышып үйлөрүнө барышып,
Бул жашоонун таттуу даамын таткандар.

Талыкпастан эмгектенип келесиң,
Тартуу кылып кубанычтын элесин.
Тынымы жок эмгегиндин күчүнөн,
Элдериндин демине дем бересиң.

Талбас эмгек пөшөнө төр төктүрдү,
Ийгиликтер өйдө карай өстүрдү.
Мээнетиндин кайтарылып үзүрү,
Канчалаган сыйлыктарга жеткирди.

Ар убакта алкыштарды ала бер,
Алга карай таскактатып бара бер.

Сапарова Айсулууга Мээрбан эже

Айсулуу сен дагы эле көп катары,
Окууну бүтүп келдиң сен атайы.
Чын дилден иштөп калдың өз ишиңе,
Иштерман адам үйдө жөн жатабы.

Иштей бер жаштык жалын күчүң барда,
Ынтылган көптөргө окшоп ынтыл алга.
Аракет кыл жакшы иштөөгө ар дайым,
Аракетке берекеттин берет Алла.

Жаш окшойсуң, таплата эле убагың,
Жан аябай иштей турган курагың.
Экендигиң байкалууда мынаке,
Жакшы каалоо тилектерди сунамын.

Жакшы иштесең эл көзүнө көрүнүп,
Маңдайындан далай териң төгүлүп.
Мына ошондо ийгиликке жетишип,
Алдыга озуп чыгасың сен белүнүп.

Иштей берсең ийгиликтер жаралат,
Чын жүрөктөн жасап дайым далалат.
Эмгегиндин кайтарылып үзүрү,
Алкыштардан дилиң дагы тазарат.

Иши жакшы, дили таза болгондун,
Өзү жакшы, көп иш жасап койгондун.

Жакшылардын катарына кошулуп,
Калганыңды жүрөгүңдөн ойлонгун.

Алдыңкынын эң алдына жетинип,
Ат чабымдай дагы озуп кетип кал.
Маңдай териң коробосун бекерге,
Сыйлыктарды алкыш менен утуп ал.

Айткандарды жүрөгүңө түйүп ал,
Ийгиликтин сырын жакшы билип ал.
Айсулуунун иши жакшы дегенди,
Шап эткизип кулагыңа илип ал.

Шералиева Шакарга Кенже мээрбан эже

Такылдатып тазалыкты сактаган.
Кайсыл буюм кайда экенин тактаган.
Өз ишинин кандай гана экенин,
Жадыбалдай жүрөгүңдө жаттаган.

Эрте менен күндө ишине жүгүргөн,
Үйгө ишке бардыгына үлгүргөн.
Шакар сымал инсандардан көп болсо,
Иш дегенде чындап жанын күйдүргөн.

Бир жерине чаң жугузбай караган,
Ар кандайча иш кылат го ар адам.
Кылган иши алкыштарга татырлык,
Басса-турса иши чыкпайт санаадан.

Ошондуктан өз ишине берилген,
Келин дөлөт, жалкоо эмес эринген.
Ийгиликтин изи чыгып ишинен,
Иш билгилүү жакшы инсан дедирген.


Кайсы иш болсо жасаганың такалбай,
Кыргыздарда айтылуучу макалдай.

Деп айтылат иш кылганды шыпылдап,
Болсоң болгун, кайнап жаткан шакардай.

Жасап жаткан жумуштарың бааланып,
Ишиң үчүн жакшы сөздөр кааланып.
Жаткандыгы эл көзүнө көрүнүп,
Билген жанга бул да өзүнчө саамалык.

Ийгиликтин сени коштоп келгени,
Жараткандын сага жардам бергени.
Кээ бирөөлөр жогорулап кете албай,
Таба албастан олтурушат арганы.

Иштериңден ишеничке киргениң,
Милдетиңди жакшы сезе билгениң.
Наалат алып калбайын деп ишиңден,
Айткан сөздү кулактарга илгениң.



Терапия бөлүмүндөгүлөргө

*Ар кандайча оору менен ооруган,
Аркасынан ажал аңдып тооруган.
Жан соогалап жардам күтүп силерден,
Келгендерди айыктырып оорудан.*

*Сакайттырып үйлөрүнө жөнөтүп,
Кучак толгон кубанычка бөлөтүп.
Кызмат кылып келесиңер эл үчүн,
Энесинен кайра жаңы төрөтүп.*

*Эч убакта дарт көрбөсүн колуңар,
Жакшы болсун ооруларга оюңар.
Оорусуна шыпаа болуп элдердин,
Шыдыр болсун ишке барчу жолуңар.*

*Байлыктардын биринчиси ден-соолук,
Андан кийин экинчиси ак жоолук.
Бул экөөнөн кийинкиси билсеңер,
Жашоодогу жакшы мүнөз токтоолук.*



**Ирсалат Имарова Имаровнага
Бөлүмдүн башчысы, саламаттыктык
сактоонун мыктысы.**

Бышкан кезиң, карагаттай мөлтүрөп,
Көргөн жандын карагысын келтирет.
Мына ушундай солкулдаган кезиңде,
Оорукана эшик ачты келчи деп.

Жүргөн кезиң барып анда такылдап,
Автоматтай эки колуң шыпылдап.
Өз маалында укол сайып ооруга,
Чын дилиңен иштөчүсүң тыпылдап.

Чыйрактыгың дароо эле билинип,
Кылган ишиң көзгө даана илинип.
Жакшы болуп озуп чыктың алдыга,
Ишиң менен тетиктигиң биригип.

Жылдан жылга ишти жакшы аткарып,
Коллективде чыга келдиң макталып.
Байгедеги озуп чыккан күлүктөй,
Саяпкери жакшы болуп тапталып.

Тетик адам басканынан байкалат,
Иши жакшы тике басат кайкалап.
Эси-көөнү ишин жакшы аткаруу,
Күндө тойлоп, күндө курбайт салтанат.

Ишин билген дарыгерсиң Ирсалат,
Ийгиликтер коштой берди күн санап.
Үлгү алып сендей болсок экен деп,
Кийинкилер сага дайым суктанат.

Сыйлык берүү министрден башталып,
Областан, райондон коштолуп.
Ардакталган грамоталар берилди,
Эмгөгиңдин жыйынтыгы топтолуп.

Улам алга дагы жылып иштериң,
Сыйлыктардан көбөйдү го күчтөрүң.
Жылдан-жылга көтөрүлүп бийикке,
Тепкичтерден ылдый карап түшпөдүң.

Ак батасы тийип дайым элиңдин,
Өз ишиңе чын дилиңден берилдиң.
Кайтарылып маңдай тердин үзүрү,
«Саламаттык сактоонун эң мыктысы» делиңдиң.

Канча жылды ак мээнетке камтыган,
Канча ооруну айыктырган дартынан.
Жүрөгүнөн түнөк таап элиңдин,
Алыстаба шундай кадыр-баркыңан.

Сыйлыктардын дагы көбүн ала бер,
Элиң үчүн жарык болуп жана бер.
Мындан дагы бийик болуп зоболоң,
Алдыга карай кулач жайып бара бер.

Момунова Кенжеканга Улуу мээрбан эже

Оорулардын сактап кымбат өмүрүн,
Сылык сүйлөп оорутпастан көңүлүн.
Чын дилиңен эмгектенип келесиң,
Аздек тутуп терапия бөлүмүн.

Сыркоолордун сырын жакшы түшүнүп,
Ар бирине аяр сүйлөп күтүнүп.
Жыйнаштырып үйдү көздөй жөнөйсүң,
Иш күнүңдүн убактысын бүтүрүп.

Ишти баштап, жаштык жалын күч менен,
Алпурушуп күндө көнгөн иш менен.
Иштөп жүрдүң, чарчабастан талбастан,
Күндөгү иштер кайталанат бүтпөгөн.

Күндөр айга, айлар жылга алмашып,
Келатасың жакшылыкка жандашып.
Шыпаагери сыркоолордун сен болуп,
Оору менен ал жеткөнчө кармашып.

Жакшы иштөөгө жанын үрөп дөгдөдиң,
Жерде калбай сенин кылган эмгегиң.
Далил кылып айтар болсок чындыгы,
Министрлик грамота бергенин.

Көп жылдарды иштеди деп кыйналып,
Больницанын сыйлыктарын ыйгарып.
Бир добуштан макул болуп бардыгы,
Иштегендер чогулушуп жыйналып.

Иш стажың жыйырма эки жыл экен,
Бул жылдарда эмгек кылдың сен эчен.
Чын дилиңден карап, келген ооруну,
Болсо дедиң ар убакта эл эсен.

Эстен чыкпайт кимге кылсаң жакшылык,
Жакшылыгың келет алкыш айттырып.
Сакайышып ооруп келген адамдар,
Ар биринен чыга берсин каткырык.

**Жээналиева Галинага
Жогорку категориядагы мээрбан эже,
саламаттык сактоонун мыктысы.**

Көлөчөккө кенен таштап арышты,
Баштагандай ишиң үчүн жарышты.
Эмгөктөнип келатасың чаалыкпай,
Көө бербей бекем кармап намысты.

Чымырканып ийгиликке жетипсиң,
Кыйлалардан алдыга озуп кетипсиң.
Саламаттык сактоонун мыктысына татыган,
Галина сен көптөрүнөн жетиксиң.

Сыйлыктарга жетүү үчүн оңду сол,
Басып өттүң бир кыйлага татаал жол.
Татаал жолдон ташыркабай таскактап,
Чаап өтүп бийиктикке сундуң кол.

Сунган колуң сыйлыктарды сермеди,
Мээнетиндин үзүрү бул сендеги.
Канчалаган түйшүктөрдү таттырып,
Оңой менен бул сыйлыктар көлбөди.

Талыкпастан иштей бөрсөң эл үчүн,
Жетишинче өзүңдөгү бар күчүң.
Жерде калбай элге кылган кызматың,
Акырында чыгарышты бир бүтүм.

Ал бүтүмдөр алкыштарың сен алган,
Эч бир адам болбос чыгар таң калган.
Оорулардын кетишине сакайып,
Ар убакта берип жүргөн чоң жардам.

Көп эмгегиң көкөлөттү баркыңды,
Кыйла жерге чыгарды го даңкыңды.
Дагы далай эмгек кылып жүрө бер,
Кубандырып касиеттүү калкыңды.

Ак эмгегиң ооруларга жасаган,
Алга жылдың алар берген батадан.
Көптү көргөн билет дешет кыргызда,
Эч нерсени билбейт көпкө жашаган.

Аз убакта көп нерсени билгениң,
Кулагыңа көп сөздөрдү илгениң.
Наалат албай, алкыш алып дайыма,
Жер карабай, элди карап жүргөнүң.

Жакшы иштесөң жүзүң жарык ар дайым,
Урматтасың кайсыл жака барбагын.
Элдин көзү тараза деп айтылат,
Эл өзү эле таразалайт салмагын.

Пиратова Дамирага
Жогорку категориядагы мээрбан эже

Мээрбан деп затың айтып тургандай,
Ооруларга жакшы көңүл бургандай.
Көрүнүүдө сенин кылган иштериң,
Куймак чалып, каймакка аны куйгандай.

Оору менен орундалса кылганың,
Ошол сенин алды жакка жылганың.
Оңой менен жетпесиңди алкышка,
Жүрөгүңдөн ажырата ылгадың.

Эмгек кылсаң эрезеге жеткирет,
Даражаңды улам бийик өстүрөт.
Алкыштарга арзый албай калганың,
Аргасыздан көңүлүңдү чөктүрөт.

Эч убакта кирдебесин көңүлүң,
Узарта бер адамдардын өмүрүн.
Чарчабастан кызмат кылып жүрө бер,
Сенин дагы узун болуп өмүрүң.

Алкыш сөздөр ийгиликтин белгиси,
Ак батасын келет элдер бергиси.
Ал анткени алтын колуң уколдоп,
Адамдарга ден-соолугун бердиги.

Сыркоолорго сенин берген жардамың,
Жакшырттырат кетип турган дарманын.
Оорусунан сакайгандар сүйүнүп,
Сен алардын алкыштарын алганың.

Ийгиликтер сени дайым коштосо,
Жалкоолорго жакындатпай кошпосо.
Жан күйгүзүп иштөгөңүң чын дилден,
Бел чечпеген баатырларга окшосо.

Инженери адамдардын жанынын,
Иштөп жаткан жетишинче алынын.
Жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылганың,
Күчүнө тең укол менен дарынын.

Дагы далай сыйлыктарга жете бер,
Улам алдыга кадам таштап кете бер.
Оорулардын даба болуп дартына,
Алкыш менен өйдө карай өсө бер.

Ормонова Тасилканга Чарбалык эже

Бересиң сен оорулардын кийимин,
Багындырып кенже иштин бийигин.
Ороңдобой сылык, сыпаа сөз сүйлөп,
Билдирбестөн келгендигин жиниңин.

Чарба жактан чыгарып бүт эсепти,
Жол бербестөн болтурууга кесекти.
Өз ишиңе тыкан жана так болуп,
Жүргөндүгүң жакшы ишиңе себепчи.

Тетик болуп, кылгандарың так болсо,
Катасы жок, кармаганың ак болсо.
Сергектенип, сезимдериң ар дайым,
Кыянаттык иштеринен сак болсо.

Мына ошондо ийгиликтер жаралып,
Алкыш сөздөр ар кай жакка таралып.
Акыбети кайтып кылган ишиңдин,
Мактоолордон демиң турат агарып.

Дил агарса көңүл чиркин тазарат,
Таза көңүл бир кыйлага жашарат.
Жапжаш болуп турса дайым көңүлүң,
Андай адам күндө беш маал жасанат.

Жасан, тазар, жашар баары сени карасын,
Иштериңден беш деген баа аласың.
Жакшы деген мактоолорду көтөрүп,
Сыйлыктарга карай жолду саласын.

Чыйыр жолдор, даңгыр жолго уланат,
Мээнеткечтер кантип чыдап тура алат.
«Сабыр түбү сары алтын»-дейт кыргызда,
Бардык нерсе кичинеден куралат.

Мына ушундай мүнөзүңдөн жазбагын,
Качан жетем сыйлыкка деп азбагын.
Сыйлыктардын башталыгы мына бул,
Деп ойлогун китепчеге жазганын.

Мындан ары кете берет уланып,
Жүрө бергин көп катары кубанып.
Алкыштардын сага дагы канчасы,
Күтүп турат айткандарым бул анык.

Аккочкорова Баариканга Кенже кызматкер

Тазалыгын карап дайым бөлүмдүн,
Ишиң менен көзгө даана көрүндүң.
Чын көңүлдөн өз жумушуң аткарып,
Шериктердин арасынан бөлүндүң.

Ким жумушун жакшы аткарса берилип,
Жалкоолонуп жүрө бербей эринип.
Алкыш менен сыйга толот аркасы,
Көп адамдын арасынан терилип.

Так аткарып жасап жаткан ишиңди,
Жумшап дайым болгон кара күчүңдү.
Чын дилиңен жумушуңду аткарып,
Жүргөнүңдү мына баары түшүндү.

Он түнөт да бош олтурбай орунга.
Жакшы деген, сыйлуу аттуу болууга.
Колдо болгон аракетти жумшайсың,
Элдериңдин купулуна толууга.

Аракеттин берекетин берем деп,
Жаратканым айткан экен шундай көп.
Бардык нерсе ойдогудай болорун,
Жүрө бергин Аллахимдан сен тилеп.

Тазалыкты сактоо менен биригип,
Дагы башка жасайсың сен тиргилик.
Төккө кетпей кылган жакшы кызматың,
Мактоолорго арзыдың го билинип.

Эсенчидик боло берсин элимде,
Бейпилдиктин таңы атсын жеримде.
Алкыш гана болуп турсун дайыма,
Ак эмгектүү сендей тетик келинге.

Чыккан сайын кылган иштин пайнабы,
Жүзүң жарык болосуң сен жайдары.
Шыктандырып мындан жакшы болууга,
Ойлонбойсуң нерселерди кайдагы.

Досбекова Гүлмирага ашпозчу

Оорулардын бышырып тамактарын,
Аласың сен аябай сабаптарын.
Даамын жакшы кылууга күчтү жумшап,
Салбаса деп ичкөндөр кабактарын.

Ширин болсо тамагың сүйүнүшөт,
Сумсак болсо тамагың күйүнүшөт.
Тамагыңдын даамдуу болгонуна,
Алкыштарын айтышып үлгүрүшөт.

Эч бир адам тамаксыз жашай албайт,
Курсагы көп ач болгон баса да албайт.
Андыктан ашпозчунун эмгеги көп,
Ашпозчудан башкалар аша да албайт.

Мээнети күч анын да өзүнчө бир,
Болсо эгер идиш-аяк казаны кир.
Иши кандай текшерип келишкендер,
Беришет эң башында эскертүү бир.

Гүлмира текшерүүдөн жакшы өтүпсүң,
Ишиңден алкыштарга сен жетипсиң.
Аткраган алгылыктуу эмгегиңден,
Алдыга озуп чыгып сен кетипсиң.

Чын дилден мээнет кылсаң жерде калбайт,
Жакшылык издеп таап өзү жандайт.
Жакшы адам бардык кылган ак эмгегин,
Жашоодо эң биринчи элине арнайт.

Сен дагы эмгегиңди элге арнапсың,
Оокатты бшыруудан сен талбапсың.
Чын дилден эмгектенип эринбөстөн,
Жакшылык, ийгиликти да жандапсың.

Иштей бер алкыштарды көп-көп алып,
Эч качан бошоңдобой кайраттанып.
Мактоого көөп кетип мардайбагын,
Элиңе уят болбо артта калып.



Балдардын жугуштуу оорулар бөлүмүндөгүлөргө

*Күн-түнү күзөтчүдөй тике туруп,
Айрыкча балдар үчүн көңүл буруп.
Чын дилден эмгек кылып келесиңер,
Жардамга чын жүрөктөн колду сунуп.*

*Ата-эне жараткандан шыпаа тилеп,
Себепкер силер болсо түргөн билек.
«Мына ушул биздин берген жардамыбыз,
Ылайым шыпаа болуп калса экен деп».*

*Ак дилден жанды үрөп иштөйсиңер,
Чайды да убагында ичпейсиңер.
Ата-эненин бактысы балдар үчүн,
Ар дайым чоң максаттан түшпөйсүңер.*

*Бала күлсө ата-эне кошо күлөт,
Бала ооруса, кошулуп ооруйт жүрөк.
Тагдыры бир-бирине байланышып,
Турмушта кубанычтуу өмүр сүрөт.*

*Эч качан наристелер оорубасын,
Шум ажал аңдып келип тоорубасын.
Жаңы эле бүчүр байлап келе жаткан,
Наристенин өмүр гүлү соолубасын.*



**Кадырова Ракыяга
Жогорку категориядагы врач.**

Көлгөндөн окуу жайды жаңы бүтүп,
Алдыңда турду сени чоң иш күтүп.
Чын дилден чымырканып иштеп калдың,
Ишиңдин аркасынан сая түшүп.

Билгениңче иштөдүң балдар үчүн,
Жумшалып өзүңдөгү болгон күчүң.
Берилип элиме бир иштейин деп,
Чыгардың мына ушундай жакшы бүтүм.

Ошондон иштеп келдиң талыкпастан,
Алдыга чыккандардан калышпастан.
Өзүңдөй ишке дилгир, чыйрык келин,
Отурсун кантип анан жарышпастан.

Жарыштан озуп чыккан күлүк аттай,
Иштейсиң кетенчиктеп, артка тартпай.
Жакшы деп алкыш алып ар убакта
Жүрөсүң сүйүнүчүң ичке батпай.

Балдардын ооруларын тактап билип,
Аларды текшерүүгө күндө кирип.
Көз салып жаткан жерин, дары уколун,
Турасың маалында бүт бердирип.

Түстүүдөн түңүлбө дейт кыргыз элде,
Ошол түс бар экен го сиңдим сенде.
Иш менен түсүң бирге жуурулушуп,
Жете бер ар убакта ийгиликке.

Ийгилик жарыштарда жеңип чыгат,
Сыйлыкка жеткен адам кантип турат.
Дагы да иштөө үчүн чарчабастан,
Мээнетиң бийиктерге шыктандырат.

Кубантып ата-энени жаш балдарын,
Берди деп аянбастан көп жардамын.
Баалашып сенин кылган эмгегинди,
Айтышат чын дилинен алкыштарын.

Алкыштар сени бийик көкөлөттү,
Ишиңде билериңди дагы көптү.
Аткаган алгылыктуу мээнетинден,
Аянбай дагы далай терди төкчү.

Шердентет сенин алган сыйлыктарың,
Айтышса жалганы жок чындык баарын.
Грамота, мактоо кагаз, жана дагын,
Ыйгарды жогорку категория деген наамын.

Өзүңдү кызыр дайым жылоолосун,
Жараткан жакшылыгын ыроолосун.

Маматкулова Батмага Улуу мээрбан эже

Врачыңдын тапшырмасын аткарып,
Иштериңде койбостон бир апкаарып.
Чын дилиңен эмгек кылып келесиң,
Жакшы ишиңден ар убакта макталып.

Жерде калбайт элге кылган жакшылык,
Жакшылыгың мартабаңды арттырып.
Турат дайым алкыштарга бөлөтүп,
Жашоосунда көңүлдөрүн шат кылып.

Күнү, түнү оору менен алышып,
Күндөр өтүп мезгил менен жарышып.
Чарчаганды, чаалыкканды сездирбей,
Келатасың ырыскыңды табышып.

Коробостон бекерге баскан кадам,
Максат менен жашайт го ар бир адам.

Максатың элиң үчүн кызмат кылуу,
Сакайса дөп караган ар бир балаң.

Жакшы ишинди баалашып областтан,
Коллектив да колдошуп бир добуштан.
Дагы далай ийгиликти жараткын деп,
Грамота сыйлыгын ыйгарышкан.

Областан биз дагы көмбизби деп,
Айтышып чын дилинен каалоо-тилек.
Аткарган көрүнүктүү иштериңе,
Райондук оорукана да берди белек.

Берилген бул сыйлыктар бекерге эмес,
Ишинин жакшысынан жаркын элес.
Элдериң кызматыңды көрүп турат,
Эмгегиң бааланганын жалган дебес.

Сыйлыктарга ирденип иштей бергин,
Ак эмгектен наныңды тиштей бергин.
Кокустан кыйынчылык болуп калса,
Кебелбей сен ошону дагы жеңгин.

Жылдан жылга ийгилик келе берсин,
Жаратканым жакшылык бере берсин.
Элиңе жасап жаткан иштериңден,
Батмакан жакшы келин дөле бергин.

**Атиева Тартипка,
Жогорку категориядагы мээрбан эже**

Такшалып сен да ишинден,
Тайбастан такыр күчүңдөн.
Иштемчил келин экенсиң,
Ишинди жакшы түшүнгөн.

Ишиңе чын дилиңден берилипсиң,
Көптөрдүн арасынан терилипсиң.

Балдарга энесиндей мээрим төгүп,
Тартипкан жакшы иштейт дедирипсиң.

Жан күйгүзүп иштесең алкыш алып,
Карашкансыйт элдериң сыймыктанып.
Сыйлыкка да, сыймыкка да жеткен жакшы,
Жүргөндөн өйдөлөбөй артта калып.

Айтылат чарчоо жок деп эмгекчилде,
Чарчабайт өз ишине ким берилсе.
Сен дагы өз ишиңдин устатысың,
Көрүндү иштеп жаткан иштериңде.

Элиңе мээрим отун жага бергин,
Элиңдин көп алкышын ала бергин.
Чарчоону, чаалыгууну ойлобостон,
Алдыга канат күүлөп бара бергин.

Тилекова Инаятка Мээрбан эже

Онтогон наристелер үнүн угуп,
Кээ бирде аласыңар улутунуп.
Балдардын сактайбыз деп өмүрлөрүн,
Түштөнүү кээде калат унутулуп.

Кээ бири ысытмасы күчөп келет,
Кээ бири ысытмадан түтөп келет.
Уколдоп жан аябай далбас уруп,
Тынымсыз чуркайсыңар силер демек.

Күн-түнү жүгүрөсүң түрүп билек,
Балдарга жараткандан шыпаа тилеп.
Балдарын алып келген ата-энелер,
Эмгекчил экениңди дароо билет.

Баласы күлсө эне кошо күлөт,
Ар кандай ойду ойлоп турган жүрөк.

Өзүңдүн алтын колуң сайган укол,
Бергендей бала үчүн суусун мүрөк.

Сакайып үйүн көздөй жөнөгөндө,
Айтышат алкыштарын бир өзүңө.
Сенин да сүйүнүчүң ичке батпайт,
Улаган өмүр жибин үзүлөрдө.

Күрөшүп өмүр, өлүм ортосунда,
Жакшыртуу жүрөгүңдүн толтосунда.
Жатталып жадыбалдай турат дайым,
Кантерин ойлоп кээде коркосуң да.

Ажалдын чөңгөлинөн сууруп чыгып,
Күн-түнү алпурушуп тике туруп.
Термелип сүйүнүчтүн кучагында,
Турасың коркунучтар унутулуп.

Эч качан ак эмгегиң жерде калбайт,
Ийгилик кайдан болсо таап жандайт.
Өзүңдөй сергек көңүл сезимталдар,
Бар күчүн, ар убакта элине арнайт.

Айтышат алкыштарын канча адам,
Чаалыкпай, таштай бергин алга кадам.
Дагы да сага айтылчуу алкыштары,
Өзүңдү күтүп турат канчалаган.

Баарынан ата-энеге бала кымбат,
Баланын күлкүсүнө калат жыргап.
Эч кимдин наристеси оорубасын,
Ооруса жүрөк чиркин турат сыздап.

Ботобекова Минабарга Чарбалык эже

Чарба жагын караштырып бөлүмдүн,
Чарбачыл деп ошол ишке бөлүндүң.

Так аткарып эсеп-кысап баарысын,
Минабар сен эл көзүнө көрүндүң.

Эсеп-кысап бул да кыйын баарынан,
Отчет берет ар кандайча жагынан.
Мына ошону аткара алса жакшылап,
Алкыштарга арзый берет дагы улам.

Ишиң менен сен купулга толупсуң,
Чын көңүлдөн көп иш жасап коюпсуң.
Алгылыктуу ишиң менен аткарган,
Ошондуктан чарба башчы болупсуң.

Бардыгы эле аткаралбайт бул ишти,
Сенин гана жасарыңды билишти.
Бир добуштан сени шайлап чарбага,
Моюнуңа оор жүктү илишти.

Берген ишти кетет дешип аткарып,
Билди сенин калбасыңды апкаарып.
Жүргөн кезиң алкыш алып ишиңден,
Жакшылардын катарына катталып.

Эгерде ким жакшы аткарса жумушун,
Билет дароо алкыш сөздү угушун.
Жалкоо болуп наалат алып жүргөндүн,
Уяты жок, бети гана курусун.

Алкыш алсаң, дил тазарып, жаңырат,
Дил тазарса жалкоолук да багынат.
Ар убакта жакшылыкка жанашып,
Ийгиликтер сени көздөй агылат.

Ийгиликтер, коштоп турсун дайыма,
Алкыш сөздөр келе берсин агыла.
Кызматыңды кыла бергин дилиңден,
Элиң үчүн чаалыкпастан дагы да.

Гинекология бөлүмүндөгүлөргө

*Сактоо үчүн эне бала өмүрүн,
Ачып койгон гинекология бөлүмүн.
Эгер эне калган болсо сыркоолоп,
Дароо жетсе, сактайт буруп көңүлүн.*

*Жаш эненин сактоо үчүн баласын,
Көрөсүңөр анын дароо чарасын.
Укол берип, тынч алдырып жаткырып,
Издейсиңер боло турган дабасын.*

*Күнү-түнү даярсыңар дайыма,
Бар болгула элибиздин багына.
Чын көңүлдөн кыласыңар далалат,
Түйүлдүктү аман сактап калууга.*

*Кээси калат өмүр жиби уланып,
Жараткандан калган өңдүү суранып.
Кээси кетет өмүр жиби үзүлүп,
Жараткандын буюрганы бул анык.*



Нарматова Атирканга

Жакшылыктан үзүлбөгөн үмүтү,
Эне келет ичке каткан күйүтү.
Кокусунан наристеси козголуп,
Бир айласын табышаар деп кимиси.

Өмүр жиби Атыр сенин колуңда,
Жардам кылуу турат дайым оюңда.
Колдон келген жардамыңды бересиң,
Жашоо үчүн, бир аралжы болууга.

Карап көрүп, жаткырасын жатчуусун,
Кайтарасың, кайра үйүнө кайтчусун.
Дары, укол жазып берип баарына,
Атыркан сен эл ичинде барктуусун.
Колдон келген жардамыңды бересиң,
Сактоо үчүн бала жана энесин.
Эч айласы табылбастан калганча,
Тазалоого бир чечимге келесиң.

Түйүлдүгү калбаса да сакталып,
Энесине кам көрөсүң актанып.
Энелерге көрүп дайым камкордук,
Эл ичинде жүрөсүң сен макталып.

Жаш эненин көңүл кушун көтөрүп,
Жылуу сөзүң, жанга кубат өтөлүп.
Жакшылыкты жанаштырып жалпыга,
Жүргөн кезиң, жакшы келин аталып.

Жаш энеге мээрим төгүп энедей,
Көңүлүнө кир жугузбай кенедей.
Жылуу жумшак сөзүң менен кубантып,
Бардыгына карап тегиз төлегей.

Келатасың көп иштәрди аткарып,
Жакшылардын катарына катталып.

Дагы далай эмгек кылып элиңе,
Жүрө бергин урматталып, баркталып.

Элге кылган ак эмгегин аңталып,
Көп сыйлыктын ээси болдуң даңкталып.
Эң жогорку сыйлыктарга жете бер,
Алгылыктуу ишиң менен макталып.

Эл журтунун купулуна толгондун,
Ар убакта иши жакшы болгондун.
Ийгилиги коштоп жүрөт дайыма,
Төбөсүнө бакыт кушу конгондун.

Ийгиликтер имерилсин дагы да,
Эсен болгун эл журтуңдун багына.
Өзгөрүлбөй мүнөзүңдөн ушундай,
Келгендердин тегиз карап баарына.
Жүрө бергин жакшы келин аталып,
Эмгегинден эсеп жеткис бата алып.
Чымырканып чын дил менен иштей бер,
Көрүнбөсүн кабагыңдан капалык.

Турдуева Бактыгүлгө **Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже**

Иш стажый он беш жылга толуптур,
Элиң үчүн кыйла иш жасап коюпсуң.
Чын дилиңден эмгектенип эринбөй,
Жашооңдо орто саар болупсуң.

Арасында мына ушул жылдардын,
Ишиң менен өйдө ылдый ылгандың.
Кандайлыгы көз алдыга көрүнөт,
Жакшы иш жасап өйдө карай жылгандын.

Ишиң менен сен да көптөн бөлүндүң,
Дааналанып эл көзүнө көрүндүң.

Бирөөлөрчө болор болбос иш кылбай,
Өз ишиңе чын көңүлдөн берилдиң.

Ар убакта укол дары колуңда,
Элиң үчүн кызмат кылуу оюңда.
Турду дайым, бассаң турсаң элестеп,
Элиң сүйгөн жакшы келин болууга.

Жөнөкөйдөн эмгек жолуң башталып,
Жылдан жылга алдыга кадам ташталып.
Болдуң мына улуу эже мээрбан,
Ийгиликтер иштериңден баш багып.

Талыкпастан эмгектенип эринбей,
Жатып ичер жалкоолукка берилбей.
Ак кызматты келатасың аткарып,
Ээ баягы Бактыгүлчө дедирбей.

Өз ишиңди жүрөгүңдөн сүйөсүң,
Жалкоолорго жаның ачып күйөсүң.
Кылган ишиң эл ичинде бааланып,
Жакшы деген атты алып жүрөсүң.

Жакшы деген бир сөз бар кууса жетпес,
Жаман деген бир сөз бар жууса кетпес.
Мына ошол жакшысы сенде жүрөт.
Жаманы ал элине эмгек этпес.

**Касымова Зояга
Областтык, райондук көптөгөн
грамоталардын ээси**

Чаалыкпастан кырк жыл мында иштегөн,
Кырк жыл бою алпурушкан иш менен.
Кимдер билбейт Зоя сындуу аялды,
Ак эмгектен таттуу нанын тиштегөн.

Бир орунда кырк жыл эмгек жасаган,
Бир адамдын өмүрү го жашаган.
Мына ошол талыкпаган ак эмгек,
Болсо керек элдөн алган батадан.

Ар убакта эли журтун ойлогон,
Кууп турган шум ажалды жойлогон.
Болсоң болгун, баатыр аял Зоядай,
Чарчадым деп, чаалыктым деп койбогон.

Качан келген, эс алуунун убагы,
Азыр болсо үйдө олтурчу курагы.
Эмгекчилде чарчоо деген сезилбейт,
Иштемчилдер иштебестен турабы.

Акыл, кеңеш сөзүн айтып жаштарга,
Зоя азыр жаштар үчүн башкарма.
Коллективге керек ушундай бар адам,
Жаштар үчүн насаатын айтканга.

Чарчабастан кырк жыл бою каттаган,
Бир күн дагы бекер үйдө жатпаган.
Ишине дилгир, мына ушундай инсанды,
Улуу эли урматтаган, даңктаган.

Дарыгерлик сырды бекем сактаган,
Эмгек менен жеген нанын актаган.
Ак эмгеги эл ичинде бааланып,
Билгендердин баардыгы тең барктаган.

Канчалардын сактап калган өмүрүн,
Канчалардын алып турган көңүлүн.
Аянбастан канын берип аларга,
Тобокөлгө салган бүткүл өмүрүн.

Ошондуктан Алла Таалам колдогон,
Кан берсе да эч бир нерсе болбогон.
Эл журтуңун алуу менен батасын,
Максатыңа жете бергин ойлогон.

Артта калып, кыйын күндөр кыйналган,
Зоя азыр эл журтунан сыйды алган.
Өкмөт баалап Зоянын зор эмгегин,
Областта, райондо ардак грамота ыйгарган.

Сыйлыктардын ээсиб олдуң көптөгөн,
Жөнөкөйсүң эдирендеп көппөгөн.
Кийинкилер урматташып, сыйлашып,
Сенин алдыңдан эч ким кыя өтпөгөн.

Урмат-сыйдын ээси болуп жүрө бөр,
Зоо жаңыртып жаш кезиңдей күлө бөр.
Неберелерди, чеберелерди жетелеп,
Жашоондо жакшы өмүр сүрө бөр.

Осмонова Аймирага Продседурный мээрбан эже

Мээрим төгүп ооруларды карайсың,
Мээнетинен сакайса деп самайсың.
Чын дилиңден кызмат кылып элиңе,
Дагы далай иш жасоого жарайсың.

Жакшы сөзгө жибийт адам көңүлү,
Жакшы сөзгө узаргансыйт өмүрү.
Жакшы сүйлөп турсаң дайым жаркылдап,
Ээлегениң жүрөктөрдүн төрүнү.

Ооруларга сылык сүйлөп койгонуң,
Сен алардын купулуна толгонуң.
Ар убакта алкыш алып элиңден,
Урмат сыйдын ээси дайым болгонуң.

Укол жасап, ооруп келген энеге,
Бирге түшүп, эне түшкөн кемеге.
Чарк айланып чын көңүлдөн иштейсиң,
Кокусунан калбайын деп жжөмеге.

Эне ыйласа сен да кошо ыйлайсың,
Оорулууну жүрөгүңдөн сыйлайсың.
Ак дил менен ак кызматың аткарып,
Өз ишиңе кыянаттык кылбайсың.

Мына ушундай тетик жансың Аймира,
Иш тажрыйбаң өркүндөгөн бир кыйла.
Алгылыктуу ишиң менен аткарган,
Жүрө бергин, ар убакта сен сыйда.

Жөнөкөйлүк, жакшы мүнөз өзүңдү,
Ар убакта өткүр кылат сөзүңдү.
Урматташып, кийинкилер сыйлашып,
Тегеренип карап турат көзүңдү.

Оорулуудан жардамыңды аянбай,
Жумшак сүйлөп сүйүнтөсүң аярлай.
Күнү-түнү күзөтчүдөй турасың,
Дары, уколду куюп алып даярлай.

Чын дилиңден эмгек кылсаң калкыңа,
Элиң жетет сенин кадыр-баркыңа.
Чын көңүлдөн иштей бергин талыкпай.
Өчпөй турган из калтырып артыңа.

Тилегиңе жете бергин көкөсөгөн,
Алкыштарды ала бергин көптөгөн.
Бутактарың кенен болуп жайылсын,
Дарак сымал өнүп-өсүп көктөгөн.

Чожонова Шайырга Посттогу мээрбан эже

Таңдан көчкө күзөтчүдөй турасың,
Көлгөндөргө жакшы көңүл бурасың.
Кабыл алып оорулардын баарысын,
Андан кийин сунушуңду сунасың.

Оорулууну жөнөтөсүң врачка,
Көрүнгөн соң кайра дагы ал чыкса,
Бөлүштүрүп белмөлөргө жаткырып,
Кароочуга тапшырасың бир кылка.

Сенин ишиң кызмат экен посттогу,
Мында келет туз насибин кошкону.
Карап турсаң, окшоп кетет анан да,
Күзөтчүдөй көчкө турган посттогу.

Ишиң сенин оңой сымал көрүнөт,
Билгендерге маңдай териң төгүлөт.
Көрүп туруп жасап жаткан ишиңди,
Кандай адам, түшүнбөстөн сөгүнөт.

Сен турасың күн кызарып батканча,
Түркүн куштар уясына жатканча.
Кызматыңды башкаларга тапшырып,
Күн көч кирет үйүң көздөй кайтканча.

Эртесинде дагы жаңы таң атат.
Таң аткан соң өз постуңду саматат.
Чык, чык этип саат жылып билинбей,
Күндөр өтүп, жылдар жылып баратат.

Өз ишиңе берилесиң шунчалык,
Жаткан убак сенде болбойт тынч алып.
Чимирилип дөңгөлөгү мезгилдин,
Ийгиликке чакыргансыйт күч алып.

Ийгиликтер көлө берсин күн сайын,
Элдерине боло бергин сен дайын.
Жакшы аткарып милдетинди, постуңду,
Алкыштарга арзый бергин ар дайым.



Сынык жараат бөлөмдөгүлөргө



**Бабакулов Калдарбайга
Областтык, райондук грамоталардын ээси**

Кырсык чалып мүчөлөрдү сынгандын,
Өзүңөрдөн жардам күтүп тургандын.
Алын сурап, бересиңер тез жардам,
Бири силер жакшы көңүл бургандын.

Сыныкчылык сенин сүйгөн кесибиң,
Ушул бөлүм ачты сага эшигин.
Эл катары эмгектенип дилиңден,
Терип жейсиң Алла сунган насибин.

Колу сынып, буту сынып кокуй деп,
Келет оору жашоосунда кайгы жеп.
Укол жасап басаңдатып оорусун,
Жаткырасың бул шайтандын айыбы деп.

Шак-шак коюп сынган жерин таңасың,
Кыйнабасын эч бир жандын баласын.
Кыйын күнгө туш болушуп келгендин,
Сакайтууга бир айласын табасың.

Ак эмгектен ийгиликтер жаралып,
Ийгиликтен дилиң турса агарып.
Сүйүнүчтүн нуру жаап жүрөккө,
Кетет андан тамырыңа таралып.

Элиң үчүн эмгек жасап келесиң,
Колдон келген жардамыңды бересиң.
Иш стажың кыйла жылды камтыптыр,
Жашооңдун айдап жүрүп көмөсин.

Калкың үчүн жумшап келдиң күчүңү,
Натыйжалуу болду анын түшүмү.
Ыйгарылган грамота сыйлыктар,
Элге кылган ак эмгектин үзүрү.

Эр эмгегин жер жебеген сыяктуу,
Эмгөкчилдер болот дайым уяттуу.
Өмүр гүлү куурап калган кезинде,
Көктөтүүгө тамырына куят суу.

Эч бир жандын куурабасын тамыры,
Эч убакта түгөнбөсүн азыгы.
Сен жардамчы, Алла берип шыпаасын,
Жашай берсин көп болсо да жазыгы.

**Маматов Кабылжанга
Жогорку даражадагы дарыгер,
Областтык, райондук көптөгөн
сыйлыктардын ээси**

Кабылжан атың айтып турган өңдүү,
Сен дагы дарыгерсиң алтын колдуу.
Ишинде ар убакта кабыл болуп,
Жүрөсүң эл ичинде жолдуу болуп.

Кем болбойт, иште үйдө кабыл болсо,
Элине көп жумушту жасап койсо.
Ал адам ар убакта ардакталат,
Элинин купулуна дайым толсо.

Эл сынчы, эл тараза, тартып турган,
Ар убак кандайына көңүл бурган.
Кесибин өз-өзүнө ылайыктап,
Жараткан жан эгемдин өзү сунган.

Уулу сөн элиң дайым ардактаган,
Ишинди таразалап салмактаган.
Аткарган көрүнүктүү ишиң менен,
Ак көңүл бир адамсың эл мактаган.

Мактоого бардыгы эле арзый бербейт,
Ийгилик иштебесе өзү келбейт.
Элине көзгө илинер иш кылбаса,
Жашоодо эч убакта жакшы делбейт.

Ишинде иштөөдөсүң жаның үрөп,
Жакшы адам иши үчүн билек түрөт.
Жакшыга жаап турган алкыш сөздөр,
Жөн койбойт ар убакта алга сүрөп.

Эл үчүн чын жүрөктөн кылган эмгек,
Жашоодо натыйжасын жакшы бермек.
Эринбей бешенеңден тер төкпөсөң,
Иштеги ийгиликтер кайдан келмек.

Алдыга канат күүлөп сермөлгениң,
Ар дайым күйүп-бышып эл дегениң.
Эмгектен алган далай сыйлыктарың,
Билебиз оңой менен келбегенин.

Иштесең иштериңден алкыш алып,
Ар качан эл алдында жүзүң жарык.
Көтөрүп жүрөсүң сен башты бийик,
Мүңкүрөп көрүнбөстөн болуп карып.

Дагы да эмгектенгин эринбөстөн,
Кабылжан кандай өзү дедирбөстөн.
Ар дайым жакшы жагың чыга берсин,
Эч качан жалкоолугуң сезилбөстөн.



**Бердикулов Сапарбекке
Жогорку даражадагы дарыгер,
Көптөгөн сыйлыктардын ээси,
профсоюздун төрагасы, бөлүмдүн башчысы.**

Жөнөкөйдөн эмгек жолуң башталып,
Ийгиликтер улам болуп коштолуп.
«Жакшы» деген күлүк атка мингизди,
Эмгегиндин натыйжасы топтолуп.

Ага чейин далай эмгек сиңирдин,
Төп ичинен ишиң менен билиндин.
Күлүк сымал, жарып чыккан галадан,
Сапар өзүң эл көзүнө илиндин.

Ат көтөргүс эмгек кылса эр жигит,
Көп ичинен тетиктигин билгизип.
Сүйүнүчтүн кучагында термелет,
Койгон сымал жаңы кийим кийгизип.

Сергектиктин ким тургузса сепилин,
Жукалыгы ал адамдын бетинин.
Бети жука уяты көп саг окшоп,
Туюндурат жашоосунда тетигин.

А сен болсо өз ишиндин устаты,
Кокустуктан сынгандардын устаты.
Экендигиң эмгегинден байкалып,
Жалкоолорго курушат го куйкасы.

Иштөп жүрдүң Россия жеринде,
Мекениңден алыс, бөтөн элинде.
Мына ошондо туулган жериң көзүңө,
Элестетип турган чыгар ченимде.

Өз мекениң көз алдыңдан көтпөстөн,
Бөтөн элдер өз элиңе жөтпөстөн.
Көле берип кайра иштөп калыпсың,
Акча тыйын маселесин чөспөстөн.

Көтөрүлттү даражага жогорку,
Жасап койгон эмгектериң оболку.
Башчы болуп иштөп жаткан бөлүмгө,
Деп айтышат Сапар баарын оңолтту.

Профсоюз уюмун да жетектеп,
Шайлашты Сапар иштеп кетет деп.
Мына ошентип зор милдеттер тагылып,
Эки кызмат жүрөт сени этектеп.

Эң бир оор эки постту аткарган,
Андан кыйын, медиктерди башкарган.
Жасай алат жалгыз гана өзүңдөй,
Эр азамат кайратынан таш жанган.

Максатыңа жетүү менен көксөгөн,
Сыйлыктардын ээси болдуң көптөгөн.
Өнүп-өстүң бутактарың жайылып,
Дарак сымал бир жердеги көктөгөн.

Бакирова Бузирага
Жогорку даражадагы мээрбан эже

Талыкпастан эмгек жасап элиңе,
Түгөнбөгөн үрөөн сээп жериңе.
Чын жүрөктөн иштеп келе жатасың,
Оорулуунун дем күч кошуп демине.

Ар бирине мээрим төгүп караган,
Тез сакайып кетишээрин самаган.
Сөргөк көңүл, сөндей кыргыз көлини,
Ар убакта эл ишине жараган.

Кандай кыйын элдин жүгүн көтөргөн,
Кандайча деп сураар болсоң бөтөндөн.
Айтаар эле мындай деген жоопту,
«Ошол сенин ак эмгегиң өтөлгөн».

Бардык адам арзый бербейт мактоого,
Сендөйлөри жегөн нанын актоого.
Ишин кылат чын көңүлдөн берилип,
Өз млидетинин эрежесин сактоого.

Өз милдетин билген болсо түшүнүп,
Ал адамда болот жакшы түшүнүк.
Калган иштин майын гана чыгарат,
Нары бери койбостон тез бүтүрүп.

Кылган иштин чыкса жакшы пайнабы,
Андайлардын көңүлдөрү жайдары.
Элиң үчүн кызмат кылуу тилегиң,
Эч убакта көздөбөстөн пайданы.

Жүрөгүңдү жакшы иштөөгө дөгдеттиң,
Ойлоруңду бийиктикке серметтиң.
Төккө кетпей элге кылган кызматың,
Акыбети кайтарылып мээнеттин.

Ийгиликке жете бердиң талпынып,
Мезгилдерди улам артка калтырып.
Алкыштардын ээси болуп ар дайым,
Келатасың элдин жүгүн артынып.

Иш стажың көп жылдарды камтыган,
Канчалаган жаштар өстү артыңан.
Чаалыкпастан дагы далай иш жаса,
Ажырабай ушул кадыр-баркыңдан.

Ишиң үчүн дайым күйүп-жаныпсың,
Байкалбастан бир топ жашка барыпсың.
Ак ниеттүү ишиң үчүн аткарган,
Канчалаган сыйлыктарды алыпсың.

Сыйлыктардын дагы көбүн ала бер,
Алга карай канат күүлөп бара бер.
Сансыз жылдыз арасынан чыккандай,
Элдериңе жарык болуп жана бер.

Ысакова Зымыратка
Жогорку даражадагы мээрбан эже,
көптөгөн сыйлыктардын ээси.

Тал чыбыктай келин элең Зымырат,
Мезгил деген өтө берип зымырап.
Мына азыр буурул чачтуу энесиң,
Өзгөчө бир өз ишиңе тыңыраак.

Тың адамдар бардык ишке үлгүрөт,
Жалкоолонуп олтурбастан үргүлөп.
Ар убакта ийгиликке жетишет,
Сөңдөйлөрдү алкыш менен эл сүрөп.

Элиң үчүн сенин берген жардамың,
Жакшырттырат ооругандын дарманын.
Сени дагы бийиктикке көтөрөт,
Эмгегиңден эл алкышын алганың.

Иш стажың Алыкулдун отуз жаш,
Деген ырын ойго салат тек турбас.
Кырчылдаган бир кишинин өмүрү,
Кырдан чыккан минип алып ак боз ат.

Билинбестен күндөр айга алмашып,
Айлар болсо жылдар менен жалгашып.
Келатасың чарчабастан, талбастан,
Сакайтууга оору менен кармашып.

Жакшы карап, онтоп келген ооруга,
Жакшы санап, сен себепчи болууга.
Чын жүрөктөн иштөп келдиң берилип,
Эл журтуңдун купулуна толууга.

Канчалардын шыпаа берип дартына,
Көрүнөрлүк из калтырып артыңа.
Аянбастан күч кайратың жумшадың,
Жете берсин элиң сенин баркыңа.

Жылдан-жылга даражаңды көтөрүп,
Көле жатат жакшы эмгек өтөлүп.
Канчалары суктанышат өзүңө,
Деп ойлошуп биз да ага жетелик.

Жаш кезиңден сая көтпөй өмүрүң,
Ишиң үчүн чын дилиңден бөлүндүң.
Ат көтөргүс ишиң сенин жасаган,
Ар убакта эл көзүнө көрүндүң.

Жакшы адамга жакшылыктар жанашат,
Жакшы адамдан жамандыктар адашат.
Иштериңдин артта калып начары,
Жакшылары коштоп сени баратат.

Коштогону сыйлыктарды алганың,
Сыйлык менен өйдө карай барганың.
Отуз жылды басып өтүп муңбастан,
Желбиреттиң жакшылыктын байрагын.

Алкыш сөздөн алыстабай жүрө бөр,
Ал кеткенче дале билек түрө бөр.
Неберелерди колдорунан жетелеп,
Жашооңдо жакшы өмүр сүрө бөр.

**Көк-Жар аймактык ооруканасынын
башчысы
Матисаков Абдилатипке**

Үй-бүлөнүн ардактаган баласы,
Эли үчүн кызмат кылуу санаасы.
Онду бүтүп жөнөп кеттиң калаага,
Максатыңдын ишке ашканын карачы.

Зирек элең, тетик элең жашыңдан,
Алла таала кем кылбады ашыңдан.
Элиң үчүн кызматыңды кыла бөр,
Бак дөөлөтүң көтпесин эч башыңдан.

Ата-энөдөн жакшы таалим алганың,
Келечекке көнөн жолду салганың.
Алкыш менен иштеп келе жатасың,
Кайсыл жерге иштегени барбагын.

Онтоо тартып жаны ооруп келгенге,
Шашыласың жардамыңды бергенге.
Айыктырып оорусунан сакайтып,
Өчөр шамын жандырасың элдерге.

Жаш болсоң да, жаштыгыңа карабай,
Чарчасаң да, чарчадым деп санабай.
Оорулууга чарк айланып турасың,
Ким болсо да, өзү баккан баладай.

Оору келсе оңолорун билгизип,
Жылуу сөздөн сени өзүнө сүйгүзүп.
Жигер менен иштеп келе жатасың,
Канчаларга өмүр шамын күйгүзүп.

Кайсыл жерге иштебегин макталып,
Келе атасың эл ичинде баркталып.
Бул дегениң кылган иштин үзүрү,
Кайда иштебе жүрө бергин даңкталып.

Мээнеткечтик ийгиликтин ачкычы,
Ийгиликтер боло берсин башкысы.
Эмгегинен баар табат бат эле.
Латип уулум сөндейлердин жакшысы.

Канча адамдын жаны сенин колуңда,
Адал эмгек жасоо турат оюңда.
Ар убакта дөгдеттирди жүрөгүң,
Элиң сүйгөн элдин уулу болууга.

Ишке ашып максат тилек ойлоруң,
Шыдыр болуп баса турган жолдоруң.
Элиң үчүн иштегениң дилиңден,
Мына ошол элдин уулу болгонуң.

Жаштыгыңды, эмгегиңди билишип,
Курултайга делегатка шайлашты.
Элдин жүгүн көтөрөт деп өзүңдү,
Зор милдетти моюнуңа байлашты.

Ынтымактуу коллективди башкарып,
Канчалаган жумуштарды аткарып.
Элиң сүйгөн уулу болуп жүрө бер,
Жакшылардын катарына катталып.

Дагы далай максатыңа жете бер,
Канат күүлөп, улам алга кете бер.
Көтөрүлүп тепкичтерден тепкичке,
Алкыш менен көктөп, өнүп, өсө бер.

Алтын колуң дарт көрбөсүн ылайым,
Тилегиңди бере берсин кудайым.
Ицгиликти каалоо менен ишиңе,
Бул ырларды жүрөгүмдөн сунайын.

Көк-Жар ооруканасынын ынтымактуу эмгек жамаатына

Кайсыл жерде болгон болсо ынтымак,
Бир-бирине турушпаса ыркырап.
Бир жакадан баш чыгарып баарысы,
Бир кишидей алга карай ынтылат.

Ынтымак бар, ырыс бар деп билишет,
Баарысы тең өз кесибин сүйүшөт.
Бир-бирине келтиришпей акаарат,
Бир туугандай ынтымакта жүрүшөт.

Ар кимиси өз ишин так аткарып,
Келгендерин биле албайсың даттанып.
Мына ушундай ынтымактуу жамаат,
Ийгиликке билек түрөт аттанып.

Көп жыл иштөп, сыйлыктарды алган бар,
Иши үчүн дайым күйүп жанган бар.
Алтын колдуу ак халатчан сакчылар,
Ойлоп турсаң баардыгы тең балбандар.

Иши үчүн билектерин түргөндөр,
Эсендикти элге тилеп жүргөндөр.
Күнү-түнү ажал менен арбашып,
Алкыш алып жакшы доор сүргөндөр.

Ар биринин милдети бар коюлган,
Жамаатта жалкоолор жок, жоюлган.
Бардыгы тең чын көңүлдөн иштөшип,
Орун алат алдыдагы орундан.

Мөлдөштөрдөн жеңип алат дайыма,
Карап туруп эске алсак аны да.
Мына ушундай суктанарлык жамаат.
Бар болушсун элибиздин багына.

Онтоп келет, ар кыл адам, ооруган,
Аркасынан ажал аңдып тооруган.
Сүйүнтүшүп үйлөрүнө жөнөтөт,
Сакайтышып ал адамды оорудан.

Арасында ишке жаңы келген бар,
Иши менен кыйындыкты жеңген бар.
Эмгектенип чын дилинен дайыма,
Өз ишинде отличник делген бар.

Элиң менен эл сынына толгон бар,
Ар түрдүүгө сыйлык ээси болгон бар.
Чарчабастан, чаалыкпастан көп жылдар,
Эли үчүн эмгек жасап койгон бар.

Жеткиликтүү айта албайсың сөз менен,
Ишенесиң көрчү болсоң көз менен.
Бардыгы тең өз ишине берилген,
Бири да жок өз милдетин сезбеген.

Жасай турган уколдорду даярдап,
Оорулууга секин сүйлөп аярлап.
Чын дил менен ишиңерди аткарып,
Жүрөсүңөр жаңылыктан баяндап.

Алдыңарга шыпаа издеп келгендер,
Эли үчүн чоң жардамын бергендер.
Силерсиңер күнү-түнү тик туруп,
Жан кыйнаган дартын элдин жеңгендер.

Бардыгыңар эмгектенген эл үчүн,
Жан аябай жумшап жаткан бар күчүн.
Жазайын деп ишиңерди жасаган,
Ушундайча чыгардым мөн бир бүтүм.

Бирин айтсам, таарынбасын бири деп,
Бардыгы тең бул өмүрдүн гүлү деп.
Чогуу бойдон жазып койдум баарыңа,
Эгер жазсам, жазчуулардын түрү көп.

Бириң шекер, бириң бал,
Бириң айтсам бириң бар.
Мына ушул жазган ырды,
Чын дил менен кабыл ал.

Алтын колдуу, ак халатчан сакчылар,
Силер барда элиңердин бакты бар.
Чын дил менен алкыш айтат баарыңа,
Ишиңерден элиңерге жактыңар.

Эч убакта дарт көрбөсүн колуңар,
Орундалсын дагы далай оюңар.
Талыкпастан кызмат кыла бергиле,
Ар убакта ачык болуп жолуңар.

**Ноокат районундагы «Мегидос» үй-бүлөлүк
борборундагы дарыгерлерге**

*Бул бөлүмдө эс алууга чыккандар,
Шум ажалды жолотпостон жыккандар.
Иштейт экен чарчабастан, талбастан,
Убакыттан утулбастан уткандар.*

*Эли үчүн талабый эмгек кылгандар,
Эмгегинен үйдө карай жылгандар.
Уул-кызын эрезеге жеткирип,
Турмушунан эчак эле тынгандар.*

*Чарчабастан узак жолду баскандар,
Дарыгердин төрөң сырын ачкандар.
Тайманбаган эр Манастай күчүнөн,
Ажал шообаз артын көздөй качкандар.*

*Эң жогорку даражада жеткендер,
Көп сыйлыктын ээси болуп кеткендер.
Кызыр ата жылоосунан түшпөстөн,
Ийгиликтин татаал сырын чечкендер.*

*Иши менен эл сынына толгондор,
Кесибине дайым курсант болгондор.
Күнү-түнү ажал менен арбашып,
Бул жашоонун суугуна тоңгондор.*

*Өз кесибин жандан артык сүйгөндөр,
Бул турмуштун ысыгына күйгөндөр.
Басса турса эл соолугун ойлонуп,
Жашоосунда санаа тартып жүргөндөр.*

*Иштейт экен ушулардын баарысы,
Жаштар да бар, бирок көбү каарысы.
Келгендердин дабаа болуп дартына,
Шыпаа берген укол менен дарысы.*

*Ушулардын карап туруп эмгегин,
Эли үчүн көп жардамын бергенин.
Жазбай койсом, жакшылыкка жатпасты,
Акын эмей анда айтчы эмнемин.*

Арынов Асан агайга
Нерв оорулар боюнча улуу дарыгер, саламаттыктык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси, жаштардын насаатчысы, өз ишинин мыкты устаты.

Эгиздердин пайысызбы билбеймин,
Бирок дагы Асан агай ким деймин.
Угуп туруп элүү бир жыл стажды,
Сизге айтылчу сөз берметин иргеймин.

Келгенден соң окуу жайын бүтүрүп,
Уят болбой иштейм деген түшүнүк.
Өзүңдө пайда болуп дайыма,
Жүрүптүрсүз ийгиликти күтүнүп.

Иш аткарып жаштык жигер күч менен,
Ата-эненин жакыш жолго түш деген.
Акыл-насааты алга сүрөп дайыма,
Сиз жасаган иш болбогон бүтпөгөн.

Министрлик кайсыл жерге жөнөтсө,
Эсеп дебей эптеп-септеп күн өтсө.
Иштедиңиз чын жүрөктөн берилип,
Күнү-түнү тыным албай мүнөткө.

Күнбү, түнбү оору келсе кыйналып,
Ал адамга мээримдүүлүк ыйгарып.
Колдон көлгөн тез жардамды көрсөтүп,
Жүрдүңүз го элиңизден сыйды алып.

Кандай сыймык элдин алса алкышын,
Элге жумшап өзүңдөгү бар күчүн.
Жерде калбай элге кылган ак эмгек,

Натыйжасы берет анда көп түшүм.
Учкан куштай мезгил өтүп зымырап,
Артта калып толукшуган жаш курак.
Урмат сыйдын ээси болуп эсепсиз,
Кундуз чакты аралады ак бубак.

Чындык үчүн чыркырашып күрөшүп,
Жакшылыкка жандап чаап сүрөшүп.
Көрүп туруп, кээ бирлердин ишине,
Чыдай албай жүрүптүрсүз тирешип.

Ар убакта жалган калат жеңилип,
Чындык жеңет алчу болсо эңилип.
Ар убакта жеңип чыгат бардыгын,
Ким иштесе өз ишине берилип.

Сиз да иштөпсиз ишиңизге берилип,
Жатып ичер жалкоо болбой эринип.
Келатыпсыз эмгектенип чын дилден,
Болсоң болгун Арыновдой дедирип.

Мезгил күлүк, жаш да улам өрүлөп,
Ал ан сайын маңдайдан тер төгүлөт.
Эмгек үчүн алган далай сыйлыктан,
Кимдигиңиз дароо эле көрүнөт.

Билинбестен өтө берди убакыт,
Эсеп жеткис эмгек кылып чубатып.
Эс алууга чыксаңыз да олтурбай,
Иштөп келес өзүңүздү жубатып.

Элүү бир жыл бир оң өмүр жашаган,
Эмгегиңиз элиңизге жасаган.
Эсеп жетпейт эгер санар болгондо,
Көгөрдүңүз элден алган батадан.

Дагы деле алдан күчтөн тайбапсыз,
Бүт өмүрдү элиңизге арнапсыз.
Элүү бир жыл элге кызмат көрсөтүп,

Ар убакта жакшылыкты жандапсыз.
Насаат айтып өсүп жаткан жаштарга,
Алар үчүн сиз дайыма башкарма.
Бул да болсо баатырдык деп ойлоймун,
Иштөп жатуу жетимиштөн ашканда.

Нурдуу экен сиздин чымыр бетиңиз,
Кебелбөстөн сексен жашка жетиңиз.
Элиңизге дале кызмат көрсөтүп,
Эч убакта азайбасын эсиңиз.

Жакшы делет, жүзүн дайым нур чалган,
Жашооңузда калбагандыр эч арман.
Нар жакка да соопко иштөп коюпсуз,
Чындыгында бул дүнүйө бир жалган.

Сексен, токсон, жүздөн деле ашыңыз,
Эл ичинде аман болсун башыңыз.
Карылыктын доорун сүрүң бактылуу,
Эч убакта азайбасын ашыңыз.

Нерви чарчап жардам сурап келгенге,
Аянбаңыз жакшы жардам бергенге.
Сакайттырып үйлөрүнө жөнөтүп,
Жүрө бериң себеп болуп оорусунан жеңгенге.

Абакулов Рахимжан абага
Уролог, гинеколог, хирург, медицина илиминин
кандидаты, саламаттыкты сактоонун мыктысы, көптөгөн
сыйлыктардын ээси

Сакадай болуп боюңуз,
Сабалап учуп оюңуз.
Сан жеткис жумуш аткарып,
Көп ишти кылды колуңуз.

Фельдшерден эмгек жолу башталган,
Улам алга кадамдары ташталган.

Бою кыска, оюу бийик бул инсан,
Сан жетпеген көп иштерди аткарган.

Зирек болуп тетик болуп жашынан,
Далай ишти өткөрүптүр башынан.
Кылган мээнет бекеринен кетпестен,
Көп алкышка, көп сыйлыкка татыган.
Түнөк тапкан жүрөгүнөн элдердин,
Мээнети көп, дили таза бул инсан.

Аткарган соң фельдешрлик жумушту,
Жактырбастан бекер карап турушту.
Аялдардын ден-соолугун ойлонуп,
Кабыл алып көрсөтүлгөн сунушту.

Аткарыпсыз гинеколог милдетти,
Аялдардан тазалоого илдетти.
Кандай гана оору болсо баарына,
Жардамдашуу ар убакта дегдетти.

Аялдардын ыйыктыгын ойлонуп,
Басса турса алар үчүн толгонуп.
Күнү-түнү эмгек кылып эринбей,
Уктап кетсе түн уйкудан ойгонуп.

Кыйла жылдар аткарган соң бул ишти,
Хирург болуп иштөө үчүн киришти.
Өмүрүнө өмүр улап сыркоонун,
Жыргалдыгын элдер дароо билишти.

Чарчоо кандай ойлобостон күнү-түн,
Адамдардын актоо үчүн үмүтүн.
Жолун тосуп келе жаткан ажалдын,
Элдеринин жакшы жашоо күнү үчүн.

Жан аябай эмгек кылып көлдиңиз,
Рахимжан камкор врач делдиңиз.
Көп алкышка арзуу менен ар дайым,
Кыйындыктар болсо аны жеңдиңиз.

Эмгекчилди чарчоо деген болбогон,
Ар убакта элди гана ойлогон.
Бүт өмүрүн өз ишине арнаган,
Сиздей инсан иш бүтүрбөй койбогон.

Жакшы мүнөз жагат элдин баарына,
Мейли жашы, мейли болсун каарыга.
Жаш жигиттей дале экенсиз кайраттуу,
Барсаңыз да карылыктын айлына.

Бул инсанды ийгиликтер коштоду,
Жан аяган жалкоолорго кошподо.
Эли үчүн эмгегинен жасаган,
Ибн Сино дарыгерге окшодо.

Иш кылгандан чарчабады талбады,
Бүт өмүрүн ооруларга арнады.
Көп тоннаны басып түшсө керектир,
Жасап өткөн иштеринин салмагы.

Иш стажы элүү жылды камтыган,
Канчаларды айыктырган, дартынан.
Дале болсо аткарууда жумушун,
Эсеп жеткис алкыш алып калкынан.

Көп эмгектен урмат сыйга малынды,
Көкүрөккө орден медал тагылды.
Алган сыйлык алды жакка сүрөлөп,
Дагы кошту кандидаттык наамды.

Натыйжасы эмгектерин тактоонун,
Кучагында ар убакта мактоонун.
Берилиптир эмгегиңиз бааланып,
Мыктысы деп саламаттык сактоонун.

Бүргөчөнүн көрө албайсың кабагын,
Бардык ишин жаза албайсың абанын.
Эли үчүн дале иштөп келатат,
Ашса дагы жетимиштин дабанын.

Сөксөн жаштан секин гана секирип,
Токсон жаштын чокусуна бекинип.
Жүз жаш мене кебелбестөн жүздөшүп,
Жүрө бериң жараткандан өтүнүп.

Надилов Калмырза иниме
«Медигос» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору
Саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн
сыйлыктардын ээси эндокринолог, терапевт

Окуп келип жандай сүйгөн кесибин,
Оорукана ачкан анда эшигин.
Эмгек жолун терапевттөн баштаган,
Солкулдаган жигит болгон кезинин.

Учкундары көз алдында тургандыр,
Өз ишине жакшы көңүл бургандыр.
Эли сүйгөн мына ушул кесипти,
Бул инсанга Алла таала сунгандыр.

Ошол күндөн ишиңизге берилип,
Иштедиңиз жатып албай керилип.
Ийгиликтер имерилип жакындап,
Көрүндүңүз көп ичинен терилип.

Ооругандар сизден жардам суранат,
Жардам бербей кандай адам тура алат.
Ар бирине жасап аяр мамиле,
Болбодуңуз бирөөлөрчө сугалак.

Дабаа болуп канчалардын дартына,
Өчпөй турган из калтырса артына.
Мына ошону эли дайым урматтап,
Иши үчүн жетип турат баркына.

Алкыштарга толуп кеткен артыңыз
Сизди дайым урмат кылат калкыңыз.

Жакшы мүнөз жан аябас эмгектен,
Жылдан жылга арта берди баркыңыз.

Ишиңизде ийгиликтер жаралып,
Эмгегиниз эл ичинде таралып.
Терапевттен көтөрүлүп замдыкка,
Кылган иштен жакшы деген баа алып.

Жакшы мүнөз, жакшы иштерге өбөлгө,
Жакшы иштер, жакшылыкка жөрөлгө.
Ошол адам жашоосунда бактылуу,
Иши менен урмат-сыйга бөлөнсө.

Урмат сыйдын ээсиб олуп ушундай,
Келатасыз колуңуздан учурбай.
Ишиңизди так аткарып ак иштөп,
Мүнөзүңүз жок дешет го жутунмай.

Жакындатпай жаман деген илдетти,
Жакшы иштерге кимдер калып ким жетти.
Элдин жүгүн көтөрүүгө бел байлап,
Алыптырсыз директорлук милдетти.

Иш стажы кырк жыл жакын чамасы,
Деп айтышат жакшы атанын баласы.
Эли үчүн кызмат кылуу ар дайым,
Басса-турса ойлогон ой санаасы.

Кол алдыда ынытмактуу жамаат,
Ынтымактан ийгиликтер жаралат.
Ар кимиси өз ишине берилип,
Жакшы иштөөгө жасашышат далалат.

Кайсыл жерде жакшы болсо жетекчи,
Ар убакта так чыгарып эсепти.
Алкыштарга арзуу үчүн ынтылат,
Жаман жакка жолоттурбай кезекти.

Кылган эмгек бекер сая кетпеди,
Минздрав областта, райондо да эстеди.
Жакшы иштерге ыйгарышып сыйлыгын,
«Мындан дагы алдыга озуп кет»-деди.

Ал сыйлыктар шыктандырды эмгекке,
Эли үчүн далай ишти дагы жасап бермекке.
Сунган колу жетип турар ошондо,
Көктү карай бийиктикке сермесе.

Дагы далай ийгиликке жетиңиз,
Азыр деле толуп турат эсиңиз.
Алкыштардан аянбастан бөктөрүп,
Мындан дагы алдыга озуп кетиңиз.

Эч убакта чарчабаңыз талбаңыз,
Байгелерде чуркай албай калбаңыз.
Алды жакта жүрүү менен дайыма,
Ар убакта жакшылыкты жандаңыз.

Шагиева Альфияга
Жүрөк дарыгери, саламаттыкты сактоонун
мыктысы, областтын, райондун
Р.Отунбаеванын сыйлыктарынын ээси

Мезгилинде тал чыбыктай ийилген,
Кандайлыгың иштериңден билинген.
Элиң үчүн жакшы кызмат көрсөтүү,
Ар убакта кетпес эле дилиңден.

Санааларың самсып учуп сабалап,
Сезимиңе сансыз ойлор жаралат.
Сергектиктин сересинде термелип,
Ишиң үчүн жасап жүрдүң далалат.

Сөн жасасаң иштериңде аракет,
Аракетке Алла берип берекет.

Ийгиликтер коштоп улм өзүңдү,
Бийиктикке карай сени дөгдөтөт.

Ооруп келсе бирөөлөрдүн жүрөгү,
Ойлоносуң жашап өмүр сүрөбү.
Колдон көлгөн жардамыңды бергенде,
Сакаят да согуп кетет жүрөгү.

Муштай жүрөк жашоо берет адамга,
Жүрөк токтоп калган болсо адамда.
Өмүр шамы өчөт дагы жалп этип,
Кете берет шылтап коюп заманга.

Дарыгерлер өчөр шамды күйгүзөт,
Тамырына кан айлантып жүргүзөт.
Алтын колдуу ак халатчан сакчылар,
Бул жашоодо ким экенин билгизет.

Жүрөк доктур, дарыгердин кыйыны,
Аз көбүнө карабастан тыйыны.
Адамдарды сактап калган ажалдан,
Альфия сен ыйыктардын ыйыгы.

Тандап алган кесибиңди сүйөсүң,
Ооруганга тууганыңдай күйөсүң.
Өз ишиңе чын дилиңден берилип,
Милдетиңдин кандайлыгын билесиң.

Жүрөктү сөн жүрөк менен дарылап,
Турчу болсоң оору сөзсүз багынат.
Эли үчүн күйүп-жанган сендейге.
Ар убакта мактоо сөздөр тагылат.

Элиң үчүн аябасаң күчүңдү,
Алла сага жакшы берет түшүмдү.
Кайтарылып элге кылган мээнетиң,
Мына ошондон көрөсүң сөн үзүрдү.

Иштеріңде ийгиликтин болгону,
Иштеріңдин эл сынына толгону.
Алкыштарын аябастан өзүңдөн,
Сага карай таза болот ойлору.

Жылдан жылга таржыйбаң артылып,
Өз ишиңе магниттей тартылып.
Элиң үчүн ак кызматың көрсөтүп,
Келатасың алга карай талпынып.

Мыктысы деп Саламаттык Сактоонун,
Кучагында термелесиң мактоонун.
Рай аким, рай көңөш тек турбай,
Сыйлыктарын ыйгарышты мактоонун.

Карап көрүп иштеріңди жасаган,
Сүйлөшкөн соң бир чечимге келишти.
Ушу лаял ылайык деп өзүңө,
Розанын мактоосун да беришти.

Эл оозунда жүрө бергин макталып,
Эсеп жеткис эмгегиңден баркталып.
Болсоң эгер Альфиядай болгун деп,
Биз жүрөлү өзүң менен даңктанып.

Иш стажың отуз алты экенин,
Укканда эле чыгарасың эсебин.
Билген жанга кырчылдаган бир өмүр,
Байкалат го иште төтик экениң.

Дагы деле чалыкпагын талбагын,
Мына ушунай кайратыңдан жанбагын.
Жашооңдо жетишинче күчүңдүн,
Эмгегиңди элиң үчүн арнагын.

Шабан Оглу Хасан агага
Физлечениенин дарыгери. Көптөгөн сыйлыктардын
ээси, саламаттыкты сактоонун мыктысы

Эмгөк жолун фельдшерден баштаган,
Кайрат менен алдыга кадам таштаган.
Дарыгердин терең сырын түшүнүп,
Ийгиликтин астанасын аттаган.

Күндөр айды, айлар жылды кубалап,
Мезгил деген болот тура сугалак.
Карап туруп Хасан агай аркасын,
Кылган ишин көрүп алып кубанат.

Фельдшердин иши кыйын ал кезде,
Жооп менен карайт ишин ким сезсе.
Булл инсандын жасап өткөн иштери,
Пленкадай тартылгандай бары эсте.

Турган чыгар көз алдында тартылып,
Жүрөгүнө жакшы элести калтырып.
Жылдан жылга ийгиликтер көбөйүп,
Алды жака жыла берди талпынып.

Андан кийин ооруларды жугуштуу,
Кароо үчүн жөнөдүңүз белсенип.
Билген жанга ал дагы эле кыйын иш,
Деп айтышат эч ким билбейт сенчелик.

Көлгөн жандар жаш карысы аралаш,
Хасан ага карабаса жарабас.
Сакаям деп үмүт менен көлгөндөр,
Дарыгердин милдети го дабалаш.

Хасан ага зор милдетти тагыпсыз,
Жакшы иштөп элиңизге жагыпсыз.
Алыс калып солкулдаган жигит көз,
Чачтарыңыз ак аралап калыпсыз.

Хасан агай ишиңизге бекемсиз,
Сүйлөгөндө сөз жагынан чеченсиз.
Карылыктын жакындаптыр айылы,
Ойлоп анны эми кантер экенсиз.

Кандай жакшы жаштык жылдар иштеген,
Күндөр өтөт алектенип иш менен.
Ким болсо да билек түрөт ал көдө,
Жигөрдөнип жарык маанай жүз менен.

Жакшы иштесе жүзү жарык ар дайым,
Өз ишинин билет дагы кандайын.
Жакшылардын катарына кирдиңиз,
Деген ойдо уят болуп калбайын.

Эсеп жеткис эмгек жасап кырк кылда,
Ийгиликтер коштоп турду бир кылка.
Элиңизден алкыш алып келдиңиз,
Сыйлыктардын ээси болуп бир сыйра.

Ушул кезде дарылантып ток мене,
Мына эми оорум да жок деген.
Кезге чейин келатасыз дабалап,
Айттырбастан Хасан иште жок деген.

Эл ичинде арта берсин баркыңыз,
Алкыш менен сыйга толуп артыңыз.
Эли үчүн кызмат кылган сиздөйди,
Ар убакта урматтасын калкыңыз.



**Эсенбаев Абдилакимге
Психиатр, саламаттыкты сактоонун мыктысы,
област, район, облпотребсоюздун көптөгөн
сыйлыктарынын ээси**

Психолог татаал да, жооптуу да кесибиң,
Таразалайт кандайлыгын эсиңин.
Солкулдаган жапжаш жигит кезиңде,
Оорукана ачты сага эшигин.

Иштөп калдың жаштык жигер дил менен,
Тил табышып, жуурулуштуң эл менен.
Кимдин кандай иштерлигин тез эле,
Элегинен өткөрүшөт эл деген.

Жакшы иштөөгө аябадың күчүңдү,
Күздө сана деп айткандай түшүмдү.
Ийгиликтен сени налган сыйларың,
Точка эмес, койдурганың үтүрдү.

Жакшы иштериң ийгиликтин ачкычы,
Жакшы доктур элдеринин бактысы.
Көзгө илинер иш кылбаса элине,
Олтурса да татыбайт го тактысы.

Ишиң менен эл көзүнө көрүндүң,
Күлүк аттай топ ичинен бөлүндүң.
Сырскоолуунун дабаа болуп дартына,
Өз ишиңе чын көңүлдөн берилдиң.

Жөнөкөйдү күлүк болот таптаса,
Күлүк озот жарыштарда мактаса.
Алкыштардан өксү болбойт эч качан,
Эгерде ким эл ишеничин актаса.

Сен да иним элдин уулу болупсуң,
Элиң үчүн көп иш жасап коюпсуң.
Алгылыктуу ишиң менен аткарган,
Көпчүлүктүн купулуна толупсуң.

Адамдардын ооруларын текшерип,
Ар бирине ар кандайча сес берип.
Айыктырып оорусунан канчаны,
Жүрөгүндө каласың сен эстелип.

Келгендердин карап көрүп оорусун,
Ойлоносун кантип жакшы болуусун.
Түшүндүрүп кандай кылса айыгат,
Жан кыйнаган дарттын аны тооруусун.

Иштериңде ийгиликтер көбөйүп,
Жүргөн кезиң урмат-сыйга бөлөнүп.
«Ушул жигит сакайтат деп дартымды»-,
Ооругандар калган сага жөлөнүп.

Ар биринин сезимдерин козгогон,
Сөздөрдү айтып, оорусунан боздогон.
Канчаларга өмүр шамын жандырып,
Келатасың күндөр менен коштогон.

Жакшы сөзгө көңүлдөрүн көтөрүп,
Жан сергиткен жагдайда өмүр өтөлүп.
Жарык чыгып, адамдарга нур болуп,
Жүрөсүң сен жакшы инсан аталып.

Элге кылган көп эмгегиң бааланып,
Иштериңден көзгө илинип дааналык.
Мыктысы деп Саламаттык сактоонун,
Келдиң иним, жакшы деген бааны алып.

Отуз сегиз жылдык эмгек стажың,
Түшүндүрөт жолдун узун кыскасын.
Билип турган кайсы адамдын кандайын,
Өзүң болсо ишиңде чоң устасың.

Областтын, райондун көптөгөн
Сыйлыктарынын ээси болдуң күч менен

Жасап келген иштериңдин ичинде
Иш да жоктур бир да жолу бүтпөгөн.

Мына ушундай эмгөги көп адамды,
Эли үчүн жасаган көп кадамы.
Чыгарбастан көмүскөдөн калтырып,
Жазбай, айтпай тек гана мен каламбы.

Сарыбаева Шарапатка
Акушер гинеколог, үй-бүлөлүк дарыгер, саламаттык
сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси

Ак жүзүңө чийген кашың жарашып,
Көргөн жандар суктанышып карашып.
Солкулдаган тал чыбыктай кезиңде
Болор эле бардыгы тең сага ашык.

Окуу жайды келгениңден бүтүрүп,
Өз ишиңдин кандайлыгын түшүнүп.
Жигерденип иштеп жаттың дилиңден,
Ийгиликтин келерлигин күтүнүп.

Аялдардын ден соолугун карадың,
Эне бала сак болушун самадың.
Түшүндүрүп ар бир келген энеге,
Көрүп жаттың кандайлыгын абалын.

Секин гана сылык сүйлөп баарына,
Жазып берип, укол менен дарыга.
Бирине да кайдыгерлик кылбастан,
Жаралгандай аялдардын багына.

Иштер элең өз ишиңе берилип,
Бирөөлөрчө калбайт элең керилип.
Элге жаккан мүнөзүңдөн жакшына,
Чыга келдиң топ ичинен бөлүнүп.

Жакшы мүнөз, жарым ырыс дегендей,
Токтоо тартып, иштеп жүрдүң көбөлбөй.
Өз ишиңдин устатысың чынында,
Эмгекчилсиң жалкоолорго төңөлбөй.

Иштегенде иштин майын чыгарып,
Иштегениң элдер билет бул анык.
Оорусуна сөндөн шыпаа тапкандар,
Алкыш айтып, жүрдү баары кубанып.

Оорутпадың бир аялдын көңүлүн,
Энөлөрдө турду дайым көңүлүң.
Алып келдиң алкыш менен батаны,
Элге арнадың өмүрдүн көп бөлүгүн.

Чарчадым деп чаалыктым деп койбостон,
Кыйналсаң да эч бир капа болбостон.
Иштеп келдиң жаркылдаган жүз менен,
Жакшылыгың мына ошол ойлоңтон.

Жылдан жылга болуп иште ийгилик,
Турду сенин кандайыңды билдирип.
Өз ишиңди сүйгөнүңдүн далили,
Эмгектентти билегиңди түрдүрүп.

Билек түрүп иштегенди баалашты,
Иштериңе дагы ийгилик каалашты.
Мыктысы деп саламаттык сактоонун,
Бир добуштан наамын сага арнашты.

Областтын, райондун, минздравдын сыйлыгын,
Ыйгарышты ак эмгегиң көрүнүп.
Текке кетпөй элге кылган кызматың,
Көп ичинен чыктың мына бөлүнүп.

Өттүң дагы дарыгерлер тобуна,
Карап калдың кичинеден чоңуна.
Бардыгы үчүн чын дилиңден кам көрүп,
Колдорунда барына да жогуна.

Бир үй-бүлө сенин колуң карашат,
Дарылары эм болсо деп самашат.
Эгер бирөө сен жөнүндө көп айтса,
Жакшы дешип тарабыңды талашат.

Мына ушинтип иштөөдөсүң эл менен,
Чекке жетип өзүң ойлоп мелжеген.
Жакшы атыңдан түшпөй такыр жүрө бөр,
Кызматыңды баалайт дайым эл деген.

Ишиң менен кулк мүнөзүң төп келип,
Иштей бергин караткандар көп келип.
Сылык сыпаа мүнөзүңдөн ар дайым,
Ким болсоң да Шарапаттай бол делип.

Талыкпастан отуз жети жыл иштеп,
Төр агызып, эмгектенип нан тиштеп.
Элдин сүйгөн кызы болуп жүрөсүң,
Жашооңдон жакшынакай жыт искеп.

Жалалова Гүлмирага
Жогорку даражадагы үй-бүлөлүк дарыгер,
саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн
сыйлыктардын ээси

Ташкөмүрдүн тетик гана бир кызы,
Жүздөрүнөн жанып турган жылдызы.
Иши менен эл журтуна жасаган,
Ар убакта ардактаган кыргызы.

Интеллектуал бүлөсүндө төрөлүп,
Ак бешикте ардакталып бөлөнүп.
Алгылыктуу иш аткарып элине,
Көп жаткан өнүп-өсүп көгөрүп.

Дарыгерлик окуу жайын тандаган,
Иш дегенде чарчабаган талбаган.

Ден соолугун жакшыртууга ар дайым,
Бүт өмүрүн эли үчүн арнаган.

Кимдер билбейт Гүлмирадай аялды,
Эгер айтсам ал жөнүндө баянды.
Талыкпаган ак эмгектин күчүнөн,
Иштеринде ийгиликтер жаралды.

Ишин сүйгөн, иш билгилүү Гүлмира,
Жакшылыгын жасайт элдин баарына.
Бардыгына бирдей жасап мамиле,
Мейли жашпы, мейли болсун карысы.

Келатасың алкыштарды жүктөнүп,
Эсеп жеткис сансыз ишти бүткөрүп.
Жыл артынан жылдар жылды кубалап,
Жаркылдаган жаштык кезди өткөрүп.

Жалындаган жаштык жигер барында,
Иштеп жүрдүң мына ошонун шаңында.
Чарчоо кандай экендигин сезбеген,
Бир өзүнчө доору бар анын да.

Жаштык мезгил кана дагы бир келсе,
Күтүп алып, өкүнбөстөн жүр делсе.
Кайра дагы ишти баштап башынан,
Жакшы болмок карыбай мында тур делсе.

Тыным албай эл кызматын аркалап,
Ооруганды канатыңа калкалап.
Шыпаа болуп жан кыйнаган дартына,
Келатасың кыйындыкты талкалап.

Бир үй-бүлө жардам сурап өзүңөн,
Жакшылыктын нурун издеп көзүңөн.
Сага келет кандай кылсак экен деп,
Жылуу илеп чыгабы деп сөзүңөн.

Ар бирине айтып акыл көңөшүң,
Сакаюга демине дем бересиң.
Тез айыгып кетсе экөн деп келгендер,
Жүрөгүңдөн бир чечимге келесиң.

Ширелишкен ак сүйүүнүн күчүнөн,
Интернационал үй-бүлө деп түшүнөм.
Ишиңерден, жашооңордон бак тапкан,
Үй-бүлөнү байкап койдум үстүнөн.

Тарбиялап уул-кызды татыктуу,
Экенсиңер оор жана басыктуу.
Артта калды жаштык кездин мезгили,
Күндөп, түндөп ишиңерге ашыкчуу.

Бир аз азыр буурул тартып калганың,
Эс алуунун айылына барганың.
Иштөөдөсүң жаштар менен жарышып,
Дале болсо азая элек дарманың.

Элиң үчүн дайым жанган жарыксың,
Элге кызмат кылгандыгың аныксың.
Узак жылдар эмгегиңе сиңирген,
Саламаттык сактоонун мыктысын да алыпсың.

Өрүк гүлдөп отуз сегиз жаз келип,
Ийгиликке жетүү үчүн изденип.
Чын дилиңден эмгектенип жүрүпсүң,
Эли үчүн далай эмгек кылды деп.
Эмгегинен улам алга жылды деп.
Областан, райондон сыйлыктар,
Ыйгарылды тикеден тик турду деп.

Дагы дале чарчабагын талбагын,
Бар күчүңдү элиң үчүн арнагын.
Жаштар менен түшсөң эгер жарышка,
Озуп кеткин арка жакта калбагын.

Мурзабекова Кайрыга
Үй-бүлөлүк дарыгер, саламаттык сактоонун
мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси

Дөн-соолугун карасам деп элиндин,
Өз ишиңе чын көңүлдөн берилдиң.
Жылдар жылып айлар айга алмашып,
Жакшы иштеп көп ичинен терилдиң.

Күндөп-түндөп смөндөргө алмашып,
Канча жылдар жердин бетин кар басып.
Канча жылдар өрүк төгүп гүлдөрүн,
Канча жазда байчечекей гүл ачып.

Кышты кыш деп, суугуна карабай,
Жайдын ыссык аптабынан жадабай.
Чын дил менен эмгектенип келипсиң,
Эзилишкен эне менен баладай.

Эгерде ким жакшы иштесе жан үрөп,
Тыным албай күн-түнү жүгүрөт.
Жакшы карап ар бир келген ооруну,
Укол дары берип дагы үлгүрөт.

Иштеп жаттың алы-күчүң барында,
Кызмат кылуу жүрүп турду каныңда.
Сараңдыкты жакындатпай өзүңө,
Жигердүүлүк коштоп жүрдү жаныңда.

Бала багып, тамак жасап үйүңдө,
Эрте менен ишке жөнөп күнүгө.
Кечке карап ооруларды онтогон,
Сүйүнөсүң алар эгер сүйүнсө.

Күн көч кирип, кайра жаңы таң атып,
Күндөгү эле ишиң турчу саматып.
Өмүр шамын өчүрбөстөн күйгүзүп,
Жүрөр элең жакшылыкты таратып.

Жылдан жылга ийгиликтер көбөйүп,
Алды жака алкыштарды өңөрүп.
Чын дилиңден кызмат кылып элиңе,
Келатасың өнүп-өсүп көгөрүп.

Алкыш алат эмгекчилдин жакшысы,
Ал дегениң жашоодогу бактысы.
Ийгиликти жаратууга изденет,
Инсандардын ичиндеги тапкычы.

Иш стажың кырк жыл экен карасаң,
Кылган ишти көтөрө албайт таразаң.
Кечээкидей болгон сымал көрүнөт,
Бир кылчайып арт жагыңды карасаң.

Акылды өлчөй албайт кадак менен,
Абийирди алдай албайт тамак менен.
Эл үчүн жасап жаткан ак эмгекти,
Эч бир жан санай албайт санак менен.

Көп эмгек жеткирди го урмат-сыйга,
Ийгилик арта берди жылдан-жылга.
Ийгилик арткан сайын иштериңде,
Сыйлыктар ыйгарылды бир кыйла.

Ишиңди көп ичинен иргеп, иргеп,
Саламаттык сактоонун мыктысы деп.
Улуу наам беришти, акылдашып,
Иштеген ишиң үчүн чеке тердеп.

Жана дагы сыйлыктар майда-чүйдө,
Бир топ эле көп болуп турат үйдө.
Кайтарылып эмгектин акыбети,
Тынымы жок каттаган ишке күндө.

Бубатаева Гүлмирага
Травматолог, саламаттыкты сактоонун мыктысы,
көптөгөн сыйлыктардын ээси

Жашыңда окусам дө күйүп-жанып,
Окудуң көп катары сен да барып.
Билинбей аралыктан жылдар өтүп,
Иштедиң сен дагы эле бойго жетип.

Мезгилдин дөңгөлөгү чимирилип,
Өзүңдүн кандайлыгын билдирилип.
Чарчабай чын дилиңден иштеп жатың.

Жумабаев Таабалдыга
Рентгенолог, жогорку даражадагы дарыгер,
саламаттыкты сактоонун мыктысы, көптөгөн
сыйлыктардын ээси

Рентгендин татаал сырын үйрөнүп,
Ооруларга койбостон бир сүйлөнүп.
Өз ишиңди так аткарып келесиң,
Эч убакта калбастан сен күймөнүп.

Оорулуунун бүт органын текшерип,
Кандайына врачтарга чест берип.
Келатасың эмгектөнип чын дилден,
Урмат сыйдын ээси болуп күчтөнүп.

Татаал иш аппаратты башкаруу,
Андан кыйын ошол ишти аткаруу.
Оорусуна диагноз так коюу,
Эгерде сен бир жеринен жаңылсаң.

Абдыразакова Кулияга
Башкы медайым. Саламаттыкты сактоонун мыктысы.
Көптөгөн сыйлыктардын ээси.

Эмгек жолуң медсестра болуудан,
Башталган да, сенин алтын колундан.
Канчалаган мында келген адамдар,
Сакайышып кетип жатты оорудан.

Тал чыбыктай көзиң анда сөкөлөк,
Эне сүтүң али оозуңдан кете элек.
Жаңы гана эми ишти баштаган,
Көздөп жүргөн максаттарга жете элек.

Күндөр айга, айлар жылга жалгашып,
Мезгил улам бир бирине алмашып.
Билинбестен өтө берди иш күндөр,
Иштей бердиң чарчабастан жол басып.

Өз ишиңе чын дилиңден берилип,
Чыга бердиң эл көзүнө көрүнүп.
Жылдан жылга ийгилиң көбөйүп,
Күлүк аттай алдыга оздуң бөлүнүп.

Кылганыңдан тетиктигиң байкалып,
Мээнетиндин акыбетин кайтарып.
Сыйлыктардын ээси болуп көптөгөн,
Жүргөнүңдү көрүп туруп айталык.

Сыйлыктарга жетүү үчүн берилген,
Жандан болбой иш жасоодон эринген.
Күйүп-бышып иштегениң эл үчүн,
Көрүңдү го аккан маңдай териңден.

Төр агызсаң ийгиликтер жаралат,
Жакшы жагың эл ичине таралат.
Эч убакта жерде калбайт эмгегиң,
Ишиң үчүн кылсаң эгер далалат.

Иш стажың отуз алты жыл экен,
Ар кандайча иш аткардың сен өчөн.
Иштегенден чарчабадың, талбадың,
Тилеп жүрдүң болсо экен деп эл эсен.

Ар убакта эл соолугун ойлодуң,
Бирөөлөрчө кайдыгер жан болбодуң.
Сени далай сый-урматка жеткирди,
Чын дилиңден көп иш жасап койгонуң.

Мүнөзүң да жакшы экен жайдары,
Болбос ишке кейий бербей кайдагы.
Болуусуна иштеринде ийгилик,
Себеп болот жакшы мүнөз ал дагы.

Келсе дагы эс алуунун убагы,
Эмгекчил жан иштебестен турабы.
Ишин сүйгөн, элин сүйгөн инсандын,
Жашоодогу бир белгиси бу дагы.

Инженери адамдардын жанынын,
Кам көрүшөт, жетишинче алынын.
Силерсиңер адамдардын чолпону,
Жашоо үчүн чачып турган жарыгын.

Жарык болуп дайым жана бергиле,
Алкыштарды дайым ала бергиле.
Адамдарга аңдып келген ажалдан,
Жеңилбестен дайым аны жеңгиле.

Кулия өзүң жаш кезиңден тетиксиң,
Ошондуктан алдыга озуп көтөтүлөң.
Элге кылган ак эмгегиң бааланып,
Саламаттык сактоонун мыктысына жөтөтүлөң.

**Көккөзов Эртабылдыга
Диреткордун орун басары, Саламаттыкты сактоонун
мыктысы. Көптөгөн сыйлыктардын ээси**

Эртабылды атың айтып тургандай,
Иш жасайсың кыналбай да буйдалбай.
Жетиптирсиң орунбасар орунга,
Алла сага атайылап сунгандай.

Эмгек жолуң санэпидстанциядан башталып,
Кыйла жылдык иш тажрыйбаң коштолуп.
Өйдө карай даражага көтөрдү,
Ийгиликтер имерилип топтолуп.

Атыңа затың дагы жарашкандай,
Суктанып баары сени карашкандай.
Күндөр да учкан куштай өтүп жатат,
Жашоого жаңылыкты тараткандай.

Атың жакшы баатырдын атын алган,
Ар дайым ишиң үчүн күйүп-жанган.
Чарчоону чаалыгууну сезип койбой,
Иште да боло бергин дайым балбан.

Көп болсо эр жигиттер эл четинде,
Айтылат болушат деп жоо бетинде.
Оору да адамдарга жоодон жаман,
Ооруну айыктыруу турсу эсинде.

Мүнөзүң жакшы дешет токтоо тарткан,
Адамды арылтасың канча дарттан.
Жолдоруң ачык болсун, шыдыр болсун,
Алдыга кадам таштап сен бараткан.

Алдыга кадамыңды таштай бергин,
Жакшылык, ийгиликке баштай бергин.
Элиңе чын дилиңден кызмат кылып,
Элиңдин ишеничин актай бергин.

Чыккан соң директоруң эс алууга,
Аракет кыла бергин сен калууга.
Аянбай кызматыңды көргөзө бөр,
Агаңдын ордун басып сен барууга.

Өзүңдөн улуулардын үлгүсүн ал,
Ишиңден айкындыкка жолуңду сал.
Элиңдин алкыштарын алуу менен,
Боло бөр жубайыңа сүйкүмдүү жар.

Жасаган эмгектериң төккө кетпей,
Жалкоо деген жаман ат кууса жетпей.
Саламаттык сактоонун эң мыктысы,
Деген наам берилди эмгекти эстей.

Жакшы деген жакшы атты ала бергин,
Алдыга кадам ташатп бара бергин.
Жоргоңду таскактатып тизгин тартпай,
Келечек даңгыр жолго сала бергин.

Даңгыр жол бийиктикке алып чыксын,
Көргөндөр ураалаган үнүңдү уксун.
Жашоонун оош кыйыш мезгилине,
Утулба, иштериңде дайым уткун.

**Кадырова Зояга
Эндокринолог дарыгери,
Саламаттыкты сактоонун мыктысы.
Көптөгөн сыйлыктардын ээси**

Он беш жыл наристелер эне кылып,
Андан соң улам ула алга жылып.
Жаралып иштериңде ийгиликтер,
Ар дайым секин гана сүйлөп сылык.

Кыйын иш отуз беш жыл эмгек эткөн,
Канчалар тилегине жетпей кеткөн.

Билгенге бул деген сөз, бир чоң өмүр,
Жараткан атаа кылган адам жөткөн.

Ичинде бул жылдардын ойлоп турсаң,
Баарына көз чаптырып көңүл бурсаң.
Сан жеткис, эсеп жеткис иштер бүттү,
Элестейт көз алдыга көзүң жумсаң.

Эл үчүн кызмат кылуу кандай кыйын,
Ишинде жума сайын болуп жыйын.
Талкалап иши начар болгондорду,
Алууда оңой эмес айлык тыйын.

Ушундай болуу менен күндөр өтөт,
Издөнгөн ийгиликке дароо жетет.
Сен дагы жан аябай изденипсиң,
Кантсе да ийгиликтин болгону эсеп.

Мына ошол ийгиликке жетүү үчүн,
Жумшалат өзүңдөгү болгон күчүң.
Иштесем эл алкышын алып деген,
Өзүңө чыгарасың шундай бүтүм.

Иштедиң чарчабастан күндөп-түндөп,
Өтүптүр отуз беш жыл өрүк гүлдөп.
Ар дайым ийгиликке шыктандырып,
Сыркоону сакайсын деп сылык сүйлөп.

Төгүпсүң мээримди канча адамга,
Үйрөнбөй бирөөлөрдү алдаганга.
Ак сүйлөп ак кызматың жасап жүрдүң,
Шүгүр деп терс иштерге барбаганга.

Максатың элиң үчүн кызмат кылуу,
Жетишип ийгиликке алга жылуу.
Бир гана ойлогонуң ошол болчу,
Чарчабай чаалыкпастан тике туруу.

Көздөшкөн кыйындыкты жеңип чыкты,

Элинден ат көтөргүс алкыш уктуң.
Убакыт учкан куштай өтсө дагы,
Утулбай диргирленип баарын уттуң.

Иштесөң жүрөгүңдөн дилгирленип,
Ийгиликтин сырларын билгиң келип.
Жүрдүң далай мезгилдер түйшүктөнүп,
Ушул Зоя иш билги келип делип.

Иш билгилик жагың менен,
Жан экенсиң жан сиңдим пейлиң кенен.
Наалат албай ар дайым алкыш алат,
Ар убакта берилип элим деген.

Ооругандын оорусун дароо тапкан,
Ишиң менен мүнөзүң элге жаккан.
Эл адамы экенсиң элин сүйгөн,
Иши менен дайыма кадыры арткан.

Ийгиликтин изденген натыйжасы,
Сыйлыктарга жеткирди ал да жакшы.
Канчалаган мээнеткеч өзүңдөйлөр,
Арыбас мээнетинен озур тапты.

Алкышка арзыганың озур ошол,
Наалаттуу ишти кылган болот осол.
Саламаттык сактоонун мыктысына,
Жеткениң билген жанга тоодой опол.

Дагы эле чарчабастан, чаалыкпастан,
Иштөй бөр жаңылардан калышпастан.
Урматтап сыйлап турсун кутман элиң,
Алкышын айтып сага карыш бассаң.

**Айдаров Эргешке
Жогорку даражадагы көз дарыгери,
Саламаттыкты сактоонун мыктысы.
Көптөгөн сыйлыктардын ээси**

Эки көзүң адамзаттын чырагы,
Жан эргиткен жашоодогу ынагы.
Эгер адам эки көзү болбосо,
Жашоо кыйын кантип чыдап турары.

Адам дагы жанган эки шам чырак,
Жашоонду жарык кылат жаркырап.
Көздүн ошол шам чырагын жагууга,
Эргеш дайым чын дилинен ынтылат.

Эмгек жолуң Таш-Көмүрдөн башталып,
Ийгиликтер эшигиңе баш багып.
Улам сени алды жакка сүрөдү,
Жакшы иштөө жадыбалдай жатталып.

Көздөрүнүн өчпөсө экен жарыгы,
Ал жеткенче аябадың жаныңы.
Ким болсо да бирдей көздө карадың,
Мейли жашпы, мейли болсун карыбы.

Аткарыпсың хирургдук милдетти,
Адамдардан тазалоого илдетти.
Кыйла мезгил ак кызматты аткарып,
Элиң үчүн пешененден тер кетти.

Андан дагы өзгөртүпсүң ишинди,
Окутуучу болуу үчүн бүтүмдү.
Чыгарыпсың максат коюп алдыңа,
Жетекчилер ага дагы түшүндү.

Мына ошентип жылдар жылга уланып,
Ар кыл иште, иштөгөңүң бул анык.
Акырында көзгө болуп дарыгер,
Иштөөдөсүң өз ишиңе кубанып.

Ар бир адам танадп алган кесибин,
Жандай сүйүп, ачат жашоо эшигин.
Урмат-сыйга көп алкышка бөлөдү,
Сенин дагы өзүң сүйгөн кесибиң.



Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна

*Кошулупсуң ишиң чыгып оңуна,
Адамдарга дайым жасап жакшылык,
Алар үчүн жарык нуру болууга.*

*Эч бирөөнүн шам чырагы өчпөсүн,
Жанып дайым өнүп-өсүп көктөсүн.
Адамдарга эң бир керек эки көз,
Толтура албайт бир мүчөнүн бөксөсүн.*

*Көздөр менен тил табышкан адамдар,
Көздөр менен дил табышкан адамдар.
Көз болбосо кызыгы жок жашоонун,
Көз болбосо кадамдалбайт кадамдар.*

*Эргеш элдин шам чырагы боло бер,
Ишиң менен эл сынына толо бер.
Эмгегинден ыйгарылган сыйлыктын.
Эч бактылуу ээси гана боло бер.*



**Нуруева Кундузга
Мээрбан эже,
Көптөгөн сыйлыктардын ээси**

Эл үчүн эмгек кылуу жакшы дедиң,
Дарыгер эли-журттун бакты дедиң.
Шаарга окуу үчүн жөнөп кеттиң,
Орундап балалыкта айткан көбиң.

Көптөрдөй окуу жайды бүтүп келдиң,
Соолугун кароо үчүн кутман элдин.
Эшигин сага ачып оорукана,
Чыбыктай мезгилиңден эмгектендиң.

Иштедиң чарчабастан күндөп-түндөп,
Ар дайым шериктерди алга үндөп.
Жакшы иштеп алкыш алып келүүдөсүң,
Көгөргөн дарак сымал гүлдөп-бүрдөп.

Артылып тажрыйбаң жылдан-жылга,
Жакшы деп толо бердиң Кундуз сынга.
Ийгилик имерилип келе берди,
Салгандай кулагыңа күмүш сырга.

Сыркоонун көңүлдөрүн оорутпадың,
Керилип кээ бирөөдөй оолукпададың.
Баарына сылык сыпаа сүйлөө менен,
Ишиңде каршылашка жолукпададың.

Келесиң иштөриңди так аткарып,
Жакшылар катарына сен катталып.
Үзүрү кайтарылып маңдай тердин,
Ар дайым алкыш алып, сен макталып.

Ишиңден алкыштарга жеткендигиң,
Алдыга таскак уруп кеткендигиң.
Өзүңдү эл алдында бийик кылган,
Чаалыкпай чын дилиңден алган билим.

Жарышта ким алдыга озуп чыкса,
Элинөн жакшы деген көбин укса.
Мына ошол эң бактылуу жашоосунда,
Жүрөгү сүйүнүчтөн толкуп турса.

Чаалыкпас отуз жылдык эмгек жолуң,
Кыйлага жетиптир го сунган колуң.
Акыры дарыгерлер тобуна өтүп алдың,
Ишке ашып ойлогон максат оюң.

Таңатарова Калбүгө

**№5 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси,
үй-бүлөлүк дарыгер, Саламаттыкты сактоонун
мыктысы. С.С.министрлигинин, областтын,
райондун АЧСВнын сыйлыктарынын ээси**

Токтогулдан тандап келген түгөйүң,
«Таалайым деп таттуу өмүр сүрөйүн»-
Тал чыбыктай солкулдаган кезегиң,
Нур тамылжып, нурга толгон гүл өңүң.

Той жасалып, тойдун күнүн белгилеп,
Аралдыктар жаңы келин келди деп.
Чын дилинен тосуп алып өзүңдү,
«Жарың менен бактылуу бол Калбү»-деп,
Ак батасын беришкенин силерге
Аңыз кылып айтылууда ушул кеп.

Андан бери отуз алты жыл өтүп,
Солкулдаган жаштык жалын күн кетип.
Уул үйлөп, кыз чыгарып азыр сен,
Олтурасың неберелерди терметип.

Дарыгерлик тандап сүйгөн кесибиң,
Оорукана сага ачты эшигин.
Ошондо эле дароо көзгө байкалды,
Тыкылдаган ишке дилгир тетигиң.

Эмгек жолуң жаш балдардын
врачынан башталган
Мына ошондон алдыга карай
чоң кадамдар ташталган.

Көрө көрө көсөм болот дегендей,
Сүйлөй, сүйлөй чечен болот дегендей.
Бара-бара иштин жолун түшүнүп,
Иштеп жаттың сүрдөбөй да көбөлбөй.

Кыйла жылдар балдар менен алыштың,
Оорусуна шыпаа издеп жарыштың.
Күнү-түнү ажал менен арбашып,
Кээ күндөрү чебелектеп чалыштың.

Кыйындыкты жеңип жаттың тайманбай,
Аңдып келген шум ажалга алданбай.
Ата-энелер алкыштарын айтышат.
Жаңы гана «чоң мелдештен баргандай».

Ата-энеге бала кымбат баарынан,
Тегеренип, тең айланып агынан.
Жүрөт байкуш ата-энелер тилешип,
Балдарынын чыга албастан жанынан.

Андан кийин иш орунуң өзгөрдү,
Угуп калдык элден жакшы сөздөрдү.
Ишин билген жакшы келин экен деп,
Караттырдың канчалаган көздөрдү.

Иш стажың отуз алты жыл болуп,
Эл журтуңдун купулуна сен толуп.
Жигер менен иштеп жүрдүң элиңе,
Чымырканып жалкоолукту сен коюп.

Басып өткөн бул жылдардын ичинде,
Ийгиликтер көп жаралды ишиңде.
Ийгиликтен ыйгарылган сыйлыктар,
Эмгегиңден келип чыккан түшүм дө.

Эмгектенип дагы алдыга жылыпсың,
Үй-бүлөгө дарыгерлик кылыпсың.
Башчы болуп үй-бүлөлүк чоң топко,
Иштериңден кыйлага эле тыныпсың.

Ким эгерде ишке койсо ышкысын,
Чарчоо билбейт, жазбы, күзбү кышкысын.
Ак иштеген, ак мээнеттин күчүнөн,
Алыптырсың дарыгердин мыктысын.

Жакыпова Сажидага
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун мед айымы.
Жогорку даражадагы мээрбан эже,
Саламаттыкты сактоонун мыктысы.
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы.

Сен да анда жаш келинсиң,
Көптүн бири катары.
Иши менен алкыш алып,
Алыс чыккан атагы.

Адамдарга сугуң артып,
«Мен да ушундай болсом» деп.
Жакшы иштеп ар убакта,
Купулдарга толсом деп.

Өз алдыңа максат коюп,
Жүргөн кезиң солкулдап.
Андан бери көп жыл өттү,
Ийгиликтер көлсин деп.

Эмгек жолуң бөлүмдөрдөн,
Сестрадан башталган.
Текилдеген жан элең сен,
Кайратынан таш жанган.

Ийгиликтер кайдан болсун
Ишке көңүл койбосоң.
Чын дилиңден иштөптурсиң,
Өз ишиңе берилип.
Ар убакта алкыш алдың
Сажида жакшы дедирип.

Алкыш сөздөр алып келди,
Иштериңе ийгилик.
Ийгиликтин болгондугу,
Турат көптү билдирип.

Өз ишиңде иштөптурсиң,
Жалкоолукка жанашпай.
Туура жолду тандап алдың,
Түз жолуңдан адашпай.

Күндөр өтүп, жылдар жылып,
Отуз беш жыл болуптур.
Эли үчүн зирек келин,
Көп иш жасап коюптур.

Бара бара жыл айланып,
Өзгөртүпсүң ишиңди.
Үй-бөлүк топко өттүң,
Аябастан күчүңдү.

Талыкпастан иштөөдөсүң,
Дарыгерлер тобунда.
Канчалардын өмүр шамы,
Сенин гана колуңда.

Чаалыкпастан ак эмгегиң,
Бийиктикке көтөрдү.
Сыйлыктардын ээси болуп,
Өз милдетиң өтөлдү.

Алгылыктуу ишиң менен,
Купулдарга толупсуң.

Дарыгерлер тобунун сен,
Медайымы болупсуң.
Ташыркабай таскак уруп,
Алдыга озуп кете бер.

**Жакыпбаева Айсулууга
Жогорку даражадагы дарыгер,
саламаттыктык сактоонун мыктысы.**

Жакшы тура тандап алган кесибиң,
Төрөткана ачты сага эшигин.
Чын дилиңден иштеп калдың берилип,
Бул жерде экен терип жечү насибиң.

Ыңаалаган үнүн угуп баланын,
Сүйүнүчтөн жарк дей түшүп кабагың.
Сүйүндүрүп күтүп турган түгөйүн,
Жакшы эле деп аялынын кабарын.

Айтып чыгып, сүйүнчүсүн алууга,
Шашыласың чөнтөгүңө салууга.
Кам көрөсүң тез арада жакшыртып,
Эсен-аман үйлөрүнө барууга.

Жакшы болсо эне бала дени сак,
Мына ошондо болот сенин ишиң так.
Ишин тактап иши жакшы болгонго,
Ар убакта айтат алкыш ырахмат.

Чарчадым деп чаалыктым деп койбодуң,
Бассаң турсаң энелерди ойлодуң.
Ыйгарылган сыйлыктардан көрүнөт,
Элиң үчүн кандай иштеп койгонуң.

Бара-бара иштен жакшы такшалып,
Калдың кыйла алкыш алып макталып.

Аткарылган алгылыктуу иш үчүн,
Жакшылардын катарына катталып.

Жүрө бердин ардакталып ар убак,
Мезгил өтүп, жаштык улам нарылап.
Иштин нугун буруп койдун башкага,
Кундуз чачты аралады ак бубак.

Үй-бүлөлүк дарыгердин тобуна,
Сен да кирдин иштөө келип оюңа.
Кайраттанып иштөп калдың камыкпай,
Иш тизгинди кармап алып колуңа.

Кызмат кылып келатасың элиңе,
Чын көңүлдөн чын жүрөктөн бериле.
Сага келип, сен караган сыркоонун,
Жашап жатат, дем кошулуп демине.

Кокусунан калбайын деп жаңылып,
Көңүл коюп карайсың сен камыгып.
Чын жүрөктөн алкыштарын айтышат,
Оорусунан кеткендери айыгып.

Жаш келиндей кайраттуусуң тетиксиң,
Айсулуу сен акыл жактан жетиксиң.
Саламаттык сактоонун мыктысына,
Ак эмгөктөн көп мээнеттен жетипсиң.

Дагы далай алкыш ээси боло бер,
Эмгек менен эл сынына толо бер.
Эл ичинде ак эмгегиң бааланып,
Жакшы деген ыйык атка коно бер.

Эстебейсиң эс алууга чыгууну,
Ойлоносун элге кызмат кылууну.
Оорусунан айыгышса экен деп,
Урматтайсың кичүү менен улууну.

Жалалов Нурмаматка
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык
жетекчиси, аажы, АОНун депутат,
Саламаттык сактоонун мыктысы,
көптөгөн сыйлыктардын ээси

Эмгек жолуң сыныктардан башталып,
Жол уланып алдыга кадам ташталып.
Тыным албай эмгектенип келесиң,
Көрүнүктүү көп иштерди аткарып.

Кайсыл жери сынып дароо келгенге,
Шашыласың жардамыңды бергенге.
Бар күчүңдү аябадың элиңден,
Жакшы болгун Нурмаматтай делгенге.

Бети курусун бир мүчөсү сынгандын,
Чыгат дароо бир күндө эле жыргалдын.
Азаптары көз алдыңа көрүнүп,
Мусаапырлык күндү тартып тургандын.

Каны азга кан берүүчү жеринде,
Жүрөгүңдү толтуруп сен мээримге.
Башчы болуп иштеп жаттың кебелбей,
Жакшы иш жасоо бар экен го дээриңде.

Ал иш менен кыйла жылдар кармаштың,
Андан кийин иш ордуңду алмаштың.
Өтүп алып, үй-бүлөлүк дарыгердин тобуна.
Жакшылыктын туусун кармап жандаштың.

Иш стажың отуз эки жыл болуп,
Эл журтуңдун купулуна сен толуп.
Эмгек кылып келе атасың чын дилден,
Баскан жолуң, келечегиң көң болуп.

Эне кымбат, эне ыйык баарынан,
Энелерди жакшы сыйлоо жагынан.

Артта калбай, апакеңди Аажыга,
Алып барыпсың бул да жакшы абыдан.

Азыр болсо эки тизгин бир чылбыр,
Иш жасайсың кармап алып колуңа.
Жетекчилик кылып көле жатасың,
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна.

Саламаттык сактоонун мыктысына жеткениң,
Элиң үчүн сансыз эмгек эткениң.
Дагы далай иштей бергин чарчабай,
Ушул менен бүтпөйт сенин чектериң.

Ак эмгектин кайтарылып үзүрү,
Иштериңдин жакшы болуп түшүмү.
Сыйлыктардын ээси болдуң көптөгөн,
Эл-журтуңдан аябастан күчүңү.

Элдин жүгүн көтөрөт деп ишенип,
Бир добуштан депутатка шайлашты.
Өкмөт менен элге элчи болууга,
Оор жүктү моюнуңа байлашты.

Элдин жүгүн көтөргөн эр жигиттен боло бер,
Ишиң менен аткарган купулдарга толо бер.
Эмгектенип эринбестен дайыма,
Алыс жакка чуркаган күлүк атка коно бер.

**Эгембердиев Махамматабытка
Невропатолог, нарколог**

Кычыраган жигиттиктин маалында,
Өзүнчө бир доору бар анын да.
Жаңы гана бүтүп келип окууну,
Иштөп калдың жаш балдардын алдында.

Эмгек жолуң жаш балдардан башталып,
Андан кийин алдыга кадам ташталып.

Ийгиликти издеп гана жөнөдүң,
Жакшы иштөөгө камчыланып аттанып.

Элиң үчүн аянбастан күчүңдү,
Жакшы кылып алуу үчүн түшүмдү.
Көңүл коюп өз ишиңе берилип,
Иштеп жаттың чыгарып сен бүтүмдү.

Бала деген ата-эненин бактысы,
Бала деген үй-бүлөнүн ачкычы.
Оорубастан бала болсо дени сак,
Жашоодогу утуштун эң башкысы.

Балдар менен шаңга толот үйүбүз,
Балдар менен жакшы өтөт күнүбүз.
Балдар биздин жашоодогу бактыбыз,
Балдар биздин аңкып турган гүлүбүз.

Бара-бара өзгөртүп иш орунду,
Жакшыртууга бел байлап баш ооруну.
Иштеп калдың берилип чын дилиңден.
Алкыш алып алдыга тең болууну.

Издендиң ийгиликтин болоруна,
Канткенде эл сынана толоруна.
Чарчабай, чаалыкпастан иштей бердиң,
Колуңа бакыт кушу коноруна.

Кээ бирөө нерви чарчап, башы ооруп,
Кээ бирөө аркасынан ажал тооруп.
Көлишет жан соогалап шыпаа издеп,
Аларды турасың сен дайым кооруп.

Берилип көтпесин деп наркоманга,
Бересиң жардамыңды сен аларга.
Эл үчүн мына ушундай кызмат кылып,
Көлөсиң камкор болуп бардыгына.

Эл үчүн кызмат кылуу кандай жакшы,
Элинен алкыш алуу андан бакты.
Канчалар сага окшоп иштегендер,
Эринбей эмгегинен баар тапты.

Сен дагы ошондойдун бири болдуң,
Ар убак жакшы ишинден сынга толдуң.
Алдыда таскак уруп баратасың,
Жакшысын тандап алып эки жолдун.

Ылайым жакшы жолдон адашпагын,
Бирөөгө утур тетир карашпагын.
Ар дайым алкыш менен сынга толсун,
Жалкоодон жаа бою кач жанашпагын.

**Алтынбекова Элмирага
«Медигос» үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун
№1 саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн
сыйлыктардын ээси**

Түстүүдөн түңүлбө дейт кыргыз элде,
Ошол түс бар экен го сиңдим сенде.
Маңкайтып сүрөтүңдү тартар элем,
Сыйкырдуу кисти болсо эгер менде.

Жолдопсуң жашооңдо ата жолун,
Жакшылык адамдарга жасоо оюң.
Ойлогон максат-тилек орундалып,
Ачылып келечекке басар жолуң.

Окууну ойдогудай бүтүп келип,
Элмира иштеринде тыкан делип.
Жаштык, жигер күч менен иштөп калдың,
Сыркоолорго чын дилден жардам берип.

Он беш жыл Кара-Ташта иштөптүрсиң,
Эмгектен ак наныңды тиштөптүрсиң.
Ар дайым оң жол жакка басуу менен,
Элмира эл оозунан түшпөптүрсүң.

Элинөн алкыш алган кандай жакшы,
Эл үчүн кызмат кылуу ал да бакты.
Элине көзгө илинер иш кылбаса,
Жарашпай калганга окшойт ага такты.

Ишиңе шайкеш келип, шайырлыгың,
Врачтын кызы экенсиң дайындыгың.
Шайырдын мүнөзүнөн билсе болот,
Ар дайым бардык ишке кайылдыгың.

Кыскасы ийгиликтер коштоп сени,
Сыйлыктын далайына жеткиргени.
Көрүнүп көз алдыга келип турат,
Жашоого жылдан жылга көч киргени.

Иштедиң жаштык жигер жалын менен,
Жүрөктө согуп турган каның менен.
Сыркоону скайтууга бел байладың,
Керектүү укол менен дарың менен.

Өзүңө шыпаа издеп канча адамдар,
Келишет көз чачырап көп жарандар.
Бересиң колдон келген жардамыңды,
Бардыгы оорусуна чабармандар.

Жөнөйсүң шаша-буша жумушуңа,
Шүгүрлүк келтиресиң шунусуна.
Жооптуу ишиң себеп, ар күн сайын,
Эртөлөп таттуу уйкудан турушуңа.

Дарыгер татаал кесип билген жанга,
Келишет өзүңөрдөн издеп арга.
Дартына шыпаа таап сакайттырып,
Сакайтып кошосуңар араңарга.

Ак батасын беришет сакайгандар,
Дартынан айыгышып какайгандар.
Ар дайым чымырканган талбас эмгек,
Ишиңдин натыйжасын кошо бермек.

Саламаттык сактоонун мыктысы деп,
Бул наам өзүнчө эле кайдан келмек.

Иштөй бөр дагы далай элиң үчүн,
Барында жалындаган жаштык күчүң.
Эсепсиз эл алкышын ала бергин,
Чыгарып иштериңден шундай бүтүм.

**Кадырова Шарипага
Жогорку даражадагы мээрбан эже.**

Эмгек жолун төрөт үйдөн башталып,
Ийгиликтер имерчиктеп баш багып.
Жыйырма жыл билинбестен өтүптүр,
Шарипакан кандайсың деп каш кагып.

Камкор болуп бала менен энеге,
Начар иштеп калбайын деп жемеге.
Өз ишиңди так аткарып келесиң,
Жакшы сөзгө жандаш болуп деги эле.

Ишке келдиң солкулдаган куракта,
Талап катуу, мына ошол убакта.
Күнү-түнү тыным албай иш кылып,
Кечиккенде турат элең суракта.

Буйрук болсо моюн бурмай жок эле,
Адамдардын меделери ток эле.
Бир-биринин сөзүн угуп баарысы,
Бир-бирине араздашмай жок эле.

Төрөт үйдү байырладың жашыңдан,
Далай иштер өткөн чыгар башыңдан.
Өз ишиңе чын дилинен берилген,
Жан экенсиң Шарипа сөн асылжан.

Род көлөт эки көзү чачырап,
Анда сенин уйкуң дароо ачылат.

Эң кыйыны түнү келген роддор,
Бир заматта таттуу уйкуңду качырат.

Чуркайсыңар келген төрөп алганча,
Көп учурда таң супасын салганча.
Жүрөсүңөр сыркоо менен алышып,
Жылдыз тарап, таң агарып калганча.

Мына ушундай төрөт үйдөн түйшүгү,
Тынымы жко иштейт дайым күн-түнү.
Жыйырма жыл иштөптурсиң талыкпай,
Кээде таап, кээде унутуп күлкүнү.

Андан кийин өзгөртүпсүң ишинди,
Азайганын сезген сымал күчүңдү.
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна,
Жылып кеттиң көп окшойт деп түшүмдү.

Иштеп калдың мына келип талыкпай,
Өсүп чыккан жаштардан да калышпай.
Алган наам, сыйлыктарың берилген,
Кандайлыгын иштин турат аныктай.

Дагы далай алкыштарды алгын да,
Иштей бергин жазбай ушул калбыңда.
Эс алууга чыккан кезде ошондо,
Сенден жакшы издер калсын артыңда.

Эмгек стаж отуз беш жыл болгонун,
Ишиң менен эл сынына толгонуң.
Экрандай көзгө даана көрүнүп,
Тургандыгын ийгилик деп ойлогун.



Шанаева Суусарга
«Медигос» үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда
кадрлар бөлүмүнүн башчысы, көптөгөн
сыйлыктардын ээси,
саламаттык сактоонун мыктысы.

Жакшынын жүзү дайым жаркылдаган,
Жакшыга сөздөр калбайт айтылбаган.
Шумкарга бастырса да жумурткасын,
Каргадан карга чыгат каркылдаган.

Атыңа затың дагы жарашыптыр,
Суктанып канча жандар карашыптыр.
Суусардай сулуу келин алсак дөшип,
Көргөндөр көз артышып самашыптыр.

Төркүнүң тектүү жерден баары билет,
Айтышып жүрөгүнөн жакшы тилек.
Окутуп дарыгерлик окуу жайын,
Коюшту адам бол деп алга сүрөп.

Аталган окуу жайын бүтүргөн соң,
Алдыңда күтүп турду максатың чоң.
Өзгөндөн эмгек жолуң башталды да,
Кадамың алды көздөй ташталды оң.

Ошондон талыкпастан эмгектендиң,
Турмуштун кыйындыгын кошо жеңдиң.
Кабагым кашым дөбөй бир калыпта,
Жүрдүң сөн алкышына арзып элдин.

Арбашып ажал менен күнү-түнү,
Ачылса сыркоолунун өмүр гүлү.
Чын дилден алкыштарын айтып сага,
Аллага жетүү менен алсыз үнү.

Ийгилик коштоп жүрдү ар убакта,
Жигөрдүү иштөп жаттың жаш куракта.

Алдыга кадам таштап жыла бердин,
Алкыштар ээрчип алды булл убакта.

Жасалган эмгектериң эске алынып,
Өзүңе жакшы деген ат тагылып.
Көптөгөн сыйлыктардын ээси болдуң,
Жалкоолук жолой албай ал багынып.

Түштүң сөн өз ишиндин ышкысына,
Чаалыкпай жай саратан, кышкысына.
Аарыбас ак мээнетиң баасын алып,
Жеткирди саламаттыкты сактоонун мыктысына.

Колуңа кармаган соң үч тизгинди,
Дароо эле кандайыңды ал билгизди.
Ийгилик ар күн сайын сени жандап,
Алыска чуркай турган ат мингизди.

Күлүгүң ташыркабай чуркай берсин,
Элдериң урматтоочу кызы сенсиң.
Жараткан ден-соолугуң чымыр кылып,
Амандык жамандыкты дайым жөңсин.

Чоңмурунова Батмага
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун эсепчиси.

Эң алгач агартууда эмгектенип,
Жүрдүңүз жакшы иштеп сергектенип.
Чын дилден жигер мене ниш аткарып,
Акыры ийгилигин бермек делип.

Суукта күн суук деп үшүп калбай,
Ысыкта ысыдым деп күйүп жанбай.
Баарынын эсептерин так аткарып,
Келатасыз чаалыгып чарчап калбай.

Отуз жыл ойлогонго оңой эмес,
Көрүнөт көз алдыга ар кыл элес.

Тар кыя, тайгак көчүү таштак жолдор,
Сынады канчалаган ашуубөлөс.

Баарына туруктуулук сабыр менен,
Туруштук берип анан иштеп келген.
Ийгилик секин-секин имерилип,
Иштеги кыйындыктын баарын жеңген.

Күн айга, айлар жылга жалгашылды,
Ишиңиз башка жака алмашылды.
Агартуу жаатынан, дарыгөрлик,
Тобунун тизгиндери карматылды.

Чыгарып баардык иштин эсептерин,
Болтурбай, болуп калчу кесектерин.
Иштерди так аткарып келатасыз,
Баарынын жакшы билип эсеп ченин.

Айтылат эмгекчилде чарчоо жок деп,
Кыргыздын бул макалы эң чындык кеп.
Чарчабай чаалыкпастан иштей бериң,
Ийгилик коштоо менен чеке төрдөп.

Ак эмгек эч убакта жерде калбайт,
Ийгилик имерилип өзү жандайт.
Көптөгөн сыйлыктарды ала бериң,
Эмгекти көрүп туруп эли баалайт.



**Ноокат райондук аймактык оорукананын
директорунун орун басары
Султанов Тынчылыкка
Көптөгөн сыйлыктардын ээси. Саламаттык
сактоонун мыктысы.**

Ден соолугун кароо үчүн элиңдин,
Жаш кезиңден жүрөк дегдеп элирдиң.
Ишке ашып максат тилек ойлоруң,
Өз ишиңе чын дилиңден берилдиң.

Ким жүрөктөн чындап сүйсө кесибин,
Ийгиликтер ачат ага эшигин.
Жакшы жактан алкыш алып дайыма,
Терип жешет алла сунган насибин.

Бүтүп келип ишти алгач баштадың,
Оорукана астанасын аттаган.
Мезгилдериң жүргөн чыгаар көңүлдө,
Чарчоо билбей күндө ишиңе каттаган.

Жылдар жылып, күлүк аттай тапталып,
Өз ишиңди тыкан гана аткарып.
Ийгиликтер имерилип жыл сайын,
Эл ичинде жүрдүң иним макталып.

Маңдайыңдан акты төриң тамчылап,
Алга карай сен жөнөдүң камчылап.
Текке кетпей сенин кылган эмгегиң,
Сыйлыктардын ээси болдуң жаркырап.

Дагы далай максатыңа жете бер,
Улам алга кадам таштап кете бер.
Эл алкышын алуу менен ар дайым,
Ылдый эмес, өйдө карай өсө бер.

ЖЕТИМ КЫЗДЫН АРМАНЫ

Энеден калдым эртелөп
Жүрбөдүм элдей эркөлөп.
Мээримин көрбөй эненин,
Кайгырьш жүрөм темселөп.

Энеден эрге калганга,
Жүрөгүм түтөп армавда,
Ар дайым ичтен кашырып,
Энемди эрге алганга.

Элдердин көрүп энесин,
Энемдин эстейм элесин.
Мээримсиз таш боор өгөйдүн,
Күнүгө угам жемесин.

Энелуу кыздар бакшлуу,
Күнүгө болот каткыруу.
Искөшип эне жытынан,
Көңүлдөрүн шат кылуу.

Эненин жытын жыттабай,
Эркимче жатыш уктабай.
Күнүгө таап катамды,
Канымды алат кактабай.

Өгөйдүн бети курусун,
Өрттөнгөн пөндө улусун.
Милдетгей мага тагылган,
Эртелөп менин турмушум.

Таң атпай эшик шыпырам,
Жамандайт өгөй сыртыман.
Чайларды демдеп даярдап,
Дасторкон жайып мөн турам.

Иш кылсам деле жакпаймыш,
Атама бирок айтпаймын.

Экөөнүн курган турмушун,
Бузулбас жатыш сактаймын.

Көзүмдөн күчүм чыгарам,
Кулакты далай бураган.
Күндөрдү баштан өткөргөн,
Кантип мен айгаай туралам.

Аталуу жетим арсар деп,
Энөлүү жетим эрке деп.
Туптуура чындык турбайбы,
Айтылып жүргөн ушул көп.

Өлбөсүн кыдыш энеси,
Өртгөнөт күйүп денеси.
Кыздарга атаа болбосун,
Өгөйдүн айткан жемеси.

Элчилеп жакшы жүрбөймүн,
Көңүлүм ачып күлбөймүн.
Ажыдаар сындуу өгөйгө,
Кантип мен жакшы сүйлөймүн,

Уктабай түндө толгоном,
Келечек күндү ойлоном.
Каардуу өгөй эненин
үнүнөн чочуп ойгоном.

Кайгылар өтөт башыман,
Азапты көрдүм жашыман.
Эч кимге сыйым айта албай,
Атаман даты жашырам.

Атамды даты аяймын,
Жакшылык ага санаймыш.
Чоңойуп калсам элге окшоп,
Бир шпине жараймын.

Агам да мени көп ойлойт,
Кайдыгер жандан ал болбойт.
Канетсин байкуш атакөм,
Кулагөш куңце ал койбойт.

Эгерде энем калганда,
Жүрбөстөн минтип арманда.
Таайравдап өмүр сүрмөкмүн,
Таалайлуу болуп жалганда.

Өлбөсө деймин эч кимдин,
Атасы менен аласы.
Кубанып өмүр өтөсүн,
Көрүнбөй эч бир капасы.

БОЛБОСО ДА БАЙЛЫГЫМ

Мейли менин болбосо да байлыгым,
Чынжырьша чырмалбаймын кайгыныш.
Мейли менин болбосо да дүнүйөм,
Эл ичинде жүргөнүмө сүйүнөм.

Алые жакка чыкпаса да атагым,
Эл катары орто саар жашадым.
Эли журтум билсе болду баркымды,
Мен да дайым урмат кылам калкымды.

Эл журтума кызмат кылуу тилегим,
Мен да ошону жүрөгүмдөн билемин.
Ак караны ажырата ылгаймын,
Эч бирөөгө кыянаттык кылбаймын.

Ал жеткенче адам атын сактаймын,
Бир бирине эч убакта сатпаймыш.
Бирөөлөрдү алдаганды жек көрөм,
Чындык менен жашаганды эп көрөм.

Тууралыкка эмне жетсин ар дайым,
Туура жолдун билип алгыш кандайыш
Тайгаланып ылдый карай кулайсыщ
Эгер десөң бирөөлөрдү алдаймын.

Жалаң алтын болбосо да тиштерим,
Алга карай жылса болду иштерим.
Жакшылыкка кубе болсун көздөрүм,
Жакшы делсин элден уккан сөздөрүм.

Ар убакта ачык болсун асманым,
Кыйла жолдун кыйырыш мен баскамын.
Буурул тартты кундуз кара чачтарым,
Жүрөгүмдө жазыла элек дастаным.

Колдорумда койкоңцосо калемим,
Эч убакта талыбаса карегим.
Каж ичинде дайым болсо дарегим,
Уул-кызым жашоодогу данегим.

Жакшы ырларды жазса болду колдорум,
Шыдыр болсо баса турган жолдорум.
Балдар менен базар болсо көргөнүм,
Ишке ашсыш максат тилек ойлорум.

АРМАН

Тарбиялап билим берип окуткан,
Эжекелер мага кымбат көрүнчү.
Мен да ошондой тарбиячы болсом деп,
үмүттөнүп кыял чексиз бөлүнчү.

Жаш жүрөгүм мына ошону дөгдөди,
Максат тилек ошол болчу мендеги.
Бирок тагдыр буйрубаптыр мага аны,
Жаратканым тилегимди бербеди.

Окуйм деген таттуу тилек таш капты,
Ойлорум да быт-чыт болуп
сууга акты. Окуй албай калды бирок пешенем,
Турмуш деген чоң коргондон бак тапты.

үйлүү жайлуу очор-бачар болсом да,
Жүрөк чиркин жүрө бөрди арманда.
Мен суктанган окуучулук кездеги,
Эжекемдей боло албастан калганга.

ЖАШООДОН БИР ҮЗҮМ

Кээ күнү капалуудай көрүнөбүз,
Кээ күнү нөшөр болуп төгүлөбүз.
Көңүлдөр туура келген адамдарга,
Бадырап тигаш болуп сөгүлөбүз.

Кээ күнү бүркөө тартат кабагыбыз,
Кээ күнү жайнап канат жамалыбыз.
Жашообуз өтүп жатат эл катары,
Алдыга арьпп тапггап кадамыбыз.

Кээ күнү кабак ачык жайдарыбыз,
Божурап тегеренет балдарыбыз.
Азга да кепке даты сабыр кылып,
Жашоодо жок сыяктуу арманыбыз.

Кээ күнү чагылгавдай чартылдайбыз,
Кээ күнү тийген күндөй жаркылдайбыз.
Барта да жокко даты кайыл болуп,
Турмупгун деңгоинде калкылдайбыз



КӨКТӨЙ АЛБАЙ ҮШҮДҮМ

Көчөт кезде көктөй албай бүчүрүм,
Көр оокаттын ызгаарына үшүдүм.
Элүү жаппөш келген кезде бөлине,
Талангымдын татыдым мен түшүмүн.

Талант деген тек турбастан туйлады,
Булактардын дарыяга куймагы.
Кандай гана татаал болгон сыякгуу,
Табалбастан кыйналды го куйманы.

Байкабастан кырктын чыпып кырына,
Кеңүл бөлдүм жазып жаткан ырыма.
Өкүнүчтүү карал коңм кээ бирде,
Сая кеткен жаштыктагы жылыма.

ЖАШ БОЙДОН ЖАШАЙ БЕРСЕ

Чакылдап саат жебеси жылган сайын,
Сездирет өмүрүмдүн өткөндүгүн.
Байкатпай бырыш салып бетгериңе,
Билгизет мезгил сага өктөмдүгүн,

Убакыт учкан куптгай алга шашат,
Уурдап жашгыгыңды ала качат.
Жаппыгың, күзгө, кышка алмашылып,
Кундуздай чачтарыңды бубак басат.

Күндөрүң билинбестен өтө берет,
Күй өткөн бул жашоодон кете берет.
Ичер суу, көрөр күнү түгөнбөгөн,
Көп жашап тилегине жете берет.

Карылык байкатаастан тушап алат,
Жангыгыгөш эстеп баары кусаланат.
Мезгилге баш ийбестен адамзаттар,
Жаш бойдон жашай берсе атаганат.

ЖАБЫРКАСА ЖҮРӨГҮМ

Жаман сөздөн жабыркаса жүрөгүм,
Жүдөө тартып саргайгансыйт гүл өңүм.
Эркөлөтүп балдарымды кубанып,
Эч нерсени сезбегенсип жүрөмүн.

Орой сөзгө ооруп калса жүрөгүм,
Онтоп коюп, сыр алдырбай жүрөмүн.
Оролошуп көр оокатка байланып,
Бир жигитке бакыйган мен бүлөмүн.

Жакшы сөзгө жибип кетсе жүрөгүм,
Жайдар мүнөз бир башкача бүлөмүн.
Бирде ачуу бирде таттуу турмушта,
Оомал-төкмөл, түркүн өмүр сүрөмүн.

Орой сөздөн оолактаса жүрөгүм,
Оргуштаган бир башкача бүлөмүн.
Унутулуп өткөн кеткен баарысы,
Калыбына келип калат гүл өңүм.

ЖАКШЫ ҮЙ-БҮЛӨ - БАК-ДӨӨЛӨТ

Жакшы болсо үй-бүлөң
Бак-дөөлөткө тунганың
Бакыт кушу башыңа
Дайым конуп турганы
Көдөйлүктөн алыстап
Бардар турмуш курганың

Жакшыбодсо алгшың
Жашоодо жок арманың.
Жакшы болсо балдарың
Ата-энеден аянбай
Берип турат жардамын.

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Мейман келет бапырап
Келген мейман үйүңө
Ырыскыны чакырат
үйгө кирген ырыскы
Жокчулукгу качырат

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Мартабалуу болосуң
Элжуртундун дайыма
Купулуна толосуң
Урмат-сыйга бөлөнүп
Жакшы атка коносуң

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Дайым шайыр жүрөсүң
Капа-кайгы тартпастан
Куунак өмүр сүрөсүң
Жакшы үй-бүлө болууга
Себеп сенин мүнөзүң

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Сарсанаага батпайсың
Моюнуна кыйналып
Турмуш жүгүн артайсың
Жадап жаман жашоодон
Төркүнүңө качпайсың

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Чалкып жаткан көлдөйсүң
Жаман болсо үй-бүлөң
Какшып жаткан чөлдөйсүң
Өчүп дайым жылдызың
Жакшы жашоо көрбөйсүң

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Аткарылат иштериң
Жаман болсо үй-бүлөң
Күбүлөт бүг тиштериң

Желим болуп жегениң
Ирим болот ичкениң

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Жашоо болот бал каймак
Дасторкондун бетинде
Турат даам бүт жайнап
Казаныңда күнүгө
Бышып турат аш кайнап

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Көмчили жок жарыйсың
Жаман болсо үй-бүлөң
Чач агарып карыйсың
Көң дүйнөгө батпастан
Өзүңче эле тарыйсың

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Жарык тийген күндөйсүң
Жаман болсо үй-бүлөң
Ай чыкпаган түндөйсүң
Калбайын деп уятка
Маанайы пас сүйлөйсүң

Жакшы болсо үй-бүлөң,
Тунук аккан суудайсың
Жаман болсо үй-бүлөң
Жетинбөстөн куурайсың
Кайраттанып калп эле
Жакшыларды туурайсың

Мына ушундай замандаш
Жакшы үй-бүлө баяны
Түшүнүшсө бири-бирин
Эри менен аялы
Жашообуздунмаңызы
Көлип чыгат аягы

Атаа кылсын жараткан
Жакшы деген үй-бүлө
Бардьпөщар жашоодо
Аман-эсен жүргүлө
Кайгы-капа тартаастан
Куунак өмүр сүргү

ЖАЙДАК КЕТКЕН ЖЫЛДАРЫМА КАЙГЫРАМ

Бала багам тирилик кылам деп жүрүп,
Жазылбастан ырлар калды үлгүрүп,
Жылдар өпү айлар өттү билинбей,
Мезгил деген болот тура эң күлүк.

Мен карасам арт жагымды кылчайыш,
Иш көрүнбөйт көзгө басар кылчалык,
Өмүрдөгү өтүп кеткен көп жылдар,
Арзыбайт го бардьпы бир жылчалык.

Айылдагы мени тааньш билгендер,
Акын дешсе мөн уялып айбыгам,
Акын болуп жашкы ыцэларды жаза албай,
Жайдак кеткен жылдарыма кайгырам.

Жакшы жылдар жайдак кетсе токулбай,
Жакшы ырлар калса даты окулбай,
Элим үчүн жаза берем ырымды,
Карыдым деп мөн кайгырыш отурбай.

Өкүнбөй карылыкка жеткенге,
Өмүр берип жеткирсе дейм сөксенге
Өкүнгөнүм кум жайпаган сыяктуу
Изсиз болуп өмүр өтүп кеткенге.

Мазмуну

Кириш сөз.....	3
Дарыгер өмүр сакчысы.....	4
Ноокат райондук оорукананын 80 жылдык тоюна.....	5
Ак халатчан өмүр сакчыларына.....	6
Ноокат райондук аймактык оорукананын директору Асамидин Марипов Мариповичке.....	7
Ноокат райондук аймактык оорукананын башкы мээрбан айымы Мамаюсупова Айсулуу Токуровнага.....	9
Алиева Махабат кенже мээрбан эже.....	11
Дубанаева Зуура Сурановна кенже мээрбан эже.....	13
Алишерова Гүлбара кенже мээрбан эже.....	14
Хирургия бөлүмүндөгүлөргө.....	15
Ташиев Марипка Жогорку категориядагы врач-хирург, бөлүм башчы.....	16
Жолдошова Айтбүгө Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже.....	17
Маманурова Кайрыга Жогорку категориядагы дежурный мээрбан эже.....	19
Боркошов Мирланга Уролог, жогорку категориядагы врач.....	20
Көкүш кызы Айбарчынга Жогорку категориядагы опердежурный мээрбан эже.....	21
Жолдошова Айнукага Жогорку категориядагы опердежурный мээрбан эже.....	23
Атакозиев Шүкүргө Хирург, врач.....	24
Жунусова Патмага Дежурный санитарка.....	26
Мадмарова Замирага Дежурный санитарка.....	27
Нурушова Санамага Тез жардамдын дежурный санитаркасы.....	28
Реанимация бөлүмүндөгүлөргө.....	30
Осмоналиев Алмаз Бөлүмдүн башчысы, жогорку категориядагы врач.....	31
Жумаев Мурза-Билал Жогорку категориядагы врач реонолог....	33
Айдаралы кызы Маликеге Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже.....	34
Маматбаева Бөгайга Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	36
Рахманова Санабарга Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	38
Каразакова Асилканга Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	39
Мадрахимов Алижанга Жогорку категориядагы фельдшер.....	41
Беделова Шахзадага Кенже мээрбан эже.....	42

Полотова Чебереге Директордун секретары, саламаттыкты сактоонун мыктысы.....	43
Неврология бөлүмүндөгүлөргө.....	45
Жолдошова Сардалга Бөлүмдүн башчысы, улуу мээрбан эже, саламаттыкты сактоонун мыктысы.....	46
Абдыракманова Гүлнурга Жогорку категориядагы мээрбан эже..	47
Мамырова Салиймага Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	48
Кенже мээрбан эже Алиева Махабатка.....	50
Төрөт бөлүмүндөгүлөргө.....	51
Төрөт үйүнүн бөлүм башчысы, саламаттыкты сактоонун мыктысы, жогорку категориядагы врач	
Примбердиев Жарматка.....	52
Балдар врач, саламаттыкты сактоонун мыктысы,	
Надинова Кандалатка.....	54
Сестра хозяйка Ташмаматова Калыска.....	55
Старший медсестра Төшөбаева Айнурага.....	56
Мээрбан эже Абдыракманова Кандалатка.....	57
Мээрбан эже Садинова Батмага.....	58
Балдар врачы неталог Абдуллаева Манзурага.....	59
Операцияга кирүүчү мээрбан фельдшер Кулуев Токтосунга.....	60
Мээрбан эже Полотова Сажидага.....	62
Төрөтүүчү Абдуллаева Кайрыга.....	63
Мээрбан эже Абдыракманова Анарга.....	64
Наристени карачу мээрбан эже Пазылова Акмаралга.....	65
Жүрөк оорулар бөлүмү.....	67
Бөлүм башчы Осмонов Арипжан Исмаиловичке.....	68
Мээрбан эже Маманова Асилканга.....	69
Мээрбан эже Кудайбердиева Наргизага.....	70
Ийне саюу бөлүмүнүн фельдшери	
Айтмаматов Шайдулла Маматовичке.....	71
Бөлүмдүн улуу мээрбан эжеси	
Сабинова Гүлчехра Камбаровнага.....	72
Бөлүмдүн чарбалык эжеси	
Бакирова Аксона Темировнага.....	73
Датка эненин монологу.....	75
Жолболдуева Айгүлгө Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	76
Даитова Нуртажига Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	77
Кабыл алуу бөлүмүндөгүлөргө.....	79
Мокушова Мирага Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	80
Тери оорунулар бөлүмүндөгүлөргө.....	82
Максытова Санабарга.....	83
Маткалыков Медерге	
УЗИде иштейт, жогорку категориядагы врач.....	84
Кудайбердиева Назгүл Аяш кызыма	

Бир нече сыйлыктардын ээси мээрбан эже.....	85
Зулунова Ибадатка Улуу мээрбан эже.....	87
Жолдошова Марзияга Улуу мээрбан эже.....	88
Чоңдор үчүн жугуштуу оорулар бөлүмүндөгүлөргө.....	90
Жаңыбаева Гүлүгө Саламаттык сактоонун мыктысы, жогорку категориядагы улуу мээрбан эже.....	91
Бүжүева Гүлмирага Мээрбан эже.....	92
Сыдыкова Бүайшага Мээрбан эже.....	93
Мамажанова Диларамга.....	95
Балдар бөлүмүндөгүлөргө.....	96
Кудайбердиева Ырыска	
Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже.....	97
Жакыпова Динарага Белүмдүн башчысы.....	98
Таштемирова Бүсайрага Жогорку категориядагы мээрбан эже... ..	99
Камбарова Бүсанамга Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	101
Сапарова Айсулууга Мээрбан эже.....	102
Шералиева Шакарга Кенже мээрбан эже.....	103
Терапия бөлүмүндөгүлөргө.....	105
Ирсалат Имарова Имаровнага	
Белүмдүн башчысы, саламаттыктык сактоонун мыктысы.....	106
Момунова Кенжекканга Улуу мээрбан эже.....	107
Жээналиева Галинага Жогорку категориядагы мээрбан эже, саламаттык сактоонун мыктысы.....	108
Пиратова Дамирага Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	110
Ормонова Тасилканга Чарбалык эже.....	111
Аккочкорова Баариканга Кенже кызматкер.....	112
Досбекова Гүлмирага ашпозчу.....	113
Балдардын жугуштуу оорулар бөлүмүндөгүлөргө.....	115
Кадырова Ракыяга Жогорку категориядагы врач.....	116
Маматкулова Батмага Улуу мээрбан эже.....	117
Атиева Тартипка Жогорку категориядагы мээрбан эже.....	118
Тилекова Инаятка Мээрбан эже.....	119
Ботобекова Минабарга Чарбалык эже.....	120
Гинекология бөлүмүндөгүлөргө.....	122
Нарматова Атирканга.....	123
Турдуева Бактыгүлгө Жогорку категориядагы улуу мээрбан эже	124
Касымова Зояга Областтык, райондук көптөгөн грамматалардын ээси.....	125
Осмонова Аймирага Продседурный мээрбан эже.....	127
Чожонова Шайырга Посттогу мээрбан эже.....	128
Сынык жараат бөлөмөндөгүлөргө.....	130
Бабакулов Калдарбайга	
Областтык, райондук грамматалардын ээси.....	131
Маматов Кабылжанга Жогорку даражадагы дарыгер,	

Областтык, райондук көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	132
Бердикулов Сапарбөккө Жогорку даражадагы дарыгер, Көптөгөн сыйлыктардын ээси, профсоюздун төрагасы, бөлүмдүн башчысы.....	134
Бакирова Бузирага Жогорку даражадагы мээрбан эже.....	135
Ысакова Зымыратка Жогорку даражадагы мээрбан эже, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	137
Көк-Жар аймактык ооруканасынын башчысы Матисаков Абдилатипке.....	138
Көк-Жар ооруканасынын ынтымактуу эмгек жамаатына.....	140
Ноокат районундагы «Мегидос» үй-бүлөлүк борборундагы дарыгерлерге.....	143
Арынов Асан агайга Нерв оорулар боюнча улуу дарыгер, саламаттыкты сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси, жаштардын насаатчысы, өз ишинин мыкты устаты.....	144
Абакулов Рахимжан абага Уролог, гинеколог, хирург, медицина илиминин кандидаты, саламаттыкты сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	146
Надилов Калмырза иниме «Медигос» үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору Саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси эндокринолог, терапевт.....	149
Шагиева Альфияга Жүрөк дарыгери, саламаттыкты сактоонун мыктысы, областтын, райондун Р.Отунбаеванын сыйлыктарынын ээси.....	151
Шабан Оглу Хасан агага Физлечениенин дарыгери. Көптөгөн сыйлыктардын ээси, саламаттыкты сактоонун мыктысы.....	154
Эсенбаев Абдилакимге Психиатр, саламаттыкты сактоонун мыктысы, област, район, облпотребсоюздун көптөгөн сыйлыктарынын ээси.....	156
Сарыбаева Шарапатка Акушер гинеколог, үй-бүлөлүк дарыгер, саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси...	158
Жалалова Гүлмирага Жогорку даражадагы үй-бүлөлүк дарыгер, саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси...	160
Мурзабекова Кайрыга Үй-бүлөлүк дарыгер, саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	163
Бубатаева Гүлмирага Травматолог, саламаттыкты сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	165
Жумабаев Таабалдыга Рентгенолог, жогорку даражадагы дарыгер, саламаттыкты сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	165
Абдыразакова Кулияга Башкы медайым. Саламаттыкты сактоонун мыктысы. Көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	166
Көккөзов Эртабылдыга Диреткордун орун басары, Саламаттыкты сактоонун мыктысы.	

Көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	168
Кадырова Зояга Эндокринолог дарыгери, Саламаттыкты сактоонун мыктысы. Көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	169
Айдаров Эргөшкө Жогорку даражадагы көз дарыгери, Саламаттыкты сактоонун мыктысы. Көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	172
Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна.....	174
Нуруева Кундузга Мээрбан эже, Көптөгөн сыйлыктардын ээси...	175
Таңатарова Калбүгө №5 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси, үй-бүлөлүк дарыгер, Саламаттыкты сактоонун мыктысы. С.С.министрлигинин, областтын, райондун АЧСВнын сыйлыктарынын ээси.....	176
Жакыпова Сажидага Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун мед айымы. Жогорку даражадагы мээрбан эже, Саламаттыкты сактоонун мыктысы.....	178
Жакыпбаева Айсулуга Жогорку даражадагы дарыгер, саламаттыкты сактоонун мыктысы.....	180
Жалалов Нурмаматка Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун клиникалык жетекчиси, аажы, АОнун депутат, Саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	182
Эгембердиев Махамматабытка Невропатолог, нарколог.....	183
Алтынбекова Элмирага «Медигос» үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун №1 саламаттык сактоонун мыктысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси.....	185
Кадырова Шарипага Жогорку даражадагы мээрбан эже.....	187
Шанаева Суусарга «Медигос» үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда кадрлар бөлүмүнүн башчысы, көптөгөн сыйлыктардын ээси, саламаттык сактоонун мыктысы.....	189
Чоңмурунова Батмага Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун эсепчиси.....	190
Ноокат райондук аймактык оорукананын директорунун орун басары Султанов Тынчылыкка көптөгөн сыйлыктардын ээси. Саламаттык сактоонун мыктысы.....	192
Жетим кыздын арманы.....	193
Боблосо да байлыгым.....	195
Арман.....	196
Жашоодон бир үзүм.....	197
Көктөй албай үш үдүм.....	198
Жаш бойдон жашай берсе.....	198
Жабыркаса жүрөгүм.....	199
Жакшы үй-бүлө-бак-дөөлөт.....	199
Жайдак кеткен жылдарыма кайгырам.....	202

Төрүүгө берилди 20.06.2012. Басууга 26. 11. 2012 ж.
Кагаздын форматы 84x60. 13 б.т. Буйрутма №67. Нускасы 300.
Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү 236.
